

Сандар

**Иса Машаяктын 2030-жылы кайтып келерине
кантип ишенсе болот**

С. Люк Хамфрис

«Тарыхты боло электе окутуу» китебине кошумча китеп

2026-жыл

Мазмуну

Бул китепти кантип окуу керек	3
Жооп	4- беттеги бир бетте
I БӨЛҮК — НЕГИЗГИ ЭРЕЖЕЛЕР	5
1-бөлүм — Саноо эрежелери	5
2-бөлүм — Кайсы календарь жана эмне үчүн	8
3-бөлүм — Далил катары эмне эсептелет	11
II БӨЛҮМ — ЭКИ СҮЙЛӨМ	15
4-бөлүм — Жезекиел 4: Эки түрмө, эки өкүм	15
5-бөлүм — Лебилер 26: Жетиге көбөйтүлгөн	18
6-бөлүм — Израилдин сааты	26
7-бөлүм — Жүйүттүн сааты	29
III БӨЛҮМ — ЖЕТИШИМ ЖУМА	35
8-бөлүм — Даниелдин жетимиш жумасы	35
IV БӨЛҮК — ЖАКЫНДАШУУ	47
9-бөлүм — Төрт саат, бир жыл	47
10-бөлүм — 2030-жылдагы Пасах майрамы: Жарактуулук мөөнөтү	52
V БӨЛҮК — ЖЫЛДАН КҮНГӨ	55
11-бөлүм — Беш ай	55
12-бөлүм — 1290 · 1260 · 1250 · 1335	59
13-бөлүм — Майрамдык ырааттуулук	63
14-бөлүм — Эки календарь бири-бирине дал келген жер	66
VI БӨЛҮК — КААРМАНДАШУУЧУ	69
15-бөлүм — Эң катуу каршы пикирлер	69
75- тиркемелер.....	
А тиркемеси — Негизги убакыт тилкеси	75
В тиркемеси — Ар бир эсептөө, кайталануучу	78
С тиркемеси — Күндүн мааниси	79
D тиркемеси — 2025–2030-жылдардагы майрамдык календарь, Эки эсеп тең	80

Е тиркемеси — Хронологиялык эскертүүлөр	81
---	----

кантип окуу керек

Мага ишенбе.

Бул жөнөкөйлүк эмес. Бул ыкма. Бул китеп белгилүү бир жыл жөнүндө белгилүү бир дооматты коёт жана мындай дооматты коюунун бирден-бир чынчыл жолу - аны текшерүү үчүн керектүү шаймандарды берип, андан кийин өз жолуңуздан четтеп кетүү.

Ошентип, мен мындай кылдым. Бул китептеги ар бир сан нөлдөн баштап кайра эсептелген. Мурунку китебимден көчүрүлгөн эмес. Мен үйрөнгөн мугалимдеримдин ишенимине кирген эмес.

Чийки маалыматтардан кайра эсептелген электрондук жадыбал өзүн-өзү кайра эсептеп, бир нерсе кошулбай калганда мага кабарлайт. Ал электрондук жадыбал мен аны куруп жатканда менин эки катамды тапты. Мен эки катаны тең 3-бөлүмдө жазууга калтырдым, анткени китептин автору өзүнүн арифметикасы менен оңдоого даяр болгондо кандай болорун билишиңиз керек.

Мен сизден суранарым, башка бир нерсе окуганга чейин алгачкы үч бөлүмдү окуп чыгыңыз.

Мен пайгамбарлык китепти эч ким мындай окуй албасын билем. Сиз даталарды каалайсыз. Даталар 6-бөлүмдө, жана мен сиздин алдыга жылаарыңызды билбейм деп түр көрсөтпөйм. Бирок алгачкы үч бөлүмдө мен кантип санап жатканымды, кайсы календарды колдонуп жатканымды жана эмне үчүн колдонуп жатканымды, ошондой эле бул китепте эмне далил катары эсептелип, эмне эсептелбей турганын так айтып берем. Эгер мен сизге алгач корутундуну, андан кийин ыкманы айтсам, мен корутундуга туура келген ыкманы тандап алдым деп шектенүүгө негиздүү болмоксуз. Демек, ыкма сиз анын кайда алып барарын билбей туруп, биринчи орунда турат.

Арифметика менен нумерологиянын айырмасы ушунда. Арифметика эсептөөдөн мурун өзүнүн эрежелерин айтат. Нумерология каалаган санды чыгарган эрежени табат.

Пайгамбарлык китептеринин кадыр-баркы бар болгондуктан, тон жөнүндө эскертүү. Эгер колумдан келсе, сага кыйкырмакмын. Мен сага азыр иш-аракет кылышың керектигин айтам. Мен шашылыштыкты сатуу ыкмасы катары колдонбойм; мен сага Теңирдин календарын айтып, ошого жараша иш-аракет кылууну эскертем. Мен акыл-эсти баалоо үчүн үйрөтүлгөн ыкма менен тапкан нерселеримди баяндайм: булактар, ишеним деңгээли. Аны менен

эмне кылаарың сен менен Кудайдын ортосунда. Бул ар дайым болгон. Мен сенин түбөлүк кайрылууң үчүн жооптуу эмесмин, сен жооптуусуң. Мен асманда чогуу болушубузду тилейм, бирок эгер андай болбосо, сен мени ар бир 1000 жылда бир эстеп, мени укпаганыңа ыйлайсың.

Дагы бир нерсе, анан баштайлы.

ойлогондорду табасыз . Сиз акылсыз эмессиз; сиз жөн гана *али түшүнө элексиз* .

С. Люк Хамфрис info@purelife2030.com

Жооп бир бетте

Жумуштан мурун, көздөгөн жер. Ошентип, бул кайда алып барарын билесиң жана менин ал жакка жеткенимди көрө аласың.

Жезекиел китебинин 4-бөлүмүндө эки түрмө жазасы жазылган. Кудай пайгамбарга Ысрайыл үйү менен Жүйүт үйүнүн күнөөлөрүн көтөрүп, 390 күн сол капталынан жана 40 күн оң капталынан жатууну айтат — ар бир жыл үчүн бир күн. Эки эл, эки башка жаза, эки башка саат.

Лебилер 26-бөлүмүндө эскалация эрежеси айтылат. Бир бөлүмдө Кудай төрт жолу жаза өкүнүүгө алып келбесе, "жети эсе көп" жазалай турганын айтат. Төрт эскертүү, төрт көбөйтүү.

Эки үй тең өкүнгөн жок. Ошентип, эки саат тең көбөйтүлдү.

Израилдин сааты. 390 жыл биздин заманга чейинки 701-жылы Ассирия аскерлеринин Иерусалимди курчоосу ишке ашпай калгандан бери эсептелип, биздин заманга чейинки 311-жылы аяктаган. Өкүнүү болгон эмес. Жетиге көбөйтсөк: $390 \times 7 = 2730$ жыл, баштапкы башынан кайра эсептелген.

Биздин заманга чейинки 701-жыл + 2730 жыл = **биздин замандын 2030-ж.**

Жүйүттүн сааты. 40 жыл биздин замандын 30-жылы айкаш жыгачка кадалгандан тартып, биздин замандын 70-жылы Иерусалимдин курчоого алынышына чейин созулат. Өкүнүү болгон жок. Жетиге көбөйтүлдү: 280 жыл, биздин замандын 350-жылы бүтөт. Дагы эле өкүнүү болгон жок. Дагы жетиге көбөйтүлдү — кыркты жетиге эки эсе көбөйттүк, $40 \times 7^2 = 1960$ жыл.

Биздин замандын 70-жылы + 1960-жыл = **биздин замандын 2030-жылы**

Дагы эки саат бир жылга туура келет. 30-жылы айкаш жыгачка кадалгандан бери эки миң жыл — кырк юбилей — 2030-жылы келет. Ал эми 90-забурда күчтүү адамдын өмүрү үчүн берилген сексен жылдык мезгил, Кнессеттин 1950-жылдын 23-январында Иерусалимди борбор шаар деп жарыялаганынан тартып эсептегенде, 2030-жылы келет. 9-бөлүм бул төртөөнүн бири-биринен канчалык деңгээлде чындап көз карандысыз экенин текшерет жана жооп мен бир кезде айткандан да аз.

Өкүм Пасах майрамында бүтөт. Жүйүттүн сааты биздин замандын 70-жылындагы Пасах майрамында, Тит Иерусалимдин дубалдарын жапканда башталган. Пасах майрамынан Пасах майрамына чейинки 1960-жыл бизди 2030-жылдагы Пасах майрамына алып келет. Саат жылды белгилейт; ошол мезгилдин ичиндеги күндү белгилөө 10-бөлүмдө айтылган дагы бир кадамды жасайт, ал 21-

нисанга — Ачыткысыз нан майрамынын акыркы күнүнө, 2030-жылдын 24-апрелине туш келет.

Андан кийин беш ай. Аян 9:5те адамдар азап чегип, өлбөй турган беш айлык мезгил көрсөтүлгөн — алар тообо кылууга азгырылышат, жок болушпайт. 2030-жылдын 24-апрелинен **2030-жылдын 27-сентябрына чейинки** убакыт кошуп эсептегенде 157 күн — беш календардык ай жана үч күн. 11-бөлүмдө ошол үч күн жөнүндө сөз болот, аларды толуктап отурбай.

Йом Теруа. Сурнай майрамы. Иса али аткара элек ырааттуулуктагы кийинки майрам — Ал жазгы төрт майрамды өзүнүн биринчи келүүсүндө так белгиленген убакытта аткарган, ал эми күзгү үч майрам калды.

Бул китептеги калган нерселердин баары ошол жети абзацтын чындыгын көрсөтүүнүн иши.

БӨЛҮК — НЕГИЗГИ ЭРЕЖЕЛЕР

Анын кайда алып барарын билбей туруп, ыкманы түзүү.

1-бөлүм — Саноо эрежелери

Бул китептин бир версиясында бул бөлүмдү өткөрүп жиберген китеп бар. Ал андан да начар китеп.

Мен көргөн пайгамбарлык даталар жөнүндөгү дээрлик ар бир талаш-тартыш бул жерде кыйрады — теологиянын, тарыхтын үстүнөн эмес, кимдир бирөөнүн жарым-жартылай кантип санаганын акырын өзгөртүп жатканы үчүн. Андыктан, бир нерсени санаардан мурун, мен сизге эсептеген төрт эрежени айтып берейин. Алар бул китептеги ар бир эсептөөгө тиешелүү. Эгер менин бирин бузуп жатканымды көрсөңүз, мен ката кетирдим жана сиз ошону айтышыңыз керек.

1-эреже — Эсептөөлөр эки чекитти тең камтыйт

Ыйык Жазмада мезгил 1260 күн деп айтылганда, мен биринчи күндү баштапкы күн, ал эми 1260 күндү акыркы күн деп эсептейм. Эки аягы тең эсептелет.

Бул ыңгайлуулук эмес. Еврейлер убакытты ушундай эсептешет, ал эми эң таза далил - бул сүннөткө отургузуу.

Лебилер 12:3тө эркек баланы сегизинчи күнү сүннөткө отургузуу буйрулган. Жекшемби күнү төрөлгөн бала кийинки жекшембиде сүннөткө отургузулат. Өткөн убакытты эсептеп, ал жети күн болот. Ыйык Жазмада ал сегизинчи деп аталат. Туулган күн биринчи күн — башталган күн эсептелет.

Эстер да ушундай кылат жана аны катасыз кылат. Ал Мордохайга үч күн, күнү-түнү орозо кармоону айтат (Эстер 4:16), андан кийин текстте ал падышага «үчүнчү күнү» киргени айтылат (Эстер 5:1) — үч күндүк орозо кармагандын үчүнчү күнү, андан кийинки күнү эмес. Ал эми Жумалар майрамы Биринчи түшүмдөн элүү күн эсептелет, ал эми Биринчи түшүм өзү да эсептелет, ошондуктан Элүүнчү күн майрамы ошол жерге келет.

Ошентип: **ар дайым, эки тарапты тең камтыйт.**

timeanddate.com сайтынан менин күндөрүмдүн санын текшергенде — жана сиз текшересиз деп үмүттөнөм, анткени ал дал ушул үчүн — **"Эсептөөгө аяктоо күнүн кошуу" деген кутучаны белгилеңиз.** Ар бир жолу. Ар бир жолу. Белгилебей койсоңуз, бир күнү меникинен кем жооп алып, ката кетирдим деп ойлойсуз.

Бул эреже боюнча, мен кириш сөздө айткан эки катанын бирин кетирдим. Мен аны өзүм таап алдым жана басып чыгарып жатам, анткени бул китептеги стандарт биринчи кезекте мага тиешелүү.

"Тарыхты болордон мурун окутуу" аттуу биринчи китебимде мен ошол веб-сайттан далил катары эки скриншот басып чыгардым. Алардын биринде 1290 күндүк эсеп көрсөтүлгөндө, кутуча **белгиси жок** . Экинчисинде 1260 күндүк эсеп көрсөтүлгөндө, ал **белги коюлган** . Тактык үчүн талашып-тартышкан китепте төрт барактан турган эки башка эреже бар.

Эки скриншот тең алар бекитилген датага туура жоопту берет. Жыйынтык эч качан коркунучта болгон эмес. Метод мындай болгон — эки жол менен эсептелген китепте эч кандай эсептөө эрежеси жок.

Бул китеп бир жагынан эсептелет.

2-эреже — Күн күн баткандан башталат, ал эми күндүзгү датаны мен колдоном

Бул мага бир күн турат, андыктан көңүл буруңуз.

Еврейлердин бир күнү күн баткандан күн батканга чейин созулат. Башталыш китебинин биринчи бөлүмүндө бул үлгү көрсөтүлгөн: *«Кеч кирип, таң атты,*

бир күн». Алгач кеч кирди. Ошондуктан сиз көргөн ар бир календардагы ар бир еврей майрамы биздин эки датаны камтыйт — «27-марттын кечинен 28-марттын кечине чейин».

Бул белгилүү бир күнгө чейин санап жатканда абдан маанилүү болгон түшүнүксүздүктү жаратат жана дээрлик эч ким ага көңүл бурбайт. Эгерде 27-күнү кечинен 28-күнү кечине чейин созулган майрамда айыз башталса, кайсынысы биринчи күн?

Мен күндүзгү датаны колдоном. 28-чи күн.

Күндүзгү бөлүгү – бул адам ойгоо кезинде жашап, иш-аракет кылып, "ал болгон күн" деп сүрөттөгөн күндүн бөлүгү. Ыйык Жазмада окуянын датасы көрсөтүлгөндө, ал окуянын көрүнгөн күнү даталанат. Жана ал системадагы башка бардык эсептөөлөр менен шайкеш келген саноону чыгарат. Башка вариантта андай эмес.

Мына ошондуктан бул китепте Ээн калуунун жийиркеничи же Рим папасы Леонун кайра жаралган Осмон империясын колдоосу 2027-жылдын 27-мартынан 2027-жылдын 28-мартына чейин күн батканга чейинки аралыкта болуп өткөндөй сүрөттөлөт — бирок 1290 күндүк эсептөө **2027-жылдын 28-мартынан башталат**.

Ошол бир күн – жабылып калган убакыт тилкеси менен бардык жерде бирден үзүлүп калган убакыт тилкесинин ортосундагы айырма.

3-эреже — Нөлдүк жыл жок

Биздин заманга чейинки 1-жылдан кийин дароо эле биздин замандын 1-жылы келет. Ортодо эч кандай жыл жок. Бул конвенцияны VI кылымда рим цифралары менен иштеген кечил иштеп чыккан, ал эми рим цифраларында нөл жок.

Практикалык натыйжасы, BC/AD чегинен өтүп кеткен жөнөкөй кемитүү бир жылга туура эмес болот, ар дайым жана дата коюучунун сандары азыркыдан жакшыраак көрүнгөн багытта.

Мен муну кол менен туура жасоого таянуудан баш тартам. Бул китептеги ар бир жылдын аралыгындагы эсептөө астрономдор астрономиялык жыл номерлөө деп атаган ыкма менен жүргүзүлөт, мында б.з.ч. 1 саны 0 жыл, б.з.ч. 2 саны –1 жыл катары жазылат ж.б.у.с. Бул системада б.з.ч. 701 саны –700 жыл болот. Кошуу кадимки арифметика болуп саналат:

$$-700 + 2730 = \mathbf{2030}$$

Ал эми астрономиялык номерлөөдө 2030-жыл биздин замандын 2030-жылына туура келет, анткени оң жылдар үчүн эки система дал келет. Конвертация механикалык түрдө жүргүзүлөт, ал ушул китепке тиркелген веб-баракчадагы формула аркылуу жасалат жана бирден ката жөн гана күтүлбөстөн, структуралык жактан мүмкүн эмес болуп калат.

Кааласаңыз, алыстан текшерип көрүңүз. Биздин заманга чейинки 701-жылдан биздин заманга чейинки 1-жылга чейин 700 жыл. Биздин заманга чейинки 1-жылдан биздин заманга чейинки 1-жылга чейин дагы бир жыл, 701 жыл болот. Демек, биздин заманга чейинки 1-жылдан биздин заманга чейинки 2030-жылга чейин $2730 - 701 = 2029$ жыл калат. Ошол эле жооп. Болгону көбүрөөк убакыт талап кылынат жана аны менен күрөшүү оңой.

4-эреже — Текстте башкача айтылбаса, жыл деген жыл, күн деген күн

Пайгамбарлык арифметика жаман кадыр-баркка ээ жана ал муну татыктуу деп эсептейт. Бул кадыр-барк мугалимдерден келип чыгат, алар конвертация жардам берген сайын бирдиктерди эркин конвертациялайт — бул жерде бир күн жылга айланат, ал жерде бир жыл 360 күнгө айланат, "убакыт" эмне керек болсо, ошого айланат — каалаган сан башка каалаган санга жеткенге чейин.

Мен бир гана конвертацияны колдоном, жана мен аны окуп жаткан текст аны так аткарып, мага ошондой кылып жатканын айтып тургандыктан колдоном.

Жезекиел 4:6да Кудай кырк күн жөнүндө: *«Мен аны силерге кырк күнгө, ар бир жыл үчүн бир күнгө белгиледим», - дейт.* Бул менин оюм эмес. Бул үзүндүдө ал үзүндүнү кантип окуу керектиги жөнүндө берилген көрсөтмө. Ошентип, 390 күн 390 жылга, ал эми 40 күн 40 жылга айланат, бул аяттын өзүнүн далили.

Башка жерлерде бир күн бир күн. Аян 11:3төгү 1260 күн түзмө-түз 1260 күн. Даниел 12деги 1290 жана 1335 күн түзмө-түз күндөр. Мен аларды жылдарга айландырбайм, жана бул мени бүтүндөй бир чечмелөө мектеби менен карама-каршы коёт — 1260 жылды 1260 жыл деп окуп, бүт алааматты орто кылымдагы өткөнгө байланыштырган тарыхчылар. Алар жаңылышышат. Мен бул жерде алардын аттарын атап жатам, ошондуктан мен алардын тарыхын билбей туруп окубаганымды билесиздер.

Мен ошондой эле 360 күндүк "пайгамбарлык жылды" колдонбойм. Бул идеяны дайыма кездештиресиз. Бул 1260 күндү 42 айга бөлгөндө 30 күндүк айлар чыгаарын жана андан кийин адамдар 360 күндүк жылды түзүп, аны менен чоң аралыктарды өзгөртө баштаарын байкагандан келип чыгат. Анын астындагы байкоо реалдуу: 30 күндүн 42 айы 1260ка барабар жана бул текстте

атайылап жасалган. Экстраполяция анын үзгүлтүккө учураган жери.

Бирок аны узартканда эмне болорун байкап көрүңүз. 360 күндөн турган 2730 "пайгамбарлык жылды" күн жылына айландырсаңыз, убакыттын ичинде болжол менен 39 жыл жоголот — 360 күндүн 2730 жылы 982800 күнгө барабар, бул болгону 2691 күн жылы. Муну биздин заманга чейинки 701-жылдан эсептесеңиз, 2030-жылга эмес, 1991-жылга туш болосуз. Эгер мага туура келген сан керек болсо, 360 күндүк жыл - бул мен колдоно турган биринчи курал жана ал мени каалаган жериме алып барбайт. Ошондуктан мен аны колдонбойм. 390 жана 40 - кадимки жылдар, 1260 жана 1290 - кадимки күндөр, ал эми бул китептеги бирдикти которуунун жалгыз жолу - Жезекиел 4:6дагы бирдик.

Төрт эреже чогуу

1. **Кошумча** — биринчи күн башталыш күнү болуп саналат; эки аягы тең эсептелет.
2. **Күндүзгү дата** — еврей тилинде күн күн баткандан башталат; мен күндүзгү убакыттан баштап эсептейм.
3. **Нөлдүк жыл жок** — жылдар аралыгы астрономиялык номерлөө менен эсептелет жана аягында кайра которулат.
4. **Бир гана жолу өзгөртүү** — күндөр Жезекиел 4:6да көрсөтүлгөн жерде гана жылдарга айланат. 360 күндүк жыл жок.

Бул китептеги ар бир эсептөө төртөөнө тең баш ийет. Тиркелген веб-баракча аларды тирүү формулаларда колдонот жана эгер кимдир бирөө кармап турууну токтотсо, сизге айтып берет.

Эми, бир нерсени санаардан мурун, бир кыйыныраак суроо бар. Кайсы календарь?

2-бөлүм — Кайсы календарь жана эмне үчүн

Бул китептеги эң алсыз звено, жана мен аны тиркемеде эмес, 2-бөлүмдө баяндап жатам.

Жообумду айтуудан мурун көйгөйдү айтып берейин.

Бул китептеги ар бир дата еврей майрамына туш келгени ал майрамдын кайсы күнгө туш келгенин билүүдөн көз каранды. 2030-жылдын күзгү

майрамдары үчүн — бүт талаш-тартыштын максаты — бул маанилүү эмес болуп чыгат, жана мен сизге эмне үчүн экенин ушул бөлүмдүн аягында көрсөтөм, жана бул китептеги эң жакшы жаңылык. Бирок бир дата үчүн ал абдан маанилүү.

Бул дата 2027-жылдын 27-28-мартына туура келет.

Еврей календарын түзүүнүн эки жолу

Еврей календары ай-күн календары. Айлар айдын артынан келет; жылдар күндүн артынан келиши керек, болбосо түшүм жыйноо майрамдары өз мезгилдеринен чыгып кетет. Он эки ай болжол менен 354 күнгө созулат, бул күн жылынан он бир күнгө аз, ошондуктан болжол менен ар бир үчүнчү жылда кошумча ай кошулушу керек, болбосо Пасах кышка жылдырылат.

Суроо туулат: **муну кайсы ыйгарым укукка таянып жазып жатасыз?**

Байкоо жүргүзүү жообу – бүтүндөй Ыйык Китеп доорунда жана андан кийинки кылымдар бою колдонулган жооп – биринчи ай жазгы күн-түн теңелүүсүнө эң жакын жаңы айы келет, бул Израилдеги арпа түшүмүнүн абалы менен тастыкталат. Мыйзам 16:1де Израилге «*Абиб айын белгилөө*» буйрулган – ал эми *абиб* – бул айдын аталышы эмес, ал арпанын сүрөттөлүшү. Бул баштагы, жашыл жана бышкан дан дегенди билдирет. Ай талаага карап аныкталат. Эгерде арпа бышпаса, Санхедрин бир ай кошуп, аны жарыялашкан, жана баары сигнал оттору жана кабарчылар аркылуу билишкен.

Эсептелген жооп - бул жөөт дүйнөсү болжол менен биздин замандын IV кылымынан бери колдонуп келген жооп. Римдик куугунтуктоонун кысымы астында - Санхедрин таркатылып, ишенимдүү түрдө кабар жөнөтө албай калган - Хиллел II календарды математикалык жол менен оңдогон деп эсептелет. Он тогуз жылдык цикл алдын ала аныкталган жети жылда он үчүнчү айды киргизет. Байкоо жүргүзүүнүн кажети жок. Ал Иерусалимде иштеген сотсуз дүйнөнүн каалаган жеринде иштейт.

анда Рош Ха-Шананы бир же эки күнгө жылдыруунун төрт эрежеси, *дечиот* , *камтылган* , алар башкача учурда ыңгайсыздык жаратып турганда, негизинен Йом Киппурдун ишембиге туш келишине жол бербөө үчүн, башкача айтканда, эки күн катары менен тамак бышыруу же көмүү иштери жүргүзүлбөй тургандыгын билдирет.

Менин лагеримдеги адамдардан адатта алынган четке кагуудан көрө,

бекитилген календарь жакшыраак нерсеге татыктуу. Бул адамдардын институттары талкаланып жатканда, улуттун сыйынуусун сактап калууга аракет кылган зарыл болгон сактоо актысы болгон. Бул математиканын укмуштуудай бөлүгү. Ал майрамдарды он алты кылым бою сактап келген. Ал урматтоого татыктуу.

Бирок кийинкиге калтыруу эрежелери административдик мүнөзгө ээ. Алар аткарууну практикалык кылуу үчүн бар. Алар Лебилер 23-бөлүмдө жок.

Эмне үчүн мен байкоо календарын колдоном

Салмагына жараша үч себеп.

Биринчиден, бул текстте эмне сүрөттөлөт. Лебилер 23 майрамдарды айлардын күндөрү менен белгилейт. Мыйзам 16:1 биринчи айды арпа менен белгилейт. Эки үзүндү тең он тогуз жылдык цикл же Йом Киппурдун ишембиге туш болушуна тоскоол болгон эреже жөнүндө эч нерсе билбейт. Эгерде мен Лебилер 23тү майрам качан келерин билүү үчүн окуп жатсам, анда Лебилер 23 болжолдогон ыкманы колдонушум керек.

Экинчиден, пайгамбарлыктар берилгенде жана алгачкы төрт майрам аткарылганда күчүндө болгон нерсе. Жезекиел, Даниел жана Жакан баары байкоо календары боюнча жазышкан. Инжилди жазгандар да ошондой кылышкан. Иса Хиллел цикли боюнча эмес, байкоо жүргүзүү менен белгиленген Пасах майрамында айкаш жыгачка кадалган, ал дагы үч жүз жыл бою болгон эмес. Эгерде алгачкы төрт майрам байкоо календарында аткарылса, анда мен акыркы үч майрам ошол календарда аткарылат деп күтөм.

Үчүнчүдөн — жана бул жагымсыз себеп — эсептелген календарь жылып кетет. Он тогуз жылдык цикл абдан жакшы, бирок кемчиликсиз эмес; ал ар бир 216 жылда болжол менен бир күнгө созулат. Он алты кылымдан ашык убакыттан бери топтолгон ката чындык жана бул азыркы раввиндердин Пасах майрамы кээде күн менен түн теңелгенден бир ай өткөндөн кийин толук айга туш келишине бир себеп. Бул жылыш арифметиканын чындыгы, аны жөөт бийликтери моюнга алышат жана так убакыт маселелери үчүн астрономиялык ыкманы артык көрүүгө негиздүү себеп.

Ошентип, бул китепте колдонулган календарь, Мессия 2030 долбоорунун ишине ылайык, биринчи айды Иерусалим убактысы боюнча астрономиялык түрдө эсептелген жазгы күн-түн теңелүүсүнө эң жакын айдын кошулушу менен аныктайт.

Эми баасы

Бул тандоо мага канча чыгым алып келгенин мүмкүн болушунча ачык айтып берейин.

Мен 2025-жылдан 2030-жылга чейинки ар бир жыл үчүн салыштырууну жүргүздүм — эки календарь тең, ар бир майрам да, жанаша. Алардын ортосундагы күндөрдүн айырмасы:

Жыл	Эки календардын ортосундагы ажырым
2025-жыл	0дөн 1 күнгө чейин
2026-жыл	1 күн
2027-жыл	30дан 31 күнгө чейин
2028-жыл	1-2 күн
2029-жыл	1-2 күн
2030-жыл	Жазында 1 күн, күзүндө ар бир майрамда нөл

2027-жылга көз чаптырыңыз.

Бул алты жылдын бешөөсүндө эки календарь бир-эки күндүн ичинде дал келет. Алар бири-бирине карама-каршы келген натыйжаларды берген атаандаш системалар эмес. Алар бир эле Ай чындыгына жакындашуунун эки жолу жана көбүнчө бир жерге конушат.

Бирок 2027-жыл башкача. 2027-жылы бекитилген календарга анын он үчүнчү айы, Адар II, киргизилет, ал эми күн менен түндүн теңелүү эрежеси андай эмес.

2027-жылдагы күн менен түндүн теңелүүсүнө эң жакын кошулма 8-мартка туура келет, ошондуктан байкоо жүргүзүүнүн биринчи айы ошол кечинде күн баткандан башталат — 2-эрежеге ылайык, күндүзгү дата 9-март. Бул 14-нisan, Пасах күнү 21-мартта күн баткандан 22-мартка чейин күн батканга туура келет: күндүзгү дата **2027-жылдын 22-марты** .

Белгиленген календарь боюнча 1 нисан **2027-жылдын 8-апрелине, ал эми 14 нисан 21-апрелине туура келет** . Алты жылдан кийин отуз күн айырма менен бул эң маанилүү учур.

Бир айлык айырма менен. Ал эми 2027-жыл - бүткүл диапозондогу бир четтөөчү жыл.

Ошентип, катуу айтылган алсыздык мына ушунда: 2027-жылдын 27-28-марты байкоо календары боюнча гана бар. Эгерде белгиленген календарь туура болсо, анда ал дата жөн гана майрам күнү эмес, бул тууралуу Биринчи түшүмдүн аргументи жоголот жана 1290-жылдын башталышы башка жерде болушу керек.

Жогорудагы үч себеп боюнча байкоо календары туура. Бул кичинекей суроо эмес, жана макул болбогондор акылсыз эмес. Бул менин эки датамдын жакынынын астындагы оор жүк көтөрүүчү божомол жана ал алты айлык бир жылга туш келет, анда тандоо бир ай айырмачылыкты жаратат. Эгер бул сизди тынчсыздандырса, андай болушу керек. Бул мени бул бөлүмгө көп убакыт бөлүүгө жетиштүү тынчсыздандырды.

Эми жакшы жаңылык

Ошол столдун акыркы катарын дагы бир жолу карап көрүңүз.

2030-жылы эки календарь так дал келет. Болжол менен эмес. Бүгүнкү күнгө чейин, ар бир күзгү майрамда:

Майрам	Байкоо календары	Түзөтүлгөн календары	раввин
Йом Теруа (1 Тишри)	2030-жылдын сентябры	28-2030-жылдын сентябры	28-
Йом Киппур (10 Тишри)	2030-жылдын 7-октябры	2030-жылдын 7-октябры	
Суккот башталат (15-тишри)	2030-жылдын октябры	12-2030-жылдын октябры	12-
1335-күн	2030-жылдын декабры	21-2030-жылдын декабры	21-

Муну менен отура бериңиз, анткени бул китептин калган бөлүгүн олуттуу кабыл алуу үчүн эмнени кабыл алышыңыз керектигин өзгөртөт.

Бара турган жер менин календарыма көз каранды эмес.

Бул бөлүмдөгү бардык нерсени четке каккан — байкоо календарын эксцентризм деп эсептеген жана бекитилген календарь жалгыз мыйзамдуу еврей календары деп эсептеген окурман — 2030-жылдын 28-сентябрында Йом Торуага жана 2030-жылдын 7-октябрында Йом Киппурга келет.

Ал эки дата менин ыкмамдын артефакты эмес. Эки ыкма тең дал ушул жерде иштейт. Менин календарымды толугу менен алып салсаңыз болот, бирок акыркысы өзгөрбөйт.

Баштапкы мылтык календарга көз каранды. Атуу максаты календарга көз каранды эмес.

Дал ушул учурда пайгамбарлык жазуучусу *керемет сыяктуу сөздөрдү колдоно баштайт* . **Бул конвергенция керемет эмес.** Бул эки Ай-Күн системасы фазага киргенде эмне кылат, алар муну дайыма жасап турушат — ошол эле таблицада алардын 2025, 2026, 2028 жана 2029-жылдары макулдашып жатканын көрө аласыз. 2030-жылдагы келишимдин мааниси далил эмес, коргонуу мүнөзүнө ээ. Ал датаны далилдебейт. Ал ага каршы пикирди жокко чыгарат: эч ким 2030-жылдын сентябрь жана октябрь айларындагы даталарды колго жасалган календардын жыйынтыгы катары четке кага албайт, анткени стандарттуу календарь аларды да чыгарат.

Болгону ушул. Жетишет.

3-бөлүм — Далил катары эмне эсептелет

Мен алгачкы жылдары чалгындоо аналитиги болуп иштедим, андан кийин дин кызматкери болуп иштедим. Алгач корей тилчиси, кийин дари тилчиси болдум. Менин милдетим үзүндү-үзүндү маалыматтарды карап чыгып, алардын мааниси жөнүндө пайдалуу бир нерсе айтуу, ошол эле учурда далилдердин канчалык деңгээлде ишенимди колдогонун так айтуу болчу.

Жумуш үйрөткөн тартип, жана мен бул китепке келтиргим келген нерсе, **сиздин бардык эле дооматтарыңыз бирдей күчтүү эмес жана башкача көрсөтүү адамдардын өлүмүнө алып келет.** Баарын бирдей ишенимдүү маанайда сунуштаган баалоо эч нерсеге арзыбайт, анткени окурман кайсы бөлүктөрүнө жараша иш-аракет кылуу керектигин айта албайт.

Көпчүлүк пайгамбарлык жазууларда дал ушундай көйгөй бар. Арифметика,

тарых, чечмелөө жана божомолдор бир үн менен, бир томдо берилет жана окурман аны чечүүгө аргасыз болот. Ошондуктан мен муну сиз үчүн чечмелеп берейин.

Төрт кабаттуу

Бул китептеги ар бир доомат төрт категориянын бирине кирет, жана мен кайсынысын айтып берем.

1-деңгээл — АРИФМЕТИКА. Сөзсүз түрдө киргизүүлөрүнөн чыгат. Киргизүү туура эмес болмоюнча, туура эмес болушу мүмкүн эмес. $390 \times 7 = 2730$ - бул 1-деңгээл. $70 + 1960 = 2030$ да ошондой. 1-деңгээлдеги доомат үчүн мага ишенүүнүн кажети жок; сизге калькулятор керек.

2-деңгээл — ТАРИХЫЙ. Тарыхый жазууларда жакшы далилденген. Биздин заманга чейинки 701-жылы Сennaхири́мдин Иерусалимди курчоого алышы 2-деңгээл — Ассирия эпоним канону, Сennaхири́мдин өзүнүн Призма жазуусу жана 2 Падышалар 18–19 тарабынан өз алдынча бекитилген. 1950-жылдын 23-январындагы Кнессеттин добушу 2-деңгээл. Буларды каалаган татыктуу маалымдама эмгектен текшерсе болот, мен булактарын атайм.

3-деңгээл — ЧЕЧМЕЛЕГЕН. Текстти талаш-тартыштуу окуу. Акылга сыярлык, олуттуу, Кудайдан корккон адамдар буга кошулушпайт. Жезекиелдин 390 жылы биздин заманга чейинки 701-жылдагы курчоодон башталат дегени 3-деңгээл. Лебилер 26-бөлүмүндөгү "жети жолу" узактыкты көбөйтөт дегени 3-деңгээл. **Бул китептеги эки оор аргумент тең 3-деңгээл**, ошондуктан алардын ар бири абзац эмес, толук бөлүмдөн турат.

4-деңгээл — ПАЙГАМБАРЛЫК. 1ден 3-деңгээлге чейинки келечектеги доомат. Азырынча текшерүүгө мүмкүн эмес. 2027 жана 2030-жылдар жөнүндө баары 4-деңгээл. Мен буларды ишенимдүү түрдө карманам. Чындыгында, мен буларды далилденген деп эсептейм.

Чынжыр эң алсыз звеносундай эле күчтүү жана бул чынжырдагы эң алсыз звенолор - 3-деңгээл. Таң калыштуусу, менин оюмча, 4-деңгээлдеги звенолор 3-деңгээлге караганда *ишенимдүүрөөк*, анткени Кудай аларды мага тастыктаган.

Конвергенция менен ыңгайлашуунун айырмасы

Бул китептин негизги аргументи конвергенция: төрт саат, ар кандай башталыш даталары, ар кандай узундуктар, ар кандай көбөйткүчтөр, мунун баары 2030-жылы аяктайт.

Буга эки каршы пикир келип чыгат, алар ар башка каршы пикир.

Биринчиси, мен жылды таап, ага жетүүнүн төрт жолун тескери инженердик

жол менен түздүм. Бул ийри сызыкка тууралоо деп аталат жана бул пайгамбарлык датаны коюунун стандарттуу ката режими. Параметрлериңизде жетиштүү эркиндик берилгенде, сиз Ыйык Жазмадагы каалаган башталыш чекитинен каалаган жылга жете аласыз. Бул айыптоону айткан ар бир адам калыс эмес жана ойлонбогон, маалыматтарга татыксыз.

Экинчиси анча байкалбайт жана башка бирөөнүн китебинде мени көбүрөөк тынчсыздандырган нерсе ушул: **чындыгында көз карандысыз эмес булактардын ортосундагы макулдашуу көрүнгөндөн алда канча арзан.** Төрт күбөнүн макулдугу күчтүү. Бир булакка барып такалган төрт билдирүү бир күбөнүн кайталанышы. Мен бул каршы пикирди олуттуу кабыл алып, ага өзүнчө бир бөлүк бердим — 9-бөлүм ар бир саатты биргелешкен булактарды, биргелешкен алып баруучуларды жана биргелешкен чечмелөө кыймылдарын текшерет жана жыйынтыкка ылайык, алар төрт көз карандысыз күбө **эмес**. Мен муну башка бирөөдөн мурун, таблицада айтып жатам.

Алгач ийри сызыкка туура келген каршы пикирди кабыл алыңыз.

Ошентип, конвергенцияны ыңгайлаштыруудан эмне айырмалайт? Үч нерсе, жана мен үчөөнү тең башка бирөөнүн системасына да колдонот элем:

Параметрлер көздөгөн жерден көз карандысыз тандалып алынганбы?

390 жана 40 сандары Жезекиел 4тө берилген. Жети көбөйткүчү Лебилер 26да берилген. Сексен жаштагы муун Забур 90:10до берилген. Булардын бирин да мен тандаган эмесмин. Мен тандаган жалгыз тандоо - бул *башталыш даталары*, жана талаш-тартыш чындыгында дал ушул жерде жатат - ошондуктан 6 жана 7-бөлүмдөр алардын узундугунун көпчүлүк бөлүгүн арифметика жасоонун ордуна башталыш даталарын коргоого жумшашат.

Канча эркиндик даражасы бар? Ар бир сааттын эки эркин тандоосу бар: ал кайдан башталат жана көбөйтүүчү канча жолу колдонулат. Төрт сааттын ичинде сегиз параметр бар, жана мен экинчиси чыныгы тандоо экенин так айткым келет — Лебилер 26 канча көбөйтүүнү аткаруу керектигин айтпайт.

Бирок экинчи баскычтын канчалык орой экенин караңыз. Көбөйткүч жетиге барабар, ошондуктан ар бир кошумча колдонуу бүтүндөй сүйлөмдү жетиге масштабдайт. Израил үчүн, биздин заманга чейинки 701-жылдан баштап, 390 жыл менен: нөлдүк көбөйтүү биздин заманга чейинки 311-жылы, бирөө биздин замандын 2030-жылы жана экөө 18410-жылы келет. Жүйүт үчүн, биздин замандын 70-жылынан баштап, кырк жыл менен: нөлдүк көбөйтүү 110ду, бирөө биздин замандын 350-жылын, экөө биздин замандын 2030-

жылын, үчөө 13790-жылды берет.

Тарыхтын кайсы бир жеринде болбосун сааттын ар бир маанисине бир гана маани туура келет. Бул жөндөөгө боло турган баскыч эмес; бул бир гана ыктымалдуу позициясы бар которгуч. Башталыш даталары чыныгы эркиндик жашаган жер, ошондуктан 6 жана 7-бөлүмдөр арифметиканы аткаруунун ордуна, алардын көпчүлүк бөлүгүн башталыш даталарын коргоого жумшашат.

Система өтүшү керек болбогон текшерүүлөрдү береби? Бул эң күчтүү тест жана мен сиздин ордуңузда болсом, дал ушул тестти колдонот элем. Орнотулган система өзү түзүү үчүн түзүлгөн жоопторду дал өзү чыгарат, андан башка эч нерсе бербейт. Чыныгы нерсени сүрөттөгөн система күтүлбөгөн натыйжаларды жаратат — максат кылынбастан, андан чыгып калган натыйжалар.

Бул китепте ошондой үчөө бар, алар менен кийинчерээк таанышасыз. Даниелдин 1290-жылы менен Жакандын 1260-жылынын ортосундагы айырма так отуз күнгө барабар болуп чыкты, бул чындыктан четтөө мезгилинин узактыгына барабар, жана мен аны ал жерге жазган жокмун — бул эки автор тарабынан алты жүз жыл аралык менен жазылган эки сандын ортосундагы айырма. 1260 менен 1250-жылдардын ортосундагы айырма так он күнгө барабар болуп чыкты, жана бүтүндөй еврей календарында он күндүк айырма менен так бир жуп майрам бар жана эсептөөлөр анын эки учунда тең болот. Ал эми Даниелдин 1335-жылы ийбадаткананын кайрадан арналуу мааракесине туура келет, мен муну электрондук жадыбалда айтылганга чейин байкаган эмесмин.

Бул үчөөнүн бири да иштөөгө милдеттүү эмес болчу. Система алар үчүн курулган эмес. Модель сиз бербеген суроолорго туура жоопторду бере бергенде, бул реалдуу нерсени байкап жаткан моделдин белгиси.

Мен эмнеден жаңылдым

Кириш сөздө текшерүү баракчасын түзүүдө менин эки катамды таптым деп айткам. Алар мына, анткени текшерүүгө болот деп ырастаган китеп текшерүү эмнени көрсөткөнүн көрсөтүшү керек.

Саноо эрежеси. 1-бөлүмдө сүрөттөлгөн — менин биринчи китебимде төрт барактан турган эки башка инклюзивдик/эксклюзивдик конвенция. Бир эрежени жарыялап, аны бардык жерге колдонуу менен оңдолгон.

Ийбадаткананын талкаланышы. " *Тарыхты андан мурун окутуу*" китебинде мен Ийбадаткананын "б.з. 70-жылы Пасах майрамында" талкаланганын жазгам.

Бул туура эмес. Иосиф Флавий да, Мишна да анык. Тит Иерусалимдин дубалдарын болжол менен б.з. 70-жылы апрелдин орто ченинде, 14-нисанда, Пасах майрамында курчоого алган — шаар зыяратчыларга жык толгон, ошондуктан курчоо ушунчалык катастрофалык болгон. Бирок ийбадаткананын өзү болжол менен үч жарым айдан кийин, августтун башында, 9 же 10-күнү гана өрттөнгөн.

Мен курчоону бир окуяга кысып койгон элем. Бул көп кездешүүчү ката жана ал дагы эле меники болчу.

Кызыгы, мен аны оңдогондо эмне болгон. Жүйүттүн сааты 2030-жылдагы Пасах майрамына туура келиши үчүн Пасах майрамынан Пасах майрамына чейинки аралыкты эсептеши керек. Курчоо *Пасах* майрамында башталган. Ийбадаткана август айында өрттөлгөн. Ошентип, оңдолгон факт - өрттөө эмес, курчоо - чындыгында эсептөөнү туура бекитет.

Ката менин өзүмдүн аргументимди алсыратып жаткан. Бул адамдар күткөндөн да көп болот жана бул сиздин корутундуңуз жакса да, ишиңизди текшерүү үчүн аргумент .

Бул китеп эмне кылат жана эмнени талап кылбайт

Төрт нерсе, андыктан баштаардан мурун биз так түшүнүп алдык.

Мага Кудай бир нерселерди айткан деп ырастайм. Акыркы бөлүмдө "эч ким күндү же саатты билбейт" деген каршы пикирди туура чечем, бирок аны сексен бет бою чечпей коё бербейм, андыктан кыскача версиясын сунуштайм. Бул китепте бир дата айтылат. Ал ошол датага тексттерден жана тарыхтан тыянак чыгаруу, сансыз фактыларды чогултуу жана алардын бири-бирине кандайча дал келерин көрүү аркылуу жетет.

Мен бул аргументтин бир дагы сабы далил деп айткым келбейт. Төрт сааттын бири да мени өзүнөн өзү ынандырбайт. Алардын кайсынысы болбосун кокустук болушу мүмкүн; Ыйык Китеп – бул чоң китеп жана анда көптөгөн сандар бар. Аргумент – бул конвергенция. Мен муну ачык жана бир

нече жолу айтам, ошондуктан эч ким муну салмагын бир эсептөөгө таянган китеп деп жаңылышпайт.

Мен башталыш күндөрүм талашсыз деп ырастайм. Алар 3-деңгээл. Мен аларды жактайм. Кимдир бирөө каршы чыгышы мүмкүн, бирок алар жаңылышмак.

Мен өзгөчө бирөөмүн деп айтпайм. Кудай өкүнгөн адамдарды колдонот. Мен Теңирге ыйыктыкта кызмат кылууга өзүн толугу менен арнаган адаммын, мен өзгөчөмүн, анткени мындай адамдар сейрек кездешет.

Булар негизги эрежелер. Эми чыныгы аргумент.

БӨЛҮМ — ЭКИ СҮЙЛӨМ

Эки жүк көтөрүүчү бөлүм жана алар иштетип койгон эки саат.

4-бөлүм — Жезекиел 4: Эки түрмө, эки өкүм

Жезекиелден кызыктай бир нерсе кылууну суранышат.

«Сен болсо сол капталың менен жат жана Ысрайыл үйүнүн мыйзамсыздыгын анын үстүнө кой; сен анын үстүнө жаткан күндөрдүн санына жараша алардын мыйзамсыздыгын көтөрөсүң. Анткени Мен сага алардын мыйзамсыздыгынын жылдарына жараша күндөрдүн санын белгиледим, үч жүз токсон күн; ошентип, сен Ысрайыл үйүнүн мыйзамсыздыгын көтөрөсүң».

Буларды бүтүргөндөн кийин, экинчи жолу жатып, оң капталыңа жатып, Жүйүт тукумунун күнөөсүн көтөрөсүң; Мен сага аны кырк күнгө, ар бир жылга бир күнгө белгилеп койдум» (Жезекиел 4:4–6) .

Андан мурун, 1ден 3кө чейинки аяттарда ага чоочун бир нерсе кылуу керектиги айтылат:

*«Эми сен, адам уулу, өзүңө кыш ал, аны алдыңа кой, үстүнө Иерусалим шаарын жазып кой. Анан аны курчоого ал... Анан өзүңө темир плита алып, аны өзүң менен шаардын ортосуна темир дубал катары кой, жүзүңдү шаарга бур, ошондо ал курчоого алынат жана аны курчоого ал. **Бул Ысрайыл үйү үчүн белги** ».*

Шаардын сүрөтү тартылган кыш. Анын айланасына курчоо курулмалары курулган. Темир табак — бул сөз кадимки еврей тилиндеги жалпак тамак бышыруучу тарелка дегенди билдирет — пайгамбар менен шаардын ортосунда тик турган. Андан кийин бир тарабында 390 күн, экинчи тарабында 40 күн, ар бир күн бир жылга барабар болгон.

алардын канчалык талаш-тартыштуу экенин көрсөтүү үчүн аларды алып кетким келет .

Талашсыз: бир күн бир жылды билдирет

6-аятта ачык эле: *«ар бир жыл үчүн бир күн» деп айтылат.* Бул китептеги бирдикти которуунун жалгыз жолу ушул, жана мен аны бул жерде колдоном, анткени үзүндү аны өзүнөн өзү аткарат. Бул тууралуу эч ким талашпайт.

Талашсыз: эки башка сүйлөм бар

Ысрайыл 390 алат. Жүйүт 40 алат. Алар өзүнчө берилет, өзүнчө төлөнөт жана алар биригип бир 430га кошулбайт.

Грек Септуагинтасынын айрым котормолорунда биринчи сан 390 эмес, 190 деп окулат, ал эми кээ бир чечмелөөчүлөр сандарды бириктирип, 430га жетип, Египеттеги 430 жылдын атайылап жаңырыгын көрүшөт. Мен еврей масорети 390 колдоном жана сүйлөмдөрдү өзүнчө сактайм, анткени үзүндүнүн өзү аларды өзүнчө кармайт — ар кандай тараптар, ар кандай элдер, ар кандай узактыктар жана экинчисин баштоодон мурун биринчисин бүтүрүү боюнча так көрсөтмө.

Эки улутту окуу да тарыхтын талабы. Жезекиелдин убагында булар эки башка саясий түзүлүшкө айланган, эки башка тарыхы бар. Түндүк падышалык, Ысрайыл үйү — Рехабамдын текебердиги падышалыкты бөлүп салгандан кийин Жаробамдын тушунда бөлүнүп кеткен он уруу — ушунчалык толук бурканга табынып кетишкендиктен, Кудай Өзүн аны менен ажырашкан деп сүрөттөйт. Ал Ассирия тарабынан талкаланып, сүргүнгө айдалган жана эч качан кайтып келген эмес. Түштүк падышалык, Жүйүт үйү, дагы ишенимсиз болгон, бирок кайра-кайра жана жарым-жартылай өкүнгөн, эч качан ажырашкан эмес жана сакталып калган.

Эки улут, эки жазуу, эки сүйлөм. Текст ушул.

Темир тор эмнени билдирет

Эми биз чечмелөөгө өтөбүз, ошондуктан деңгээл төмөндөйт.

Табада курчоочу аскердин ролун ойноп жаткан пайгамбар менен шаардын ортосунда турат. Бул тосмо. Кудайдын өзүнүн комментарийи боюнча, 3-аятта бул *"Ысрайыл үйүнө белги"* деп айтылат. Жүйүт тарапка өтүүгө убакыт келгенде, табада таба жок болот.

Мен тосмону **курчоо ийгиликтүү болбойт дегенди билдирет деп окудум**. Армия андан өтө алган жок. Курчоочу менен шаардын ортосунда бир нерсе турат.

Бул окуунун тарыхый мааниси бар. Иерусалим бир нече жолу курчоого алынган жана курчоолор эки түргө бөлүнөт. Биздин заманга чейинки 586-жылы Навуходоносордун курчоосу ийгиликтүү болгон; дубалдар урап, Ийбадаткана өрттөнүп, эл Вавилонго кеткен. Титтин биздин замандын 70-жылы курчоосу ийгиликтүү болгон; ошол эле нерсе кайрадан кайталанган. Бирок биздин заманга чейинки 701-жылы Ассирия падышасы Санхейрип Иерусалимди курчоого алып, **ийгиликсиз болгон**.

Бул ийгиликсиздик байыркы Жакынкы Чыгыштагы эң жакшы күбөлөндүрүлгөн окуялардын бири жана аны эки тарап тең тастыктаган. Экинчи Падышалар 19-бөлүмүндө Теңирдин периштеси Ассирия кошуунун уруп, Сеннахирим Нинебиге чегингени айтылат. Ал эми Сеннахиримдин өзүнүн Prism китебинде — анын өзүнүн катчылары тарабынан мактанууга ар кандай стимулдар менен жазылган расмий баяндамасында — Хискияны Иерусалимде *«капастагы куштай» камап*, анан таң калыштуусу, шаарды басып алганын эч качан айткан эмес. Борбор шаарды басып алган Ассирия падышасы муну узунунан айткан. Бул жолу андай болгон эмес.

Иерусалимдин ийгиликсиз курчоосу, курчоого алынган адам өтө албаган тосмо менен сүрөттөлгөн. Мен муну табигый дал келүү деп эсептейм жана мен бул жерде сизге бул туура экенин айтуу үчүн келдим.

Эки тарап эмнени билдирет

Китептин баары ушул аргументке негизделген, ошондуктан мен жайыраак окуйм.

Жезекиел Ысрайыл үчүн сол капталына, андан кийин Жүйүт үчүн оң капталына жатат, шаарды бүт карап. Эмне үчүн текстте кайсы тарап көрсөтүлгөн?

Эң жөнөкөй жооп географиялык: чыгышты карасаңыз, түндүк сол жагыңызда, ал эми түштүк оң жагыңызда болот. Израил түндүк падышалык болгон, Жүйүт түштүк падышалык болгон. Сол түндүк Израилге барабар; оң түштүк Жүйүткө барабар. Бул бир окуу, көпчүлүк окуу жана майда-чүйдөсүн түшүндүрүүгө толук жетиштүү, бирок мен сизге анын туура эмес экенин көрсөтөм. **Ал жерде токтогон окурман эки элдин өздүгүнөн эч нерсе жоготпойт жана убакыт утпайт.**

оюмча — Мессия 2030 долбоорунун ишинен кийин, мен аны менен биринчи жолу таанышкан жер — тараптар **убакыттын ичинде багытты да коддойт** .

Мына аргумент. Еврей тилинде оңдон солго жазылат. Еврей окурманынын көзү оң четинен башталып, солго жылат. Эгер сиз окуялардын ырааттуулугун еврей катчысы сөздөрдү жазгандай кылып жазсаңыз — жана еврей катчылары ырааттуулукту ушундайча тартышкан — мурунку окуялар оң жакта, ал эми кийинки окуялар сол жакта жайгашкан.

Пайгамбар курчоого алынган Иерусалимдин сүрөтүнүн жанында жатат. Курчоо диаграмманын ортосундагы белгиленген чекит болуп саналат. Ал анын бир тарабында, анан экинчи тарабында жатат.

- **Сол жагы, Израиль, 390 жыл.** Оңдон солго карай убакыт тилкесиндеги курчоонун сол жагы *кийинки билдирет* Израилдин курчоодон кийинки 390 жылы.
- **Оң тарап, Жүйүт, 40 жыл.** Курчоо укугу анын *алдында дегенди билдирет* . Жүйүттүн 40 жылы курчоо менен аяктайт.

Эгер бул туура болсо, анда Жезекиелге эки убакыт эмес, эки көрсөтмө берилген, ал эми кышта сүрөттөлгөн курчоо эки сүйлөмдүн тең кошулган жери болуп саналат.

Эми өзүмө каршы чыгып сүйлөйүн, анткени сиз каршы пикирди толук кандуу көрүүгө татыктуусуз.

Каршы пикир. Бул позициялык детал үчүн чоң салмак. Жезекиел топуракта жаткан пайгамбар, масштабдуу диаграмманы түзгөн чиймечи эмес. Эгер Кудай "бул жылдар курчоодон кийин өтөт" жана "булар андан мурун өтөт" дегенди айткысы келсе, анда Анын муну айтууга сөз байлыгы бар болчу — еврей тилинде "мурда" жана "кийин" деген сөздөр абдан жөнөкөй — жана Ал аларды Жезекиелдин башка жеринде оңой эле айткан. Адамдын денесинин кайсы тарабында жатканынан хронологиялык багытты окуу сахналык багытты аныктоо болуп саналат. Бул акылдуу. Акылдуулук менен чындык бирдей эмес.

Мен ошонун күчүн сезип жатам.

Мен эмне деп жооп берет элем. Үч нерсе.

Биринчиден, детал эки жолу *көрсөтүлөт* , жана спецификация географиялык гана окуу боюнча иштебейт. Эгерде сол жана оң жак түндүк менен түштүктү гана көрсөтсө, капталдары кооздук болуп саналат — текстте эки үй тең бир

дем менен ачык аталып калган. Кудай Жезекиелге көптөгөн символикалык иштерди жасаган жана деталдары, адатта, бир нерсени билдирет.

Экинчиден, темир тор бир багытты көрсөтөт. Таза географиялык окууда торчо түшүндүрүүнүн кажети жок тосмо болуп саналат, анткени курчоону аныктоонун кажети жок. Менин окуум боюнча, торчо *кайсы* курчоону – ийгиликсиз болгонун – аныктайт, ал эми тараптар андан кайсынысын эсептөө керектигин айтып берет. Эки детал чогуу иштейт, бул алардын бири-бирине таандык экенин далилдейт.

Үчүнчүдөн: **окуу агымдын жогору жагында эмес, ылдый жагында тастыкталган.** Муну эч ким Жезекиел 4-бөлүмдөн гана, муздак окуудан гана түшүнө алмак эмес. Мени муну менен дал келген нерсе, аны аткарганда, эки сүйлөм тең бир жылда эки таптакыр башка жол менен аяктайт жана ошол жылы дагы эки саат токтойт. Окуу өзүнүн далили менен эмес, анын эмнени алып келгени менен далилденет.

Бул аргументтин мыйзамдуу түрү — гипотеза кайсы гана тармакта болбосун, дал ушундай жол менен бекемделет — бирок ал эң күчтүү форма эмес жана мен аны ошондой деп атабайм. Эгерде 6 жана 7-бөлүмдөрдөгү төмөнкү агымды конвергенция болбосо, анда бул окууну токтотуп коюшуңуз керек. Ал кандай натыйжа берсе, ошого жараша жогорулайт же төмөндөйт.

3-деңгээл. Талаш-тартыштуу, далилденген эмес. Эң күчтүү каршы пикир толугу менен айтылган. Бул жерде ушул нерсе турат, эми сиз өзүңүз таразалай аласыз.

Жезекиел 4 бизге эмнени айтып берет

- Эки улут, эки сүйлөм: 390 жыл жана 40 жыл. (2-деңгээл — *текстте ошондой деп айтылат.*)
- Бир күн бир жылды билдирет. (2-деңгээл — *6-аятта айтылган.*)
- Ийгиликсиз курчоо, темир тосмо менен белгиленген. (3-деңгээл — *талаш-тартыштуу.*)
- Израилдин жылдары ошол курчоодон кийин алдыга жылып жатат; Жүйүттүн курчоого качышы. (3-деңгээл — *талаш-тартыштуу, жана бул алсыз звено.*)

Жезекиел 4-бөлүмдө бул сандар көбөйүшү мүмкүн экендиги жөнүндө эч кандай ишарат жок. Ал үчүн биз тогуз жүз жыл мурун, дээрлик эч ким окубаган Лебилер китебинин бөлүмүнө кайрылышыбыз керек.

5-бөлүм — Лебилер 26: Жетиге көбөйтүлгөн

Лебилер 26-бөлүмдө Кудай ысрайылдыктарга ал жерге кирерден мурун, эгер алар Аны таштап кетишсе, эмне болорун так айткан.

Бул бөлүм ыңгайлуу эмес. Ошондой эле, ал Тоораттагы эң структуралык жактан кызыктуу бөлүм, анткени ал бир жазага коркунуч келтирбейт. Ал алардын күчөп бараткан сериясын этап-этабы менен күчөшүнүн ачык эрежеси менен коркунуч туудурат — жана ал эрежеде төрт башка мезгил айтылат.

18-аят — «Эгерде мындан кийин да Мага баш ийбесеңер, анда Мен силерди күнөөлөрүңөр үчүн жети эсе көп жазалайм». **21-аят** — «Эгерде силер Мага каршы душмандык кылып, Мага баш ийүүнү каалабасаңар, анда Мен силерге күнөөлөрүңөргө жараша жазаны жети эсе көбөйтөм». **24-аят** — «анда Мен

силерге каршы душмандык кылам; жана Мен, мен, силерди күнөөлөрүңөр үчүн жети жолу жазалайм». 28-аят — «анда Мен силерге каардуу душмандык кылам, жана Мен, мен, силерди күнөөлөрүңөр үчүн жети жолу жазалайм».

Төрт эскертүү. Ар бири баш тартуунун уланышы шарты менен. Ар бири **жети жолу көрсөтүлөт** .

Түзүлүшү катасыз жана ал атайылап жасалган: бул белгиленген көбөйтүүчүсү бар градиенттелген жаза системасы. "Жети жолу" деген эмнени билдирбесин, Кудай аны бир бөлүмдө төрт жолу айтат жана ар бир жолу ал ошол эле шарт менен ишке ашат — *сиз дагы эле өкүнгөн жоксуз*.

Бул бөлүмдө козголгон суроо

Азыр бардыгы эки еврей сөзүнөн көз каранды: **שבע** (*шева*), жети жана ага негизделген сөз айкашы.

Эки окуу бар жана алар чындыгында айырмаланат.

А окуу — интенсивдүүлүк. «Жети эсе көп» деген сөз жети эсе катаал дегенди билдирет. Андан да жаманы, катуураак, кылдат. «Жети» деген сөз Ыйык Китепте көп колдонулгандай эле, толуктуктун саны — жазалоонун толук жана бүткөн өлчөмү катары колдонулат. Бул окууда сөз айкашы бир нерсенин канча убакытка созулаары жөнүндө эч нерсе айтпайт.

В окуу — узактыгы. "Жети жолу" сүйлөмдү көбөйтөт. Эгерде мөөнөт 390 жыл болсо жана ал тообо келтирбесе, анда мөөнөт 390×7 болуп калат.

Көпчүлүктүн позициясы - "А" тамгасын окуу. Мен муну өз сөзүм менен белгилеп кетейин. Көпчүлүк комментаторлор, көпчүлүк котормолор жана изилдөөчү Ыйык Китептердин көпчүлүгү бул сөз айкашын убакытты узартпастан, күчөтүүчү катаалдык катары окушат. Эң кеңири таралган англисче котормосу, "жети эсе" деген сөз, албетте, узундукту эмес, даражаны билдирет. Эгер сиз еврей окумуштууларынын арасында сурамжылоо жүргүзсөңүз, "А" тамгасын окуу оңой эле жеңишке жетет. Алардын баары жаңылышат.

Бул китепке В окуу керек. Ансыз көбөйтүлгөн сүйлөмдөр жок, 2730 жыл, 1960 жыл жана 2030-жыл деген болбойт. Бул жерде негизги маселе. Эгер А окуу туура болсо, китепти жабыңыз.

Андыктан, мен В үчүн далил келтирейин жана Адагы чындыкты моюнга алуудан баштайлы.

Интенсивдүүлүктү өлчөө эмнени туура кылат

Ал түздөн-түз контекстти туура берет. Лебилер 26-бөлүмдө саналып өткөн жазалар сапаттык мүнөздө.

— коркунуч, оорулардын азайышы, жеңилүү, кургакчылык, жапайы жаныбарлар, курчоо, адам жегичтик, сүргүн. Алар коркунуч менен күчөйт. Көбөйткүчтү ошол коркунучту күчөтүүчү катары окуу айланадагы материалга табигый түрдө дал келет.

Ал эми "жети" деген сан Ыйык Жазмада толуктук сезимин толугу менен камтыйт. Жаратуунун жети күнү. Кабыл үчүн жети эсе өч алуу. Нааман жети жолу чөмүлдү. Жетимиш жолу жети жолу кечирди. Аларды эч ким эсептеген жок.

Интенсивдүүлүктү окуу - бул жөн гана сөз эмес. Бул сүйлөмдү өзүнчө окуу.

Узактыгы боюнча иш

Биринчиден, бөлүмдүн формасы, анткени аргумент ошого жараша болот жана дээрлик эч ким аны ачык айтпайт.

Триггер	Жаза
Баштапкы 14–15-аяттар — эгер	16–17-аяттар · коркунуч, ооруну жок
көрсөткүч сиз баш ийбесеңиз	кылуу, жеңилүү
Эскалация 18-аят — <i>жети эсе</i>	аяттар 19–20 · асман темирдей, жер эч
1 <i>көп</i>	нерсе бербейт
Эскалация 21-аят — <i>жети жолу</i>	а. 22 · жапайы жаныбарлар, балдар
2	алынып кетилген, жолдор ээн калган
Эскалация 24-аят — <i>жети жолу</i>	аят 25–26 · кылыч, жугуштуу оору, нан
3	менен бөлүштүрүү
Эскалация 28-аят — <i>жети жолу</i>	аяттар 29–33 · адам жегичтик,
4	талкаланган шаарлар, элдердин арасына чачырап кеткен

Төрт жолу, ошол эле шарттуу түрдө: *сен дагы эле Мага кайрылган жоксуң → жети жолу* . Акыркысы кайда конгонун байка — сүргүндө, элдердин арасына чачырап кеткен.

Ал таблица боюнча эскертүү. Мен ал эскалацияларды бирден төрткө чейин санап чыктым, жана "бөлүмдө эреже төрт жолу айтылат" дегенден "эреже так төрт жолу колдонулат жана андан кийин мөөнөтү бүтөт" дегенге жылдыруу оңой болмок. Текстте мындай деп айтылган эмес. Ал эч качан акыркы эскалацияны жарыялабайт, эч качан айтпайт *жана андан кийин мен мындан ары көбөйтпөйм*. Ал шарттуу түрдө төрт жолу айтылат - *эгер сиз дагы эле бурулбасаңыз, анда жети жолу* - деп берет.

Бул төрт өзүнчө окуянын саналышыбы же Израил аны олуттуу кабыл алышы үчүн төрт жолу басым жасалган туруктуу эрежеби, бул өзүнчө бир чечмелөө жана текстте бул маселе ачык калтырылат. Мен туруктуу эрежеге таянам: бирдей формада кайталанган шарттуу сөз тизмеге караганда саясатка көбүрөөк окшош жана аны ишке ашырган шарт эч качан жокко чыгарылган эмес. Мен бул жерде эч нерсени талашуу үчүн эмесмин. Кудай мени көптөгөн пикирдеги окумуштуулардын бири болуу үчүн эмес, эмне чындык экенин айтуу үчүн жиберди. В – узактыгын окуу жалгыз туура.

Эми аргументтер — алардын жетиси, болжол менен эң алсызынан эң күчтүүсүнө чейин, бир гана кошумчасы жок. Акыркысы атайылап ирети жокко чыгарылган: ал чынчыл, ал эми чынчыл күчтүү менен бирдей эмес. Төртүнчү жана бешинчи аргументтер бөлүм негизделген жуптар болуп саналат жана аларды чогуу окуган жакшы.

Биринчиси: еврей тилинде чечүүчү маани жок. 18-аяттагы сөз айкашы *שֶׁבַע בְּיָמֵי שִׁבְעָה* — *шева аль-чаттотехем* , күнөөлөрүңө жети. Ал тактоочтук жана белги коюлбаган. Анда "жети эсе катуу" деп айтылбайт жана "жети эсе узун" деп да айтылбайт. Экөө тең грамматикалык жактан жеткиликтүү. Аны "жети эсе" деп берген англисче котормолор еврей тилинде мажбурлабаган тандоону жасады. Бул "Б" окууну далилдебейт — бул жөн гана эшик грамматика менен жабылбаганын билдирет, бул угулгандан төмөн, бирок аныктоого арзыйт.

Экинчиден: бөлүм чындыгында белгилүү бир мөөнөт менен аяктаган жаза. Лебилер 26 төрт баскычтан өтүп, сүргүн менен аяктайт — андан кийин ошол сүргүндү *убакыт боюнча* , тактап айтканда, ишемби жылдары менен дароо өлчөйт:

«Ошондо жер силер душмандарыңардын жеринде жүргөндө, ээн калган бардык күндөрүндө ишемби күндөрүнөн ырахат алат; ошондо жер эс алып, ишемби күндөрүнөн ырахат алат» (Лебилер 26:34) .

Андан кийинки аят ошол эле ойду баса белгилейт: жер ээн калган күндөрүнүн баарында, Ысрайыл жеринде жашап турганда байкабаган калган нерселерди байкайт.

Караңызчы, канчалык тар. Төртүнчү *"жети мезгил"* - 28-аят. Анын жазасы 33-аяттан өтүп, чачыратуу менен аяктайт. Ал эми 34-аятта - кийинки сапта - ал жаза кантип өлчөнөрү айтылат: жылдар саны менен. Акыркы көбөйтүүчү жана саналган узактык текстте жанаша жайгашкан, алардын ортосунда эч нерсе жок.

Бөлүмдүн өзүнүн логикасы арифметика менен аяктайт. Текст жылдар менен өлчөнгөн жазага тиркелген көбөйтүүчү - бул жылдарга бир нерсе кылган көбөйтүүчү.

Үчүнчү: сүргүн чындыгында ушундайча эсептелген. 2 Жылнаама 36:21де Бабылдын жетимиш жылы эсептелгенде, Жылнаамачы түз эле Лебилер 26га кайрылат.

себеби: бул «*Жер өзүнүн ишемби күндөрүнөн ырахат алганга чейин, Теңирдин Жеремия аркылуу айткан сөзү аткарылышы үчүн болду*». Сүргүн ишемби жылдарынын кайтарылышы катары түшүндүрүлөт жана кайтарым эсептелет. Ал эми Даниел 9:2де Жеремиянын жетимиш жылын түзмө-түз убакыт катары окуп, санап, ал бүткөндө тиленет.

Ошентип, мен аткарып жаткан операция үчүн бизде канондук прецедент бар: Тоораттан жаза мөөнөтүн алып, аны бир нече жыл катары эсептеп, санап, анын мөөнөтү бүтөт деп күтүү. Даниел ушуну кылган. Бул экзотикалык кадам эмес.

Төрт: жети жолу эмне , так? Бул менин башталышым эмес. Ал каршы пикирден келип чыгып, менин бүт суроону түшүнүүмдү өзгөрттү.

Оордук өлчөнө турган сан эмес. Бир жаза экинчи жазага жети эсе барабар болгон бирдик жок. Ачарчылык мурунку ачарчылыктан так жети эсе жаман болушу эмнени билдирерин сурасаңыз, суроого жооп жок — анткени аны эсептөө кыйын эмес, анткени аны менен эсептешүүгө эч нерсе жок.

Мөөнөттүн бирдиги бар. Жылдар. Кырк жылдык жаза мөөнөтүн жетиге көбөйтсөк, эки жүз сексен жылдык жаза мөөнөтү болот жана аны каалаган адам текшере алат.

Эми алдыга жылдырыңыз. Жаза дүйнөдөн тышкары калкып жүргөн сапат эмес; ал адамдарга берилген нерсе, жана аны колдонуу убакытты талап кылат. Ошондуктан, ар бир жазанын эки өлчөмү бар — канчалык оор жана канчалык узак — жана *жалпы* жаза экөөнүн тең натыйжасы. Ошентип, текстте жаза жети эсе болот деп айтылганда, ал ошол жалпы сумма жөнүндө бир нерсе айтып жатат. Ал эми жалпы сумма түзүлгөн эки өлчөмдүн ичинен дал бирөөсү каалаган жол менен жети коэффициентин көтөрө алат.

Чыныгы төңкөрүш бар жана бул жалгыз качуу жолу. Ыйык Жазмада жети саны толуктук үчүн идиома болуп саналат — Башталыш 4:15теги «ал жети эсе өч алат» деген сөз эч кимдин арифметикасы эмес. Эгерде Лебилер 26дагы *жети жолу* ушундай идиома болсо, анда ал *толугу менен дегенди билдирет* жана эч кандай санды камтыбайт.

Ошол жол менен барып, кайда баратканын көрүңүз. Эгерде сан таза идиома болсо, анда ал эч нерсени өлчөбөйт жана төрт билдирүү күчөтүлгөн ырааттуулук эмес — алар бир эле нерсени төрт жолу баса белгилеп айтылган. 19, 22, 25 жана 29-аяттардагы жазалар тепкич менен төрт тепкич эмес, соттун төрт сүрөттөлүшү болмок.

Ошентип, айрылыш бар, жана эки жол тең мен иштей турган жакка алып барат. Же *жети эсе* сандык мааниге ээ — бул учурда ал убакыт өлчөмүнө ээ болгон жалпы санга тиешелүү, ал эми узактык факторду текшерүүгө боло турган жалгыз өлчөм — же ал такыр сандык мааниге ээ эмес, бул учурда А окуусу да оордукту көбөйтүү жөнүндө окуу эмес. Бул Кудайдын *муну* төрт жолу олуттуу деп айтканы жөнүндө окуу.

Интенсивдүүлүк көрсөткүчү ошол экинчи, алсызыраак формада гана сакталып калат. Ал чыныгы көбөйтүү да, өлчөөгө мүмкүн болбогон нерсени көбөйтүү да боло албайт.

Бешинчи: эки окуунун бири гана туура эмес болушу мүмкүн.

Төртүнчү аргументти бир кадам алдыга жылдырыңыз. Эгерде жетинин коэффициенти катаалдыкка байланыштуу болсо, анда ал эч ким айта, өлчөй же текшере албаган санга байланыштуу. Жаза мурда канчалык катуу болгон? Айтылбаган. Андан кийин канчалык катуу болгон? Андан жети эсе катуу. Канча убакыт аралыгында? Ошондой эле айтылбаган — Лебилер 26 анын күчөшүнүн эч кандай мөөнөтүн белгилебейт.

Мындай жол менен курулган доомат жалган болуп чыга албайт. Ага каршы келе турган эч кандай байкоо, эч кандай дата, эч кандай эсептөө жок. Үч миң жыл ичинде Израилге эмне болбосун, аны жети эсе көп нерсе деп мүнөздөөгө болот.

Эми анын жанына узактык көрсөткүчүн коюңуз. Белгиленген башталыштан үч жүз токсон жылды жетиге көбөйтсөк, бир жыл чыгат — жана ал жыл же туура, же туура эмес. Кастык менен окуган окурман аны калькулятор менен бир мүнөттүн ичинде текшере алат. Ал мойнун сыртка чыгарат.

Туура эмес болушу мүмкүн эмес доомат - бул эч кандай иш жасабоо. Бул тыкандыкка артыкчылык берүү эмес; бул бир нерсе айтуу менен эч нерсе айтпай коюунун ортосундагы айырма. Эгерде *жети эсе* чыныгы сандын чыныгы көбөйтүндүсү болсо, анда анын туура эмес колдонулганын аныктоо принцип боюнча мүмкүн болушу керек. Бул эки окуунун бири гана мүмкүн кылат.

Бул аргументтин жаман версиясы бир кадам алыстыкта турат. Жаман версия мындай: *узактык окуу мага сан берет, ал эми оордук окуусу бербейт, демек, узактык окуусу туура.* Бул аргумент эмес, бул артыкчылык — жана сынчы бүтүндөй система мотивацияланган ой жүгүртүү деп айтканда дал ушуну айткысы келет. Анык жоопту каалоо тексттин аны берерин далилдебейт.

Көптөгөн тексттер чындыгында андай эмес.

Жакшы версия тексттин кандайча иштээри жөнүндө доомат, мага эмне керек экени жөнүндө эмес. **Жезекиелге чындыгында эмне берилгенин караңыз.** "Узак убакытка чейин жатуу" эмес. Үч жүз токсон күн, андан кийин кырк күн — анан, эгерде маанилүү ойду түшүнбөй калсак, ачык конверсия көрсөткүчү: *ар бир жыл үчүн бир күн*. Кудай сүйлөмдү сандык жактан эсептеп, андан кийин пайгамбарга аны кайсы бирдикте окуу керектигин айткан. Бул атмосферанын тили эмес. Так берилген сандар, көрсөтүлгөн конверсия тиркелгенде, эсептелүү үчүн берилет.

Муну Лебилер 26-бөлүмүнүн жанына коюп, анын үнөмдүүлүгүнө көңүл буруңуз. Бир бөлүмдө так көбөйтүүчү, ал эми экинчисинде так мүчөлөр бар. Узактыкты окууда оюндагы ар бир сан башка сан менен жолугушат жана иштейт. Оордукту окууда так көбөйтүүчү эч качан так мүчөлөргө тийбейт — ал сансыз нерсеге таасир этет, ал эми 390 жана 40 биринчи мөөнөтү бүткөндөн кийин бош турат.

Бул далил эмес. Кудай өзүнүн сандарын мага ыңгайлуу кылууга милдеттүү эмес, ал эми экономикадан келип чыккан аргумент акыры тексттин кантип бириктирилиши керектиги жөнүндөгү аргумент болуп саналат.

Бирок бир окууда айтылган сандын баары колдонулбай калып, экинчи окууда алардын баары иштетилгенде, муну байкап көрүүгө болот — жана жаман версиясынан айырмаланып, бул менин каалоолорум жөнүндө эмес, текст жөнүндө доомат.

Алтынчы: тарых өкүнбөгөндөн мурун, катаалдык жөнүндөгү окуу бөлүм бүтөт. Төртүнчү жана бешинчи аргументтер сөздөрдүн эмнени билдирери жөнүндө. Бул бөлүм дагы эмне үчүн арналганы жөнүндө.

Лебилер 26-бөлүмүндө катаалдык окуусу менен жабык ырааттуулук сүрөттөлөт. Төрт күчөтүү, сүргүн менен аяктайт, андан кийин бөлүм 40тан 42ге чейинки аяттарда күнөөнү мойнуна алуу мүмкүнчүлүгүнө өтөт. Эскалатор токтойт. Израилдин Бабылга чейин эмне болгонун баяндап берүү катары, ал иштейт — анан айта турган эч нерсеси жок.

Бирок ал төрт көтөрүлүштүн ар биринин себеби бир гана нерсе болгон: *силер дагы эле Мага кайрылган жоксуңар*. Ал абал Бабылда бүткөн жок. Жүйүт үйү эки миң жылдан бери өзүнүн Машаякына кайрылган жок. Эгерде козгоочу күч дагы эле иштеп жатса жана текст токтоп калса, анда Лебилер 26 биздин заманга чейинки сегизинчи жана алтынчы кылымдар жөнүндө бөлүм жана андан бери эч нерсе жок.

Окуу мөөнөтү аяктагандан кийин ал дагы эле иштеп жатат. Ар бир өкүнбөгөн мөөнөт жаңы терминди жаратат, ал эми бөлүмдүн арифметикасы дагы эле баш тартып жаткан улутка иштей берет.

Демек, суроо эврей тилинде кайсынысын окууга уруксат бергенинде гана эмес — экөөндө тең уруксат берилгенинде. Бул Лебилер 26-бөлүмүндө акыркы эки миң жылдык жөнүндө айта турган нерсе калтырган кайсы окууда.

Жети — жана мен эң бекем карманган нерсе ушул — окуу анын натыйжасы менен акталат. Мен 4-бөлүмдө да ушул эле моюнга алдым жана ошол эле себептен. Жезекиел 4-бөлүмдөгү эки сүйлөмгө көбөйтүүчүнү узактык катары колдонуңуз жана экөө тең сегиз жүз жыл аралыгында башталган күндөрдөн баштап, ар кандай жолдор менен, ар кандай көбөйтүүчүлөр менен бир жылга туура келет. Эгерде В окуусу туура эмес болсо, анда мындай болбошу керек эле.

Мен сизге ал ой жүгүртүүнү жашыргандан көрө көрсөткөндү жакшы көрөм. Бул эң жакшы түшүндүрмөгө тыянак чыгаруу, ал чыныгы аргументтин бир түрү жана далилге караганда алсызыраак.

Беш жана жети сандары бири-бирине кандайча туура келерине көңүл буруңуз, анткени алар бир операциянын эки жарымы. Бешинчи аргумент узактык көрсөткүчү ишке ашпай калышы мүмкүн болгон дооматты жаратат дейт. Жетинчи аргументте текшерүү жүргүзгөндө, ал ишке ашпай турганы айтылат. Эки жарымы тең алсыз — жалган доомат чындыкка дал келбейт жана эгер доомат башынан эле туура эмес чыгып кетпесе, бактылуу натыйжа эч нерсени далилдебейт. Алар чогуу алганда, жөн гана бир нерсени кантип текшересиз: жалган болушу мүмкүн болгон нерсени айтып, анан барып карап көрүңүз.

Мен ал аргументтин версиясын басып чыгарбайм

Төртүнчү аргументтин катуураак бир тууганы бар, жана мен силерге жакшы да, жаман да версиясын көрсөткүм келет, анткени алардын ортосундагы айырмачылык бул китептин жалпы методунда.

Катуураак версиясында мындай деп айтылат: көбөйтүлгөн катаалдык дагы эле колдонулушу керек, ал эми колдонулушу убакытты талап кылат. Текстте Жүйүт үчүн берилген жалгыз мөөнөт - кырк жыл. Демек, жети эсе жаман жаза дагы кырк жылга созулушу керек - жана ал өкүнбөй аяктаганда, дагы жети эсе жаман жаза дагы кырк жылга созулушу керек. Эки миң жылда бул болжол менен элүү мөөнөткө барабар, ал эми катаалдык жетиден элүүнчү даражага

чейин, кырк эки орундуу сан менен аяктайт. Эч ким муну көтөрө алган жок. Ошондуктан катаалдык мүмкүн эмес.

Мунун биринчи жарымы туура, жана төртүнчү аргумент дал ушуга негизделген. Жаза убакыттын өтүшү менен берилиши керек. Оордук даражасы узактыктан тышкары өзгөрүп тура албайт. Дал ушул байкоо мени интенсивдүүлүктү өлчөө жөн гана күмөн эмес, толук эмес деп ойлоого мажбурлайт.

Экинчи жарымында ката кетип , эки жерден ката кетип жатат.

Ташуучунун *дагы кырк жыл иштеши* керек , жана муну эч нерсе тастыктабайт.

Лебилер 26-бөлүмүндө эч кандай узактык көрсөтүлгөн эмес. Анын төрт күчөтүлүшүнүн бирине да узактык берилген эмес; 19, 22, 25 жана 29-аяттардагы жазалар жөн гана кийинки күчөтүүгө чейин созулат. Күчөтүлгөн жаза белгисиз бир аралыкка созулган деп айта алат жана текст ага каршы келбейт. Узактык кырк жыл болушу керек деп айтуу үчүн, мен Жезекиелдин сөзүн эч качан айтылбаган бөлүмгө киргизишим керек — жана өзүмдүн алкагымды атаандашымдын позициясына импорттоо тегеректеп талашуу менен бирдей ката, жөн гана жашырылганы жакшы.

Ал эми кырк эки орундуу сан жакшы аргументтин эң алсыз бөлүгү, эң күчтүүсү эмес. Чексиз катаалдыкты көбөйтүүнүн чындыгында туура эмес жери сандын чоңоюп кетишинде эмес. Бул *сүргүндөн жети эсе жамандан жети эсе жаман* абалды сүрөттөбөйт. Көйгөй чоңдукта эмес, ыраатсыздыкта — жана дал ушул төртүнчү аргумент театрлаштырылган көрүнүшсүз эле келтирген ойду билдирет.

Үчүнчү себеп бар, жана ал менин ордума чечим чыгарган себеп. Эгерде мен көбөйтүлгөн катаалдык кайталануучу терминди талап кылат деп эсептесем, анда мен интенсивдүүлүк көрсөткүчүн жокко чыгарган жокмун — мен аны акырын узактык көрсөткүчүнө айландырып, андан кийин жеңишимди жарыяладым. *Жети жолу толук, толугу менен, жакшы өлчөмдө* дегенди чындап карманган атаандаш эч кандай кайталануучу терминге эч качан берилген эмес, ошондуктан кыскартуу ага эч качан жетпейт. Ал эч ким ээлеген позицияны гана жеңет. Бирок, эгер жаза "толугу менен" көбөйтүлсө, анда аны кайрадан "толугу менен" көбөйтсө болобу? Өкүнүү мененби же жокпу, жаза катаалдыгынын чегине жетмек.

Мен муну бул бир гана аргументтен чоңураак себеп менен кеңири баяндадым. Чоң сан өзүнүн мазмунуна жараша өтө чоң санды ынандырат, ал эми пайгамбарлык жазууда ага жетүү адаты көптөн бери бар. Эгерде мен

сизден бул китептин башка жерлеринде менин арифметикамды текшерип көрүүнү сурансам, мага эң жаккан эсептөөнү алып салууга даяр болушум керек. Бул мага жаккан жана мен аны басып чыгарбайм.

Мен бул жерде турганда дагы бир ачылыш. Бул бөлүмдүн мурунку версиясында Лебилер 26 эскалацияларды төрткө — 18, 21, 24, 28-аяттарга — чектейт деп айтылган, ошондуктан катаалдык эч качан жетиден төрткө чейин күчөй албайт деп айтылган. **Бул мага да жеткиликтүү эмес болчу. Текстте эч бир жерде чектөө жок.** Мен бир үлгүгө чектөө коюп жаткам, дал ушул кадамды мен бул китепте башка адамдардан жасабоону суранып өткөргөм. Ал жок болуп кетти.

Эгерде эреже мөөнөтсүз болсо, анда эмне үчүн ал 2030-жылы токтотулат?

Бул суроо калган, жана мен аны башкалардан мурун көтөрүп жатам.

Эгерде Лебилер 26-бөлүмүндө төртөөнүн тизмесинин ордуна туруктуу эреже айтылган болсо, анда ал эреже өкүнбөй мөөнөт бүткөн сайын күчүндө болот. Жүйүттүн жазасы биздин замандын 70-жылы жана 350-жылы көбөйтүлгөн. Азыркы мөөнөт 2030-жылы бүтүп, Жүйүт дагы эле өкүнбөй турганда, эмне үчүн эреже жөн гана кайра күчүнө кирбейт — 1960-жылды жетиге көбөйтүп, дагы 13720 жыл?

Буга арифметикалык жооп жок. Арифметика кубаныч менен улана берет. Жооп арифметикадан тышкары чыгышы керек жана бул китептин жаралышынын себеби дал ушул: **ырааттуулук эскалациялардан эмес, убакыттан бүтөт.** Лебилер 26 андай эмес.

күчөш менен аяктайт. Ал 40тан 42ге чейинки аяттарда күнөөлөрүн мойнуна алуу жана эсте калган келишим менен аяктайт. Көбөйүүлөр – бул көздөгөн жер эмес; алар көздөгөн жери четке кагылып жатканда боло турган нерсе.

10дон 12ге чейинки бөлүмдөрдө 2030-жылы *баш тартуу токтойт деп айтылат* — өкүмдүн мөөнөтү бүткөндөн кийин беш айдын ичинде өкүнбөгөндөр жок кылынбайт, куугунтукталат, андан кийин Машаяк кайтып келет жана өкүмгө таандык болгон келишим аяктайт. Дагы бир жолу көбөйтүү үчүн Кудай эсинде сактайм деп айткан келишимдин дагы он үч миң жылы талап кылынат.

Ошентип, токтоо чекити бөлүмдөн окулбайт. Ал бул китептеги башка нерселердин баары окулат — бир жылда дагы үч саат конот, күндүн эсептөөсү күзгү майрамдарда аяктайт, Ыйса али бүтүрө элек майрамдык ырааттуулук. Эгер алар ишке ашпай калса, анда ооба, күтүлгөн убакыт 2030 эмес, 13790 болот.

Эмне үчүн ал эч качан же/же болгон эмес

Дагы бир ой, жана ал бөлүмдөгү эң пайдалуусу.

Мен муну башында эки атаандаш окуу, А жана В катары койдум, жана суроо көбүнчө ушундайча коюлат. Эми менимче, бул туура эмес, ал эми төртүнчү аргумент себеп болуп саналат.

Жазанын эки өлчөмү бар — канчалык оор жана канчалык узак — жана анын өлчөмү экөөнүн тең көбөйтүндүсү. Узактыгы жок катаалдык жеңил жаза эмес; ал такыр жаза эмес, анткени эч кимге эч нерсе берилбейт. Катаалдыгы жок узактык бирдей эле бош. Эки өлчөм тең өз алдынча жок. Демек, *"жети эселенген жаза"* эч качан бир өлчөмдү же экинчисин көбөйтүүнүн ортосундагы тандоо болгон эмес. Бул өлчөм жөнүндө доомат, жана өлчөм экөөнөн тең жасалат.

Демек, А жана В окуу атаандаш эмес. А окуу нерсе менен бир өлчөмдү сүрөттөйт; В окуу сан чындыгында текшериле турган өлчөмдү сүрөттөйт. Эгерде адам жазадан сабак албаса, аны узартуу жана күчөтүү - бул ошол бийлик эмнени билдирери жөнүндөгү эки атаандаш теория эмес, сабырдуу бийликтин бир эле иши.

Бул каршы пикирди жокко чыгарбайт. Узактыкты окуу дагы эле арифметиканы өз алдынча алып жүрүшү керек жана ал дагы эле 3-деңгээл —

сиз дагы эле жети жылга байланыштуу деген сөзүмө ишенип жатасыз. Бирок, эгер сиз бул бөлүмгө Лебилер 26 катаалдык жөнүндө экенине ишенип кирсеңиз, анда сиз толугу менен туура айта аласыз жана бул китеп дагы эле иштейт. Сиз мен эсептебеген өлчөмдү сүрөттөп жаткан болосуз. Анда башка өлчөмдүн жок болушуна эч нерсе себеп болбойт.

Лебилер 26 бизге эмнени айтып берет

- Көрсөтүлгөн көбөйтүүчү: **жети** . (2-деңгээл — ал текстте төрт жолу бар.)
- Көрсөтүлгөн себеп: **өкүнүүдөн баш тартууну улантуу** . (2-деңгээл.)
- Көрсөтүлгөн түзүлүш: **төрт удаалаш эскалация** . (2-деңгээл.)
- Көбөйткүч сүйлөмдүн узактыгына тиешелүү. (3-деңгээл — жогоруда талкууланган. Азчылыкты окуу. Бул китептин шарнири.)
- Жана азчылыктын статусу канчалык баалуу экени жөнүндө эскертүү. Көпчүлүк *жети жолу окулат* катаалдыгы катары, жана мен көпчүлүк жаңылыш экенин катуу айттым — мен катаалдыгы жана узактыгы бир чоңдуктун эки өлчөмү экенин, алардын бири гана жетиге барабар текшерилүүчү коэффициентти көтөрө аларын жана өлчөнбөгөн өлчөмдү көбөйткөн окуу эмнени көбөйтүп жатканын түшүндүрүшү керек экенин далилдедим. Бул "башкалардын баары жаңылышат" дегенге караганда тарыраак доомат жана мага ушул гана керек.

Жезекиел 4төн эки сүйлөм. Лебилер 26дан бир көбөйтүүчү. Бул бүт куралдар топтому. Эми санайлы.

6-бөлүм — Израилдин сааты

Эки сүйлөм, бир көбөйтүүчү, саноонун төрт эрежеси. Эми биринчи саатты иштетебиз.

Кайдан башталат

Жезекиелдин 390 жылы Ысрайыл үйүнө, түндүк падышалыкка — Жеробамдын тушунда бөлүнүп чыгып, кайра кайтып келбеген он урууга таандык.

4-бөлүмдө талкууланган окууга ылайык, Израилдин жылдары кышта сүрөттөлгөн курчоонун *сол жагында жатат* , бул оңдон солго карай жазылган

еврей убакыт сызыгында алардын **андан алдыга жылып баратканын билдирет** . Ал эми темир тор ал курчоону курчоочу көтөрө албаган курчоо катары белгилейт.

Жазууларда Иерусалимди курчоого алуу боюнча бир ийгиликсиз окуя катталган. **Биздин заманга чейинки 701-жыл.**

Ашур падышасы Санхейрип Жүйүттүн чептүү шаарларына кол салып, аларды басып алган. Анан Иерусалимге келип, аны басып алган эмес. Экинчи Падышалар 18–19 жана Ышайа 36–37 окуяны ичинен баяндайт — Хискиянын таазими, Рапшактын дубалдагы сөзү, Ышайанын сөзү, Теңирдин периштесинин кошуунга кол салышы жана Санхейриптин Нинебиге кайтып келиши, ал жерде уулдары аны кудайынын ийбадатканасында өлтүрүшкөн.

Ассириялыктардын жазмаларында да ушул эле окуя сырттан баяндалат жана анын жымжырттыгы Ыйык Китептеги сөздөн да катуураак. Сеннахиримдин өзүнүн катчылары тарабынан жазылган расмий жылнаамалары болгон Призмада Хискиянын дубал менен курчалган кырк алты шаары басып алынып, Хискиянын өзүн Иерусалимде *"капастагы куштай"* *камап койгону тууралуу мактануу бар*. Анан ал токтойт. Ал алынган салыктарды жазып алат. Ал эч качан шаарды талап кылбайт. Борбор шаарды басып алган Ассириялык падыша муну сандар менен айтып берген. Бул жерде капас сүрөттөлүп, андан ары кетет.

2-деңгээл. Дата Ассирия эпониминин канону, Призма жана Ыйык Китептеги билдирүү менен өз алдынча белгиленет жана ал биздин заманга чейинки сегизинчи кылымдагы каалаган дата сыяктуу эле коопсуз. Окумуштуулардын азчылыгы Тирхактын жашы жөнүндөгү көйгөйдү чечүү үчүн биздин заманга чейинки 688–686-жылдары экинчи өнөктүктү сунушташат; көпчүлүгү 701-жылы болгон бир гана өнөктүктү колдошот. Мен көпчүлүк датасын колдонуп жатам, ал дагы салттуу дата.

Мен эмнени колдонбой жатканым тууралуу бир ооз сөз . Түндүк падышалык Ассирияга кулап, биздин заманга чейинки 722-жылы депортацияланган — Самария үч жыл бою курчоого алынып, басып алынган, калкы кайра жайгаштырылган, он уруу жоголгон. Бул Израилдин жазасынын башталышынын эң ачык варианты жана мен колдонгон дата эмес. Ал 2030-жылды көрсөтпөйт; биздин заманга чейинки 722-жыл + 2730 жыл 2009-жылга туура келет, ал эч жерде жок. Мен муну айтып жатам, анткени мен сизге альтернатива бар экенин жана ал иштебей турганын көрсөткүм келет, сиз аны таап, таң калышыңыз керек.

Биздин заманга чейинки 701-жылы башталган окуя 4-бөлүмдөгү талаш-тартыштан — гриддл менен белгиленген ийгиликсиз курчоодон — келип чыккан, бул мен каалаган жоопту бере турган башталыш күнүн издөөдөн эмес. Эгер сиз 4-бөлүмдү четке каксаңыз, анда муну четке кагышыңыз керек. Бул көз карандылык, деп айтылат.

Биринчи термин

Биздин заманга чейинки 701-жыл + 390 жыл = биздин заманга чейинки 311-жыл

(1-деңгээл. Астрономиялык номерлөөдө: $-700 + 390 = -310$, бул биздин заманга чейинки 311-жылга туура келет.)

Израилдин алгачкы өкүмү биздин заманга чейинки 311-жылы аяктаган.

Ысрайыл үйү биздин заманга чейинки 311-жылы өкүнгөнбү? Жок. Өкүнүүгө тийиш болгон Ысрайыл үйү жок болчу — он уруу элдердин арасында чачырап кеткен жана төрт кылым бою ошондой болуп келген. Өкүм мөөнөтү бүттү жана эч нерсе өзгөргөн жок.

Биздин заманга чейинки 311-жылы дагы бир нерсе болуп жаткан, жана мен аны кылдаттык менен чечким келет, анткени дал ушул сыяктуу китептерде апыртылып айтылган майда-чүйдө нерселер ушул сыяктуу.

Чындык: Биздин заманга чейинки 311-жылдын жазы Селевкид доорунун доору. Селевк I Вавилонду кайра басып алган жана ошол кайра басып алынгандан берки доор кылымдар бою бүткүл Жакынкы Чыгыштын стандарттуу календарына айланган. Жүйүттөр кабыл алган Вавилондук эсептөөдө биринчи жыл биздин заманга чейинки 311-жылдын 1-нисанынан 3-апрелине чейин башталат.

Жүйүттөр аны кабыл алышкан. Алар аны *миньян штарот*, башкача айтканда, келишимдер доору деп аташкан. Бул 1 Маккавейлерде колдонулган даталоо системасы. Ал миң жылдан ашык убакыттан бери жүйүттөрдүн юридикалык документтеринде, нике келишимдеринде жана сатуу документтеринде кездешет. Селевкид падышалары чаң баскандан көп убакыт өткөндөн кийин да, жүйүт катчылары грек генералы Бабылга кирген жылдан берки документтеринин датасын жазып турушкан.

Ал жерде чыныгы элес бар. Израилдин жаза мөөнөтү өкүнбөй бүткөн жылы, жүйүт эли өздөрүнүн келишимдерин бутпарас падышанын башкаруусу менен белгилей башташкан жана муну миңдеген жылдар бою уланта беришкен.

Чындыкка дал келбеген жана мен эмне деп айтпайм: биздин заманга чейинки 311-жылы Жүйүт жеринде эч нерсе болгон эмес. Эч кандай салгылашуу болгон эмес, басып алуу болгон эмес, башкаруучу алмашкан эмес. Птолемей 312-жылы аймакты басып алып, артка чегинген; Антигон аны кайрадан ээлеп алган; 311-жылы династиялардын тынчтык келишими маселени ачык калтырып, эч нерсени чечкен эмес. Птолемейдин узак мөөнөттүү бийлиги 301-жылы Ипске чейин келген.

Демек, биздин заманга чейинки 311-жылдын мааниси аскердик эмес, календардык. Бул кызыктуу резонанс жана далил эмес. Арифметика ага эч кандай көз каранды эмес жана эгер Селевкид доору башка жылы башталганда, саат дал ошондой иштемек. Мен аны кошуп жатам, анткени ал сокку урат жана мен аны белгилейм, анткени сокку уруу далилдөө менен бирдей эмес.

Көбөйтүү

Өкүнүүгө болбойт. Лебилер 26 тиешелүү.

$$390 \times 7 = \mathbf{2730 \text{ жыл}}$$

(1-деңгээл.)

Эми, көрүнгөндөн да маанилүү суроо: **качантан баштап?**

Эки вариант бар. Же көбөйтүлгөн мөөнөт биринчи мөөнөт бүткөн б.з.ч. 311-жылдан баштап, андан ары уланат — же ал баштапкы мөөнөттү алмаштырып, курчоодон, б.з.ч. 701-жылдан тартып кызмат өтөйт.

Мен экинчисин колдоном. Көбөйтүлгөн сүйлөм биздин заманга чейинки 701-жылдан башталат.

Мына эмне үчүн. Лебилер 26-бөлүмдө "андан кийин дагы бир жаза кошом" деп айтылган эмес. Анда *"Күнөөлөрүң үчүн силерди жети эсе көп жазалайм"* деп айтылат — ошол эле күнөөлөр, жети эсе көп жазаланган. Көбөйтүүнүн максаты - бул өкүмдүн өзү, эски өкүмгө кошулган жаңы өкүм эмес. Бир өкүмдү жетиге көбөйткөн судья удаалаш мөөнөт кошпойт; ал ошол эле кылмыш үчүн өкүнүп жатат. Ал эми өкүм баштапкы өкүм илинген жерден өтөлөт, бул Израил үчүн биздин заманга чейинки 701-жылдагы курчоо.

Бул сөздү карманыңыз — *шарнир* . Ал кийинки бөлүмдө бул жерге караганда көбүрөөк иштейт, эгер мен колдонуп жаткан эреже эки эреженин бет кап кийип жүргөнүн көрсөтсө, мени ушул жерден кармайсың.

(3-деңгээл — бул чечмелөөчү тандоо жана мен ошондой деп айтышым керек. Эгерде көбөйтүлгөн мүчө биздин заманга чейинки 311-жылдан кийинкиге жылдырылса, сиз биздин заманга чейинки $311 + 2730 =$ биздин замандын 2420-жылын аласыз жана китеп болмок эмес. Тандоо маанилүү жана мен аны болжолдогондун ордуна талашып-тартыштым.)

Жыйынтык

Биздин заманга чейинки 701-жыл + 2730 жыл = биздин замандын 2030-ж.

(1-деңгээл. Астрономиялык: $-700 + 2730 = 2030$.)

Кааласаңыз, алыстан карап көрүңүз. Биздин заманга чейинки 701-жылдан биздин заманга чейинки 1-жылга чейин 700 жыл өтөт. Дагы бир жыл сизди биздин замандын 1-жылына алып барат. Бул 701 жылды талап кылат, биздин

замандын 1-жылынан 2029-жыл калат — ал эми биздин замандын 2030-жылы келет.

Лебилер 26-бөлүмүндө көрсөтүлгөндөй, Ысрайыл үйүнүн жаза мөөнөтү жети эсе көбөйтүлгөндөн кийин бүтөт
2030-жыл .

Бир саат эч нерсени далилдебейт

Мен ошону айтып жатам.

Эгер бул бүтүндөй талаш-тартыш болсо, мен бул тууралуу китеп жазбайт элем. Талаштуу башталыш күнүнөн талаштуу көбөйтүүчүгө чейин жана максаттуу жылга чейинки бирдиктүү арифметикалык чынжыр ийри сызыктын сырттан караганда дал ушундай көрүнөт жана мен анын башка бирөөнүн колунда болушуна шектенмекмин.

көңүл буруңуз . Арифметика маанисиз.

— 390ду 7ге көбөйтүү так сумма эмес. Аргументтердин *баары* варианттарда: гриддл ийгиликсиз курчоону билдирет, сол жагы убакыт боюнча алдыга жылууну билдирет, көбөйтүүчү узактыкты узартат, көбөйтүлгөн мүчө баштапкы башынан кайра башталат. Төрт чечмелөөчү чечим, ар бири корголушу мүмкүн, бири да так эмес, алардын баарын коргойм.

Ошондуктан экинчи саат абдан маанилүү. Ал башка тарыхты, башка башталыш күнүн, башка жылдар санын жана башка көбөйтүүлөрдү колдонот. Ал муну менен эки гана нерсени бөлүшөт: Жезекиел китебинин ошол эле бөлүмү жана Лебилер китебиндеги ошол эле эреже.

Эгерде көрсөткүч туура эмес болсо, экинчи саат таптакыр башка жерге конушу керек.

7-бөлүм — Жүйүттүн сааты

Жезекиелдин экинчи сүйлөмү кыскараак жана анын тарыхы жакшыраак документтештирилген, анткени ал Жаңы Келишимдин борборундагы окуяларды камтыйт.

«Буларды бүтүргөндөн кийин, экинчи жолу жатып, оң капталыңа жатып, Жүйүт үйүнүн күнөөсүн көтөрөсүң; Мен сага аны кырк күнгө, ар бир жылга бир күнгө белгилеп койдум» (Жезекиел 4:6) .

Кырк жыл. Оң жагында.

4-бөлүмдүн окуусуна ылайык, оңдон солго карай убакыт тилкесиндеги оң тарап *эртерээк дегенди билдирет* — Жүйүттүн кырк жылы курчоодон алдыга эмес, **бир жылга карай жылат** . Өкүм курчоодон башталбай, ошол эле учурда аяктайт.

Ошондуктан, бизге Иерусалимди курчоо менен аяктаган кырк жыл керек. Жана бир жыл бар, жана ал белгисиз эмес.

Айкаш жыгачка кадалгандан курчоого чейин

Иса Машаяк биздин замандын 30-жылы 5-апрелде, Пасах майрамында айкаш жыгачка кадалган.

(3-деңгээл. Бул дата биздин замандын 26-жылындагы чөмүлтүлүүдөн жана үч

жарым жылдык кызматтан келип чыгат, ал эми биздин замандын 26-жылындагы чөмүлтүлүү Тиберийдин Лука 3:1деги он бешинчи жылын азчылык менен эсептөөдөн келип чыгат. Мен муну төмөндө туура чечем, анткени бул китептеги төртүнчү алсыз звено жана мен аны кошумча сүйлөмдө сизге өткөрүп жибербейм.)

Кырк жылдан кийин, биздин замандын 70-жылындагы Пасах майрамында Тит Иерусалимдин дубалдарын жаап салган.

Анын коркунучтуулугуна убакыт кокусунан эмес болчу. Иосиф Флавий Римдиктердин чек аралары жабылганда Пасах майрамына келген зыяратчылар менен толуп кеткен шаарды сүрөттөйт — ичинде камалып калган калк жергиликтүү тургундар эмес, майрам күндөрү жашагандар болгон, ошондуктан андан кийинки ачарчылык абдан катастрофалык болгон. Курчоо Пасах майрамында башталган.

Биздин замандын 30 + 40 жылы = биздин замандын 70-жылы

(1-деңгээл.)

Кырк жыл, Пасах майрамынан Пасах майрамына чейин, айкаш жыгачка кадалгандан курчоого чейин. Жана ортодо, улуттук чечим кабыл алынды.

Иса кырк жыл эмне үчүн экенин айткан. *«Иерусалим, Иерусалим, пайгамбарларды өлтүрүп, өзүнө жиберилгендерди таш бараңга алган Иерусалим! Канча жолу балдарыңды чогулткум келди, тоок балапандарын канатынын астына чогулткандай, силер да каалабадыңар. Мына, үйүңөр ээн калып жатат!»* (Матай 23:37–38). Ал эми айкаш жыгачка бара жатып: *«Анткени душмандарың силерге тосмо куруп, курчап, ар тараптан кысымга ала турган күндөр келет, силерди жерге кулатышат, балдарыңарды ичиңерде калтырышат, ичиңерде таш калтырышпайт, анткени силер өзүңөрдүн келген убактыңарды билген жоксуңар»* (Лука 19:43–44).

Элчилердин кырк жылы ийбадаткананын короолорунда кабар айткан. Кырк жыл ачык турган сунуш. Кырк жыл - бул сыноо мезгилин билдирген библиялык сан — чөл, топон суу, Нинебидеги Жунус, тоодогу Муса, чөлдөгү Теңир. Бул Жүйүттүн кырк жылы болчу.

Мен сизге милдеттүү болгон оңдоо

Мына мен сизге көрсөтөм деп убада кылган эки катанын экинчиси.

Биринчи китебимде мен ийбадаткана «б.з. 70-жылы Пасах майрамында» талкаланганын жазгам. Бул туура эмес, жана анын ордуна эмне болгонун так айтуу керек, анткени оңдолгон версия чындыгында аргументке керек.

Курчоо Пасах *майрамында* — 14-нисанда, б.з. 70-жылы, апрель айынын орто ченинде башталган. Ийбадаткана *болжол* менен үч жарым айдан кийин, августтун биринчи жумасында, 9 же 10-авда өрттөнүп кеткен. Иосиф Флавий Ав айынын онунчусун жазат; Мишнада тогузунчусу жазылат, ал эми жүйүттөрдүн салты ошондон бери тогузунчусун Тиша Б'Ав, эки ийбадаткананын орозосу катары сактап келет.

Төрт айлык курчоону бир окуяга айландырып жибердим. Көп кездешкен ката. Дагы деле меники.

Бирок оңдоонун эмне кылаарын караңыз. Жүйүттүн сааты 2030-жылы Пасах майрамында аякташы үчүн Пасахтан Пасахка өтүшү керек — жана Пасах майрамы өрттөө эмес, курчоо болгон. Биздин замандын 30-жылындагы Пасах майрамында айкаш жыгачка кадоо, биздин замандын 70-жылындагы Пасах майрамында курчоо. Кырк жыл, майрамдан майрамга, тазалыкка.

Чындыктын туура эмес версиясы аргументти ого бетер катаалдаштырып

жиберген. Туура версиясы аны катаалдаштырат. Адатта, өз ишиңизди текшергенде ушундай болот жана бул мен билген эң жакшы аргумент.

Биринчи көбөйтүү

Жүйүт биздин замандын 70-жылына чейин өкүнгөнбү? Шаар кулап, Ийбадаткана өрттөнүп, курмандыктар токтотулган жана эч качан кайра башталган эмес. Эл өзүнүн Машаякына кайрылган эмес.

Лебилер 26 тиешелүү.

$40 \times 7 =$ **биздин замандын 280 жылы** $70 + 280 =$ **биздин замандын 350 жылы**

(1-деңгээл.)

Жана бул жерде, дагы бир жолу, мен доомат коюунун ордуна оңдой турган нерсем бар.

Жакын жерде чыныгы окуя болуп жатат. Констанций Галлга каршы жөөттөрдүн көтөрүлүшү **350- жылы** эмес, 351-жылы башталган — Галл 351-жылдын мартында Цезарь болуп дайындалган, андан кийин көтөрүлүш чыккан, ал эми Урсицин аны катуу басып, Диокезарияны (Сепфористи) талкалап, Тиберия менен Лидданы талкалаган.

Бул чектеш. Бул так эмес, жана мен аны тегеректеп, жыйынтыктоочу деп атайм. AD 350дө эч кандай конкреттүү нерсе тастыкталган эмес. Мен баштоо күнүн тууралоо же башка жерде гана санаган жерлерди кошуп эсептөө менен 351ге жете алам, жана мен андай кылбайм, анткени резонанс түзүү үчүн конвенцияларды түртө баштаган учурда мен арифметиканы токтотуп, башка бир нерсе кыла баштадым.

Арифметикага анын кереги жок. AD 350 – бул чынжырдагы жол чекити, далил эмес. Эгер ошол жылы эч нерсе болбогон болсо, чынжыр жакшы.

Экинчи көбөйтүү

Дагы эле өкүнүү жок. Ошентип, эреже кайрадан колдонулат — жана бул Лебилер 26-бөлүмдө сүрөттөлгөн эскалациянын төртүнчү этабы, бөлүмдөгү акыркысы.

Бул жерде мен мунун адатта кандай жазыларын, анын ичинде мен тарабынан да кандай жазыларын өзгөрткүм келет.

Кийинки кадамды жазуунун табигый жолу - $280 \times 7 = 1960$. Бул туура, жана бул

ачык эле каршы пикирди жаратат: 280 сизди каалаган жериңизге жеткиргендиктен тандалган сан сыяктуу көрүнөт.

Бирок 280 көз карандысыз сан эмес. Ал 40×7 . Ошентип, экинчи көбөйтүү төмөнкүдөй:

$$40 \times 7 \times 7 = 40 \times 7^2 = 1960 \text{ жыл}$$

Жүйүттүн баштапкы кырк жылдык жаза мөөнөтү, **эки эсе жетиге көбөйтүлдү**.

Бул косметикалык кайра билдирүү эмес. Лебилер 26 бир гана көбөйтүүнү сүрөттөбөйт; ал алардын бир *катарларын*, төрт баскычтан турганын, ар бири бир эле уланып жаткан баш тартуудан улам пайда болгонун сүрөттөйт. Ошол эскалациянын эки этабынан өткөн сүйлөм - бул баштапкы сүйлөм жети квадратына көбөйтүлгөн. 40×7^2 деп жазылган Лебилер ордери сөз айкашынын өзүндө көрүнүп турат. 280×7 деп жазылган бул сан каалагандай көбөйүп жаткан санга окшош.

Ошол эле арифметика, анын келип чыгышы баракчада көрсөтүлгөн.

Биздин замандын 70-жылы + 1960-жылы = биздин замандын 2030-жылы

(1-деңгээл.)

Бир эрежеби же экиби? — негизги суроо

Эми негизги пунктка көңүл буруңуз, анткени сергек окурман калем алышы керек болгон жер ушул.

Израилдин көбөйтүлгөн мөөнөтү биздин заманга чейинки 701-жылдан — анын алгачкы жаза мөөнөтү *башталгандан* — *башталат*. Жүйүттүн жаза мөөнөтү биздин замандын 70-жылынан — анын жаза мөөнөтү *аяктагандан* — *башталат*. Анын жаза мөөнөтү биздин замандын 30-жылы айкаш жыгачка кадалганда башталган.

Ачык айтыңыз: булар эки башка эрежеге окшош. Эгерде алар эки башка эреже болсо, ар бири 2030-жылды жаратат деп тандалып алынган болсо, анда бул китеп башкалардын баарын айыптаган нерсени дал өзү жасап жатат. Альтернативаны колдонуп көрүңүз жана ага канчалык таянаарыңызды көрүңүз. Израилдин мөөнөтү аяктагандан берки жылы биздин заманга

чейинки 311-жыл + 2730 = биздин замандын 2420-жыл. Жүйүттүн мөөнөтү башталгандан берки жылы биздин замандын 30-жыл + 1960-жыл. = 1990-жыл. Экөө тең аман калган жок. Эки саат тең якорго сезгич жана мен ар бир учурда иштеген якорду тандадым.

Ошондуктан, мен сизге чындап эле бир эреже болгон эрежени милдеттүүмүн.

Мынакей. **Көбөйтүлгөн мүчө курчоодон алдыга карай берилген — эки учурда тең.** Курчоо — бул шарнир. Бул Жезекиел кышка чийип, курчоо иштерин куруп, алдына темир табак койгон нерсе, ал бүтүндөй белгинин борборунда турат. Израилдин курчоосу биздин заманга чейинки 701-жыл. Жүйүттүн курчоосу биздин замандын 70-жылы. Эки көбөйтүлгөн сүйлөм тең аларга таандык курчоодон алдыга карай созулат.

Эки тарап тең сунуштаган нерсе эки эреже эмес. Бул ар бир улуттун *баштапкы* өкүмү курчоого карата жайгашкан жер — жана Жезекиелдин сөөгү дал ушул үчүн болгон. Сол жагы, Ысрайыл: анын 390 жылы курчоонун сол жагында оңдон солго карай убакыт тилкесинде жатат, ошондуктан алар андан алдыга жылышат жана анын курчоосу анын мөөнөтүнүн *башында*. Оң жагы, Жүйүт: анын 40 жылы оң жагында жатат, ошондуктан алар курчоого чейин чуркап барышат жана анын курчоосу анын мөөнөтүнүн *аягында*.

Көбөйтүүнүн бир эрежеси — аны курчоодон берүү. Геометрия үчүн бир эреже — каптал курчоо баштапкы мүчөнүн кайсы учунда экенин көрсөтөт. Израилдин курчоосу анын сүйлөмүн баштайт; Жүйүттүн курчоосу анын сүйлөмүн аяктайт. Ошондуктан биздин заманга чейинки 701-жыл бир санактын башталышы, ал эми биздин замандын 70-жылы экинчисинин башталышы, жана мен бул салт эмес, мен жарымынан өзгөрттүм.

Бул тууралуу эки нота.

Бул убакыт артка кетет деген ырастоо эмес. Жүйүттүн кырк жылы башкалардыкындай эле алдыга жылып өткөн — б.з. 30-жылдан б.з. 70-жылга чейин. Кеп диаграммадагы жайгашуу жөнүндө, жылдар кандайча өткөнү жөнүндө эмес. Баштапкы мөөнөт өкүнбөй бүткөндөн кийин, жаңы мөөнөт акырындык менен өтөт, анткени бул өкүмдү аткаруунун жалгыз жолу.

Ал эми 4-бөлүмдү бир саат мурункуга караганда көбүрөөк маалымат алып жүрүүгө мажбурлайт. Сол жана оң окуу бул китептеги эң чоң чечмелөө көз карандылыгы болгон. Азыр ал таянычтарды да, багыттарды да камсыз кылат. Эгерде бул тараптар *түндүк* менен *түштүктөн башка* эч

нерсени билдирбесе — бул ойлонууга толук акылга сыярлык нерсе, мен муну 4-бөлүмдө айтканмын — анда Жүйүттүн сааты биздин замандын 30-жылынан эмес, биздин замандын 70-жылынан баштоого эч кандай принципиалдуу себеп жок, ал эми биздин замандын 30-жылында 1990-жыл көрсөтүлөт. Бүт түзүлүш пайгамбар жаткан жердин бир гана деталынан турат. Мен муну бир сүйлөм менен айтам, ошондуктан эч ким аны издөөнүн кажети жок.

Пасах майрамы биздин замандын 70-жылкысынан 1960-жылга чейинкиси **2030-жылга туура келет** .

Эки саат, жалпы киргизүүлөр жок

Аларды жанаша коюңуз .

	Израил үйү	Жүйүт үйү
Сүйлөм (Жезекиел 4)	390 жыл	40 жыл
Баштоо	Биздин заманга чейинки 701-жыл	биздин замандын 30-жылы
Курчоодон чыккан багыт	алдыга (сол жак)	ага карай (оң жагына)
Биринчи мөөнөт бүтөт	Биздин заманга чейинки 311-жыл	Биздин замандын 70-жылы
Көбөйтүүлөр	бир	эки
Көбөйтүлгөн мүчө	$390 \times 7 = 2730$	$40 \times 7^2 = 1960$
Башталышы	Биздин заманга чейинки 701-жыл	Биздин замандын 70-жылы
Мөөнөтү бүтөт	2030-жыл	2030-жыл

бөлүшпөгөнүн караңыз .

Ар кандай сүйлөмдөр — 390 жана 40, бири-биринен келип чыккан эмес. Жети кылым аралык менен ар кандай башталыш даталары, таптакыр башка тарыхый окуялардан таптакыр башка аргументтер менен аныкталган. Убакыт тилкесиндеги ар кандай багыттар. Көбөйтүүлөрдүн ар кандай сандары — бир жана эки. Ар кандай акыркы мүчөлөр — 2730 жана 1960 жыл.

Алар эки нерсени бөлүшөт: аларды дайындаган Жезекиел китебинин бөлүмү жана аларды көбөйткөн Лебилер китебиндеги эреже.

Жана алардын мөөнөтү ошол эле жылы бүтөт.

Мен 3-бөлүмдө реалдуу нерсени сүрөттөгөн система ал максат кылбаган

натыйжаларды берерин айттым. Бул алардын биринчиси. Мен муну ишке ашыруу үчүн Жүйүттүн башталган күнүн тандай алмакмын — бирок мен аны тандаган жокмун, айкаш жыгачка кадоо тандады, ал эми курчоого чейинки кырк жыл жөн гана тарых сизге берет. Конвергенция же кокустук, же ал нерсенин өзү.

Бир кокустуктан аман калууга болот. 9-бөлүмдө дагы эки саат бар.

Улантуудан мурун: төртүнчү алсыз звено

Мен сизге өзүмдүн аргументимди алсыз деп белгилей турган төрт жер бар экенин айттым эле. 2-бөлүмдө календарь болгон. 4-бөлүмдө сол жана оң окуу болгон. 5-бөлүмдө Лебилер 26-бөлүмүнүн узактыгы көрсөтүлгөн. Бул жерде төртүнчүсү, жана ал ушул бөлүмгө кирет, анткени Жүйүттүн сааты андан башталат.

30-жылы айкаш жыгачка кадалган күн азчылыктын окумуштууларынын позициясына жараша болот.

Чынжыр мындайча уланат. Лука 3:1 Жакандын кызматы, демек, Ыйсанын чөмүлтүлүшү Тиберий Цезардын он бешинчи жылына таандык. Ыйса отуз жашта болчу (Лука 3:23). Кызмат үч жарым жылга созулуп, төрт Пасах майрамына чейин созулган (Жакан 2:13, 5:1, 6:4, 11:55). Демек: Тиберийдин он бешинчи жылы, үч жарым жыл кошулганда, айкаш жыгачка кадалган күн келет.

Тиберийдин он беш жашында баары өзгөрөт.

Көпчүлүк эсептөөлөр Августтун биздин замандын 14-жылы 19-августунда каза болгон күнүнөн — Тиберий жалгыз император болгон күндөн — жана Тацит, Светоний жана Дионун башкаруусунун күнүнөн баштап эсептелет. Бул он бешинчи жыл биздин замандын 28-жылынын аягында же 29-жылынын башында, ал эми айкаш жыгачка кадалган күндү биздин замандын 32 же 33-жылдары деп эсептейт. Бул негизги көз караш жана аны көпчүлүк тарыхчылар жана Жаңы Келишим окумуштууларынын көпчүлүгү карманышат. Дагы бир жолу, көпчүлүк жаңылыш.

Азчылыкты эсептөө Тиберийдин биргелешип башкаруусунан — ошол учурда тирүү болгон Веллей Патеркул тарабынан сүрөттөлгөн, биздин замандын 11-13-жылдары провинцияларга бирдей бийликтин берилишинен келип чыгат. Демек, он бешинчи жыл биздин замандын 26-жылына, ал эми айкаш жыгачка кадалган жыл биздин замандын 30-жылына туура келет.

Мен азчылык эсептөөсүн колдоном. Ал биздин замандын 26 жана 30-жылдарын берет.

Бул жерде экинчи көз карандылык бар жана ал шилтемеде эмес, бул жерде тиешелүү. Үч жарым жылдык кызмат Жакандын Инжилиндеги төрт Пасахты санап чыгууга негизделген. Алардын үчөө ачык айтылган — 2:13, 6:4 жана 11:55те баары Пасахты аташат. Төртүнчүсүндө, Жакан 5:1де, так артиклсиз, "жүйүттөрдүн майрамы" гана айтылат жана окумуштуулардын көпчүлүгү аны башка майрам катары окушат; Элүүнчү күн майрамы жана Чатырлар экөө тең көп сунушталат. Ошентип, төрт Пасах окуусу да оор жана ал талаш-тартыштуу.

Экөө тең корголууга тийиш. Лука чыгыш провинциялардагы провинциялык аудитория үчүн жазган, ал жерде Тиберийдин бийлиги биргелешип башкаруудан жүргүзүлгөн; провинциялык гранттан эсептелген он бешинчи жыл Теофилге түшүнүктүү болмок. Ал эми биздин замандын 30-жылындагы дата олуттуу колдоого ээ, анын ичинде кумарлануу жумасынын хронологиясына туура келген шаршемби, 14-нисан.

Бирок мен сизге суроо чечилгенин айтып коёюн, анткени ал чечилген, бирок текшерип көргөн окурман он мүнөттүн ичинде көпчүлүк мага каршы экенин табат.

Мына ушул нерсеге таянат. Эгерде айкаш жыгачка кадоо 30-жылы эмес, 33-жылы болсо, Жүйүттүн кырк жылы 70-жылы эмес, 73-жылына туура келмек — жана 73-жылы Иерусалимдин Пасах курчоосу эмес, Масадаанын кулашы. Саат жабылмак эмес. **Жүйүттүн сааты 30-жылдагы датаны талап кылат.**

Израилдин сааты андай эмес. Ал биздин заманга чейинки 701-жылы бекитилген жана мунун бирине да тийбейт.

Ошентип, менин эки сүйлөмүмдүн бири талаштуу хронологияга байланыштуу, экинчиси жок, жана алар дагы эле ошол эле жылга туура келет. Бул бир нерсеге арзыйт. Талаштуу хронология талашсыз деп түр көрсөтүүнүн кажети жок.

Бул II бөлүктүн толук топтому: 2-бөлүмдөгү календарь, 4-бөлүмдөгү сол жана оң окуу, 5-бөлүмдөгү узактык окуу жана бул жердеги Жаңы Келишимдин хронологиясы — бул чындыгында эки байланыш, Тиберийдин эсептөөсү жана төрт Пасах окуусу, жана экөө тең Жүйүттүн башталган күнүн көрсөтүп турат.

Эгер сиз бул китепти сындыргыңыз келсе, дал ушул жерлерди басыңыз.

II бөлүк ушул жерден аяктайт. 8-бөлүм Даниелдин жетимиш жумасын камтыйт — жакынкы даталар кандайча калыптанганын көрсөтөт. Андан кийин IV бөлүк дагы эки саатты иштетип, төртөөнүн кайсынысы чындыгында канчалык көз карандысыз экенин сурайт.

III БӨЛҮМ — ЖЕТИШИМ ЖУМА

Жакынкы даталар алкагы илинип турат.

8-бөлүм — Даниелдин жетимиш жумасы

Азырынча баары эки бөлүмдөн турат: сүйлөмдөрдү дайындаган Жезекиел 4 жана аларды көбөйткөн Лебилер 26. Бул экөө бир жылды түзөт.

Бул бөлүм башкача. Даниел 9 2030-жылды чагылдырбайт жана мен андай деп ойлобойм. Ал жакынкы даталарды түшүнүктүү кылган алкакты жаратат — биз белгиленген ырааттуулуктабыз, эмне үчүн дагы эле үч жарым жыл бар жана эмне үчүн христиан дүйнөсүнүн көпчүлүгү күтүп жаткан жети жылдык алаамат жарымы болуп өткөн нерсенин эки эселениши.

Эгерде 6 жана 7-бөлүмдөрдө жыл айтылса, бул бөлүмдө анын формасы айтылат.

Ошондой эле, ал пайгамбарлык адабияттагы эң көп туура эмес окулган аятты камтыйт жана мен ага бир аз убакыт бөлөм, анткени көпчүлүк адамдар акыр заман жөнүндө ишенген нерселердин баары бир сүйлөмдүн белгилүү бир жол менен окулушуна негизделген.

Бул жерде пайгамбарлыктын толук мазмуну келтирилген. Мен бул тууралуу бир нерсе айтардан мурун аны окуп чыгыңыз.

24 *«Сенин элиңе жана ыйык шаарыңа жетимиш жума белгиленди, ал кылмышты токтотуп, күнөөнү жок кылып, мыйзамсыздыкты кечирип, түбөлүк адилдикти орнотуп, аян менен пайгамбарлыкты бекитип, эң ыйыкты майлайт».*

25 *Ошондуктан, Иерусалимди калыбына келтирүү жана кайра куруу жөнүндөгү жарлык чыккандан Машаяк Төрө келгенге чейин жети жума жана алтымыш эки жума болорун билип, түшүнүп алышыңар керек; ал кайрадан курулат, аянт жана аң менен,*

кыйынчылык учурунда да.

26 Алтымыш эки жумадан кийин Машаяк жок кылынат жана эч нерсеси калбайт, келе турган төрөнүн эли шаарды жана ыйык жайды талкалайт. Анын аягы суу ташкыны менен келет; акырына чейин согуш болот; кыйроолор чечилет.

27 Ал көптөр менен бир жумага келишим түзөт, бирок жуманын ортосунда курмандык чалууну жана нан курмандыктарын токтотот; жийиркеничтүү иштердин канатында кыйратуучу келет, ал тургай, толук кыйратуучу, буйрук берилген кыйратуучуга төгүлгөнгө чейин.

— Даниел 9:24–27

Апталар жети

Башка нерселерден мурда сөз байлыгы маселеси, анткени англистер аны жашырышат.

Жума деген сөз **fin** שָׁנָה (*шавуа*), жана бул күндөрдөн турган жуманы билдирбейт. Бул **жети дегенди билдирет** — жетинин бирдиги, эмне эсептелсе, ошону билдирет. Еврей тилинде ишемби күндөрдөн жана ишемби жылдардан турат; Лебилер 25 бүтүндөй экономиканы жети жылдык циклдерге курат, ал эми Даниел жаңы эле Жеремиа китебин жетимиш жылдык сүргүн жөнүндө окуп жатат, бул 2 Жылнаама 36:21де жердин каралбай калган ишемби жылдарынын ордун толтурушу катары түшүндүрүлөт .

Демек, жетимиш жети жыл жетимиш жети жылды түзөт: **490 жыл** . Бул окуу талаш-тартыштуу эмес. Бул үзүндүдөгү башка эч нерсеге макул болбогон адамдар тарабынан чечмелөө спектринин бардык тармактарында колдоого алынат.

Упай картасы: болушу керек болгон алты нерсе

24-аятты дээрлик эч ким кунт коюп окубаган бөлүк жана ал жетимиш жуманын бүткөнүн же бүтпөгөнүн аныктайт.

Алардын ичинде алты нерсе аткарылышы керек деп жазылган:

Максат	Абалы
1 кылмышты аягына чыгаруу үчүн	айкаш жыгачта жасалган
2 күнөөнү токтотуу үчүн	айкаш жыгачта жасалган

- | | | |
|---|--|--|
| 3 | күнөө үчүн кечирим суроо | айкаш жыгачта жасалган |
| 4 | түбөлүктүү адилдикти алып келүү үчүн | талаш-тартыштуу -
төмөндө караңыз |
| 5 | аянды жана пайгамбарлыкты бекитүү азыр эмес үчүн | |
| 6 | эң ыйыкты майлоо үчүн | азыр эмес |

Биринчиден үчүнчүгө чейинки пункттар Голгофанын иши жана менимче, христиан аларды башкача окуй алат. *«Эми, кылымдар аяктаганда, Ал Өзүн курмандыкка чалуу менен күнөөнү жок кылуу үчүн келген»* (Эврейлерге 9:26). Күнөөдөн арылуу жүргүзүлдү. Кылмыш бүттү. Бул Инжил.

Бешинчи жана алтынчы пункттар ачыктан-ачык болгон жок. Аян жана пайгамбарлык мөөр басылган эмес — биз аларды дагы эле окуп жатабыз, дагы эле талашып-тартышып жатабыз, дагы эле ушул сыяктуу китептерди жазып жатабыз. Жана эң ыйыктын бири да майланган эмес.

Төртүнчү пункт - тыкан берилбей турган пункт. Айкаш жыгачта башталган *түбөлүк адилдикти алып келгиле*, анткени биздики эмес адилдик жеткиликтүү болгон; ал дүйнө ага толгон деген мааниде келген эмес. Комментаторлор экиге бөлүнүштү. Мен аны башталган, бирок бүтпөгөн деп эсептейм жана мага жардам берген тилкеде санагандын ордуна белгилейм.

Мына ошондуктан упайлар картасы маанилүү. Эгерде жетимиш жума биринчи кылымда аяктаган болсо, анда аян жана пайгамбарлык мөөр басылып, эң ыйык жер майланган, жана экөө тең чындык эмес. Эгерде алар жарлыктан тынымсыз чыгып кетсе, анда алар көптөн бери максатынын үчтөн бир бөлүгү аткарылбай калган. Тизмедеги бир нерсе бүтпөй калган — жана мен бул тыянак эмес, бул 24-аят аны окуган ар бир адамдан талап кылган нерсе.

Жарлык жана 483 жыл

25-аятта баштапкы ой айтылат: *«Иерусалимди калыбына келтирүү жана кайра куруу жөнүндө жарлык чыгарылгандан тартып».*

Персиянын төрт жарлыгы талапкер катары сунушталган жана алардын бири гана бул сүрөттөмөгө туура келет. Биздин заманга чейинки 538-жылы Кир шаарды эмес, ийбадаткананы кайра курууга уруксат берген. Дарий 520-жылы ошол эле ийбадаткананын курулушун ырастаган. Артаксеркс 445-жылы Неемияга дубалдарды кайра курууга уруксат берген — бул чеп куруу

жөнүндөгү жарлык шарап сунуучуга берилген.

Артаксеркстин Эзрага падышалыгынын жетинчи жылында жазган жарлыгы ушул сөздөргө дал келет. Ал калыбына келтирүүгө уруксат берет, ийбадаткананын кызматын каржылайт, сотторду жана бийлерди дайындайт жана Кудайдын мыйзамын өлкөнүн мыйзамы катары кайра орнотот — жөн гана таш конструкцияларын оңдоо эмес, мамлекеттик түзүлүштү калыбына келтирүү. Эзра 7де бул тууралуу жазылган.

Бул китепте ал жарлык биздин заманга чейинки 458-жылга таандык, ал эми Е тиркемесинде биздин заманга чейинки 457-жыл эмне үчүн кеңири таралган альтернатива экени жана айырмачылыкты эмне өзгөртөрү баяндалат. Экөө тең актоого болот; бөлүнүү Персиянын башкаруу жылдарын бийликке келүү жылынын конвенциясы боюнча эсептейсизби же жазгы жаңы жылданбы же күзгү жаңы жылданбы, ошого жараша келип чыгат. Мен 458ди колдоном жана аны бекитилген деп көрсөтүүнүн ордуна ошентип айтып жатам.

Эми санап көрсөк:

7 жума × 7	49 жыл	Биздин заманга чейинки 458-жыл → биздин заманга чейинки 409-жыл
62 жума × 7	434 жыл	Биздин заманга чейинки 409-жыл → биздин замандын 26- жылы
69 жума × 7	483 жыл	Биздин заманга чейинки 458-жыл → биздин замандын 26-жылы

(1-деңгээлдеги арифметика, астрономиялык жылдар менен эсептелет, андыктан жок болгон нөлдүк жыл тиштей албайт: −457

+ 483 = 26. Узун жол: биздин заманга чейинки 458-жылдан биздин заманга чейинки 1-жылга чейин 457 жыл, биздин замандын 1-жылына дагы бир жыл жетет, дагы 26 жыл калат.)

Алгачкы жети жумада ачык эле айтылган: 25-аятта шаар "кайгы-капа учурунда да аянт жана аң менен кайрадан курулат" деп айтылат, ал эми каршылык астында кырк тогуз жыл бою кайра куруу Эзра менен Неемия сүрөттөгөндөй

дал ушундай.

Машаяк Ханзаада — төрөлүү эмес, майланган

Алтымыш тогуз жума «Төрө Машаякка» чейин созулат. Так эмнеге чейин? Ал төрөлгөн, чөмүлтүлгөн, Иерусалимге кирген, айкаш жыгачка кадалган. Эсепти кайсынысы жыйынтыктайт?

Аны аталышы чечет. **Мессия**

— מָשִׁיחַ

төрөлүү. Бул майлоо.

מָשִׁיחַ (*mashiach*) — майланган дегенди билдирет .

Аягы эмес

Ыйса чөмүлтүлгөндө, Рух Ага түшкөндө майланган жана Жаңы Келишимде бул сөздөр айтылат. Петир Корнелийдин үйүндө: *«Назареттик Иса жөнүндө билесиңер, Кудай аны Ыйык Рух жана күч менен кандайча майлаганын»* (Элчилер 10:38) деп кабар айтып жатат. Ал эми Иса өзү Назарет синагогасында Ышаяны үн чыгарып окуп, аны ошол күнү өзүнө карата колдонуп: *«Теңирдин Руху Менде, анткени Ал Мени майлады»* (Лука 4:18).

Ошентип, алтымыш тогуз жума Иордан дарыясында, б.з. 26-жылы, Машаяк майланган жана көрсөтүлгөн учурда аяктайт. Лука 3:1де бул окуя Тиберийдин он бешинчи жылына таандык деп айтылат, ал эми 7-бөлүмдө бул китепте ошол он бешинчи жылдын азчылык эсеби колдонулганы жана көпчүлүк аны эки жылдан кийин деп эсептегени ачык айтылган. Ал алсыздык 7-бөлүмгө да, ушул бөлүмгө да тиешелүү жана мен анын эң көп таасир эткен бөлүмдө айтылбай калышына жол бербейм.

«Алтымыш эки жумадан кийин» — биринчи тыныгуу, жана ал кичинекей

26-аят мындайча башталат: *«Анан алтымыш эки жумадан кийин Машаяк жок кылынат»*.

Тезирээк окуп чыгыңыз, айкаш жыгачка кадоо алтымыш тогузунчу жуманын аягында болот деп айтылат. Жазылгандай окусаңыз, анда жеңилирээк жана пайдалуураак нерсе айтылат: **кийин**. Жок . Акыркы жумада эмес . Кийин.

дароо айтуу жолдору бар , жана бул алардын бири эмес. Бул сөз ырааттуулуктун предлогу болуп саналат жана ал интервалды айтпай калтырат.

Бул маанилүү, анткени ал аралык эч нерсе эмес болчу. Мессия биздин замандын 26-жылы майланган жана биздин замандын 30-жылы Пасах майрамында кесилген — эки окуянын, төрт Пасах майрамынын, бүтүндөй Инжилдин ортосунда үч жарым жыл бою мамлекеттик кызмат кылган.

25-аят менен 26-аяттын ортосунда эмне кылып жатканына көңүл буруңуз. 25-аят бир **окуяга** жана аны так эсептейт: 483 жыл, майланганга чейин. Андан кийин 26-аят экинчи окуяны айтып, аны биринчисине сансыз сөз менен бириктирет. **Сан так жана байланыштыргыч ачык, жана ар бири өзү айткандай кылып жатат.** Бул жерде эч нерсе созулуп жаткан жок. Жети саны ийкемдүү деп ырастаган китеп 1260 күндөн кийинки убакыт үчүн жооп бериши керек; *андан кийинкиси* өлчөө эмес экенин белгилеген китеп жети саны жөнүндө эч нерсе айткан эмес.

Бул айырмачылыкты сактаңыз. Ал 11-бөлүмдө башкача формада кайтып келет.

Бир аяттагы эки киши

Бул китепте Даниелдин жетимишинчи жумасына байланыштуу бардык нерсе бир гана аятка жана аят эч качан түз жооп бербеген суроого негизделген: **"ал" ким?**

«Ал көптөр менен бир жумага келишим түзөт, бирок жуманын ортосунда курмандык чалууну жана нан курмандыктарын токтотот; жийиркеничтүү иштердин канатында кыйратуучу келет, ал тургай, толук кыйроо, буйрук берилген кыйроочу кыйратуучуга төгүлгөнгө чейин». — Даниел 9:27

Аны башынан аягына чейин бир адам катары окуп чыксаңыз, көпчүлүк христиандарга кандай түшүндүрмө берилгенин түшүнөсүз: келе жаткан дажжал Ысрайыл менен жети жылдык келишимге кол коёт, үч жылдан кийин аны бузат.

жарым жыл, кайра курулган ийбадатканада курмандыктарды токтотуп, жийиркеничти орнотот. Акыр замандын популярдуу хронологиясынын ар бир элементи ушул бир сүйлөмдүн окулушуна негизделген.

Аны эки киши болуп окуп чыксаңыз, бул китепте эмне деп айтылганын түшүнөсүз: Мессия келишимди ырастап, аны аткаруу менен курмандык чалуу системасын токтотот, ал эми аяттын арткы жарымында экинчи фигура — кыйратуучу — пайда болот.

Ошентип, бүтүндөй түзүлүш теманын кайда жана эмне өзгөрөрүнө негизделген. Бул жерде үч тест бар, жана үчөөнү тең менден алуунун ордуна тексттин өзүндө текшере турган нерселер.

Биринчи тест — грамматика өзгөрүүнү белгилейт

Эки жарым тең өз субъекттерине кандайча кайрылганын караңыз.

Биринчи бөлүктө эч кандай актёрдун аты аталган эмес. Эки үчүнчү жак этиши, экөө тең этиштин ичиндеги ээсинин аты менен берилген: **יְהִיגִבִּיר** (*vehigbir*), “ал күчтүү кылат” жана **לִי יְהִיגִבִּיר** (*yashbir*), «ал токтотот». Зат атооч жок. Окурман 26-аяттан кийинки теманы улантышы керек.

Анан экинчи тайм муну токтотот. Ал актёрду камсыз кылат: **מִשְׁמֶנֶם** (*meshomem*), атоочтук сөз

— “кыйратуучу”, кыйратуучу. Ал муну эң аягында **מִשְׁמֶנֶם** менен кайталайт (*shomem*).

Бул чыныгы структуралык белги жана англис тилинде аны байкабай калуу оңой. Еврей тилинде мурунтан эле иштеп жаткан субъект үчүн жаңы аталыш киргизилбейт. Сиз кыйыр субъектти ошол бойдон калтырсаңыз, аны алып жүрөсүз жана ал өзгөргөндө жаңысын атайсыз. Аятта аты аталбаган “ал” деген сөз колдонулат, андан кийин бирөөнүн атын атайсыз.

ким экенин билдирбейт . Ал аяттын аягындагы адам жөн гана уланып жаткан аяттын башында турган адам эмес экенин айтып турат .

Экинчи тест — келишим этиши келишим түзүү үчүн туура эмес этиш

Еврей тилинде келишим түзүү үчүн стандарттуу идиома бар, жана ал Даниел колдонгон идиома эмес.

Кадимки туюнтма **כִּרְתִּי בְּרִיתְךָ** (*karat berit*), «келишим түзүү» — Кудай Нух, Ыбрайым, Синай тоолорунда, Дөөтү менен келишим түзгөндө колдонулган

сөз айкашы. Бул Байыркы Келишимде кездешет. Эгерде Даниел кимдир бирөө келишим *түзүшүн айткысы келсе* , анда бул колго даяр турган сөз айкашы.

Ал аны колдонбойт. Ал **יֵרָבֶהּ** , **деп жазат** **יָרָבֶהּ** — Гипхил **גָּבַר** (*gabar*) – күчтүү болуу, жеңүү, күчтүү кылуу дегенди билдирет. Себеп-натыйжада ал күчөтүү, чыңдоо, бекемдөө дегенди билдирет.

Сиз али жок нерсени бекемдебейсиз. Бул этиш мурунтан эле күчүндө болгон келишимди болжолдойт жана кимдир бирөө аны бекемдеп жатканын сүрөттөйт — бул Машаяктын Кудай мурунтан эле түзгөн келишим менен эмне кылганын сүрөттөйт жана жети жылдык келишимге биринчи жолу кол коюлуп жатканын сүрөттөөнүн кызыктай жолу.

Ошондой эле келишим ким менен түзүлгөнүнө көңүл буруңуз: **יְהוָה אֱלֹהֵינוּ** (*la-rabbim*), «көпчүлүк менен». Бул сөз айкашы андай эмес

нейтралдуу. Бул Исаиянын Кулунун сөз байлыгы, ал «көптөрдү актайт» жана «көптөрдүн күнөөсүн көтөрөт» (Ышайа 53:11–12) — жана бул Иса дасторкондо колдонгон сөз байлыгы: «бул Менин көптөрдүн күнөөлөрү кечирилиши үчүн төгүлгөн келишим каным» (Матай 26:28). Көптөр үчүн төгүлгөн келишим. Ал бул аятты цитата кылып жатат.

Үчүнчү тест — аяттын аягындагы адам – бул сот өкүмү түшкөн адам

Бул англис тилиндеги үчөөнүн эң күчтүүсү жана анын бир шарты бар, мен аны көмүүнүн ордуна аягында айтам.

Акыркы сүйлөмдү аягына чейин аткарыңыз. Кыйроо — *“толугу менен кыйроо, буйрук кылынган”*
— **кыйратуучуга төгүлөт.**

Экинчи жарымдын субъектиси ким болбосун, ага буйрук кылынган кыйроо түшөт. Ал жөн гана иш-аракет кылып жаткан жок; ал жазага тартылып жатат.

Эми ал көпчүлүк менен келишимди ырастаган ошол эле адам болушу мүмкүнбү деп сураңыз.

Ал мүмкүн эмес. Доктриналдык негизде эмес — сүйлөмдүн негизинде. Бир фигура келишимди бекемдейт жана курмандык системасын жок кылат. Экинчиси жийиркеничтүү иштерди жасайт, кыйратат жана ага сот өкүмүн чыгарат. Бир эле субъект бир аяттын ичинде келишимди бекитүүчү да, белгиленген каардын объектиси да болушу керек.

Бул эң так сап: экинчи жарымдын темасы аят менен бир гана кыйроо туш боло турган нерсе катары аныкталат.

Эми мен убада кылган шарт.

Аяттын акыркы сөзү **שׁוֹמֵט** (*shomet*), жана котормолор ал боюнча экиге бөлүнгөн. NASB, ESV, NIV, NET, CSB жана NLT баары аны агент — *кыйратуучу* , ээн калтыруучу катары окушат.

KJV, NKJV жана ASV котормолорунда ал мамлекет — *ээн калган* , башкача айтканда, талкаланган шаар же эл деп окулат. Эски окууда кыйроо кылмышкерге эмес, жабырлануучуга төгүлөт жана бул сыноо өзүнүн маанисин жоготот.

Мен NASB колдоном, жана азыркы учурда бул боюнча консенсус бар. Бирок Король Джеймстин чыгармасынан окуган окурмандын бул жерде чыныгы суроосу бар жана аны өзү ачкандан көрө, ага айтып берүү керек.

Эки жол тең эмне аман калат : эки сөздүн биринчиси , **מֶשׁוֹמֵם** (*meshomem*) "жийиркеничтүү иштердин канатында кыйратуучу келет" деген сөз айкашындагы ар бир окууда активдүү колдонулат. Жаңы актёр дайындалат жана ал кыйратуучу ишти аткарат. Ошентип, аяттын эки темадан турган түзүлүшү

— сынак жыйынтыгы — акыркы сөз кандай багытта кетсе, ошондой болот. Котормодон бир гана баалоо клинкери көз каранды.

Сызык кайсы жерге түшөт

Үчөөнү бириктирип:

Тема	Ал эмне кылат
27а аты аталбаган "ал", 26-аяттан алынган	көптөр менен келишимди бекемдейт · жетинин ортосунда курмандыкты жана тартууну аяктайт
27б <i>мешомем</i> — бул жаңы аталган ээн талаа	жийиркеничтүү нерселердин канатында келет · кыйратат · ага каршы буйрук кылынган кыйратууну төгөт

Ажырашуу "жана жийиркеничтүү иштердин канатында" болот. Анын алдында келишим бекемделет. Андан кийин жаңы актёр дайындалып, ал соттолот.

«Келе турган ханзаада» ким?

27-аяттагы ат атооч маселеси муну чечмейинче чечилбейт, ошондуктан ал бул жерге тиешелүү.

«...келечектүү төрөнүн эли шаарды жана ыйык жайды талкалайт» — Даниел 9:26б

Үч талапкер көрсөтүлөт, алардын бири ушул пункттун өзүндө четке кагылат.

Биринчиден, сөз жөнүндө бир сөз. Принц бул жерде **נָגִיד** (*нагид*), жана бул жакшы адамдар үчүн гана берилген наам эмес. Жезекиел 28:2де ал Тирдин башкаруучусу жөнүндө колдонулат — бул сүрөт пайгамбарлардын эң катаал сөздөрү менен сүрөттөлөт. Бул жалпы сөз жетекчилик кылган адамга карата колдонулат: падышалар, аскер башчылары, ийбадаткана кызматкерлери, чет

элдик бийлик ээлери, кара ниет башкаруучулар. Ошентип, эч бир талапкерди жөн гана *төрө* ага өтө эле урматтуу угулат деген негизде четке кагууга болбойт жана эч кимди ал башка бирөө үчүн өтө эле урматтуу угулат деген негизде кошууга болбойт.

Биринчи талапкер: келечектеги антихрист. Бул стандарттуу диспенсациялык окуу жана жети жылдык келишимдин алкагынын шарнири — 26-аяттагы келе жаткан төрө 27-аяттагы "ал" болуп калат, келишимге кол коёт жана аны бузат. Бул китепте каршы айтылгандардын баары ушуга байланыштуу. Ошондой эле, 26-аяттагы шаардын жана ыйык жайдын талкаланышынын биздин замандын 70-жылындагы окуядан башкача окуя же кызыктай узун кашаанын болушун талап кылган окуу.

Экинчи талапкер: Мессия. Башкача айтканда, эки төрө тең Иса — 25-аятта *Машаяк Төрөсү жана 26-аятта келе турган төрө*. Бул Даниел 9-бөлүмдөгү дажжалды толугу менен жок кылгандыктан кызыктуу, бул талаш-тартышка дал ушул нерсе керек.

Бирок ал жерде эмне айтылганын окуп көргүлө. **Төрөнүн эли шаарды жана ыйык жайды талкалайт.** Иерусалим жана ийбадаткана биздин замандын 70-жылы римдик легиондор тарабынан талкаланган. Бул окууда Рим армиясы - бул *Исанын эли*. Анын өз эли жүйүттөр болгон, ал эми жүйүттөр ал ийбадаткананы талкалашкан эмес - алар анда өлгөн.

Адилеттүү каршы пикир, Ыйык Жазмада чет элдик аскерлерди Кудайга кызмат кылууга мажбурлап, анан аларды: Небухаданасар «*Менин кызматчым*» (Жеремиа 25:9), Ашур «*Менин каарымдын таягы*» (Ышайа 10:5), ал эми Кир Кудайдын *masiahy*, Анын майланганы деп аталат (Ышайа 45:1). Демек, Рим Машаяктын шаарды соттоо куралы катары иш-аракет кылган деген ой акылга сыйбайт — Ыйса өзү бул өкүмдү Лука 19-бөлүмүндө жарыялаган.

Ошого карабастан, "*төрөнүн эли*" деген сөз ээлик кылуучунун мүчөсү болуп саналат жана ээлик кылууч көбүнчө адамдын таандык болгон же буйрук кылган элин атайт, Кудай бир кезде башка бирөөгө каршы колдонгон элди эмес. Окуу аяттын эң конкреттүү болгон жеринде жүргүзүлүшү керек.

Бул окуунун экинчи формасы бар, анткени мен бир аз убакыттан бери ошол нерсени түшүнүп келгем: *эл жүйүттөр* – Мессиянын эли – жана ийбадаткана алар Аны четке каккандыктан кулаган.

Анын теологиясы туура, грамматикасы туура эмес, жана экөөнү так ажыратууга болот.

Теология биринчи кезекте, анткени ал чындык жана маанилүү. Ийбадаткана Машаякты четке какканы үчүн сот катары талкаланган. Бул тыянак эмес; бул Ыйсанын алдын ала, жөнөкөй сөздөр менен айткан сөзү. «Мына, үйүңөр эн калат» (Матай 23:38). «Алар силердин ичиңерде ташты экинчи ташка калтырышпайт, анткени силер Кудайдын алдына келген убактыңарды билген жоксуңар» (Лука 19:44). Биздин замандын 70-жылындагы окуянын себеби биздин замандын 30-жылы болгон окуя болгон.

Эми грамматикага кайрылалы. 26-аятта еврей тилинде **הָאֵלֹהִים** деп окулат. **דִּן** **נִגִּיד** **פָּנֵי** **שָׁמַיָּהּ** **וְהָאֵלֹהִים** **זָרְקוּ** — басым жасоо үчүн алдыңкы бетине коюлган объектилер, *шаар жана ыйык жай*, *андан кийин* **לְפָנֵי** **הָאֵלֹהִים** **וְהָאֵלֹהִים** **זָרְקוּ** (*yashchit*), “ал жок кылат”, андан кийин анын темасы: **וְהָאֵלֹהִים** **זָרְקוּ** (*am*), төрөнүн *эли*, *келе жаткан*.

“Ам” этиштин ээси. Кыйратуучулар - эл. Ошондуктан, аларды жүйүттөр деп эсептеген аяттын маанисинде жүйүттөр шаарды жана ыйык жайды талкалашкан - жана жүйүттөр ал ийбадаткананы талкалашкан эмес деген аят бар. Алар анын ичинде курчоого алынып, аны коргоп жатып каза болушкан.

Айырмачылык **себеп** менен **ишкердин ортосунда**, жана Ыйык Жазма бул жерде аларды бөлүп турат. Даниел 9:26да ишкердин аты аталат — келе жаткан төрөнүн эли, ал төрө ким болсо да. Ыйса себепти айтат: алар өздөрүнүн келишин белгилешкен эмес. Эч кимдин тандоосу жок. Четке кагуу сотту алып келди; легиондор аны аткарышты.

Ар бир тексттин өз алдынча иштешине жол бергенде эмне түшүп калаарын байкаңыз. **Даниел ырааттуулукту көрсөтөт**

— Машаяк кыйратылып, андан кийин шаар жана ыйык жай талкаланган. **Ыйса себепин айтат. Жезекиел 4-бөлүмдө** Жүйүттүн кырк жылдык өкүмү, б.з. 30-жылдан б.з. 70-жылга чейинки мезгил көрсөтүлөт, бул бөлүм 7-бөлүмдүн саатын бекитүү үчүн колдонулат. Үч текст, бир окуя, ар бири башкаларында эске алынбаган нерселерди камтыйт. Бул бир аятта үчөөнү тең камтыгандан көрө жакшыраак натыйжа.

Үчүнчү талапкер: Тит. Тит Флавий Веспасиан биздин замандын 70-жылы Иерусалимди курчоого буйрук берген. Ал бийлик жүргүзүп жаткан императордун уулу жана Рим ханзаадасы болгон. Ал эми *анын* эли, легиондор, аятта айтылгандай иш кылышкан: алар шаарды жана ыйык жайды талкалашкан.

Машаяктын жок кылынары айтылган. Андан кийин ошол эле Машаякты *келе турган ханзаада катары кийинки демде кайра тааныштыруу* кызыктай

болмок — Ал жаңы эле жок кылынган деп сыпатталган жана *келүүсү* ошол замат Аны айтуу үчүн кызыктай жол. Эки сан катары окулса, аят жөн гана хронологиялык тартипте жазылган: Машаяк жок кылынат, андан кийин келе жаткан ханзааданын эли шаарды талкалайт. 30-жылы, андан кийин 70-жылы, ирети менен.

Ал окуяга жана актёрго дал келет. Ал эч кандай курч ээлик кылууну жана бутпарастардын аскерлерин кимдир бирөөнүн эли деп атоого болобу деген талаш-тартышты талап кылбайт — легиондор сөзсүз түрдө Титтин эли болгон. Ал Даниелдин пайгамбарлыгын түздөн-түз 7-бөлүмдө Жүйүттүн саатынын таянычы катары колдонулган курчоого, ошол эле биздин замандын 70-жылы таптакыр башка багыттан жеткенге алып барат.

Мен эмнени айтып жатам, эмнени билдирбейм

Мен Титтин китебин ишенимдүү окуу катары сунуштайм жана андан ашык ишенимдүүлүктү талап кылбайм. **Мен аны менен Мессиянын ортосунда эч кандай чечимге келе элекмин**. Маселе еврей синтаксисине жана тилдин мурунку эрежелерине байланыштуу, ал эми өмүрүн ошол текстте өткөргөн окумуштуулар бул боюнча бири-бири менен макул эмес.

Бул китеп үчүн маанилүүсү суроодон тарыраак, жана мен бул тууралуу так айткым келет.

Бул жердеги талаш-тартышта төрөнүн Тит же Мессия экенин билүүнүн кажети жок. Ал төрөнүн дажжал болбошу керек.

Аны аягына чейин аткарыңыз. Эгерде төрө Тит болсо, анда эң жакын мурунку эреже 27-аятты Титке берет.

— бул Рим генералынын көптөр менен келишимди бекемдеп, курмандыктарды жана курмандыктарды токтотуусун талап кылат. Муну эч ким карманбайт жана эч нерсе колдобойт, ошондуктан ат атооч андан ары, Мессияга чейин жетиши керек. Эгерде анын ордуна төрө Мессия болсо, ат атооч түз эле Мессияга түшөт. **Эки жол тең бир жерге келет**. Үчүнчү окуу гана — келечектеги антихрист — 27-аятта келишимге кол коюучуну коёт жана жети жылдык алкак ошол негизде курулат.

Ошентип, иш ханзааданы аныктоодо эмес. Бул мындай: **26-аятта сүрөттөлгөн кыйроо биздин замандын 70-жылы болгон жана аны эли жасаган ханзаада биздин замандын 70-жылына таандык болгон**. Шаар талкаланган. Ыйык жай талкаланган. Бул датасы бар аяктаган окуя жана аны эли жасаган адам аны көргөнгө тирүү болчу. Аны биздин кылымда дагы эле

келечектүү башкаруучу катары окуу *"ханзааданын элин"* али төрөлө элек бирөөнүн алыскы ата-бабалары катары кароону талап кылат - бул ээлик кылуучу үчүн бир топ оордук жана бул христиан дүйнөсүнүн көпчүлүгүнүн күтүүлөрүн калыптандырган алкактын жүк көтөрүүчү божомолу.

Демек, үч эмес, эки төрө — жана мен экинчисинин ким экенин так айта албайм. **Машаяк төрө — бул Иса. Келе турган төрө биринчи кылымдагыга таандык болгон, ал курчоого буйрук берген Титпи же өкүм чыгарган Теңирби.** Бул аятта дажжал жок. Анын андай болушунун кажети жок, жана аны бул жерге коюу башаламандыкты жаратты .

Эми эң оор бөлүгү

экеини аныктабайт .

Ошондуктан , китеп ушул бөлүмдүн башында келтирилген аргументке таянат — 27-аяттагы жекелик сандагы «ал» деген сөз *«келечектеги төрөгө»* эмес, 26-аяттагы *«Мессияга» барып такалат.* **Көпчүлүк заманбап комментаторлор бул окууну четке кагышат.**

Алардын себеби жакшы жана ал эң жакын-алдыдагы эреже деп аталат: ат атооч бирден ашык мурунку зат атоочко тиешелүү болгондо, ал адатта эң жакын дегенди билдирет. *"Келе турган төрө"* 27-аятка *"Мессияга"* караганда *жакыныраак турат* . Кадимки эреже боюнча, төрө жеңет.

Жогоруда көрсөтүлгөндөй, бул каршы пикирди айтууга болот — эгерде ханзаада биринчи кылымдагы инсан болсо, анда ат атооч баары бир Мессияга кайтып келиши керек, анткени биринчи кылымдагы бир дагы ханзаада көпчүлүк менен келишим түзгөн эмес. Бирок грамматикалык маселе өзүнчө турат жана мен аны четке какпайм. Бул экинчи тараптын бул жердеги эң күчтүү нерсеси.

Каршы аргумент — бул сөз айкашы *«ханзааданын эли» деген сөз айкашы* . Демек, баш зат атооч – *эл* , ал эми көптүк сандагы баш – жекелик ат атоочтун начар прецеденти — бул чыныгы аргумент жана менин биринчи китебим дал ушул аргументке таянган. Мен дагы эле анын күчү бар деп ойлойм. Бирок еврей тилинде генитивдеги зат атоочтун прецедент катары кызмат кылуусуна уруксат берилет жана муну айткан адам маселени чечет.

Мен бир абзацта ушул жерде турам, ошондуктан эч ким муну тыянак чыгарууга милдеттүү эмес:

Грамматика гана ханзааданы колдойт. Лексикон жана контекст

Машаякты колдойт. *Хигбир* келишимге кол коюу үчүн туура эмес этиш, ал эми бар болгон келишимди бекемдөө үчүн туура этиш. *Ла-раббим* - кызматчынын сөздүгү. Еврейлерге жазылгандай, курмандыкты жана курмандыкты аягына чыгаруу - Машаяктын кылган иши - *"бир курмандык менен Ал ыйыкталгандарды түбөлүккө жеткилең кылды"* - жана курмандыктарды аткаруунун ордуна, аларды үзгүлтүккө учураткан антихристке ыйгаруу өзгөчө нерсе. Мен аларды жакындыктан да оор салмакта көрөм. Кимдир бирөө аларды башкача таразалап, чынчыл ой жүгүртүшү мүмкүн.

(Эки темадан турган түзүлүш үчүн 2-деңгээл — биринчи жана экинчи тесттер ошол ишти аткарат жана экөө тең талаштуу котормодон көз каранды эмес. 27-анын темасын Машаяк катары аныктоо үчүн 3-деңгээл: азыркы көпчүлүккө каршы талаш-тартыштуу окуу, чечилген катары көрсөтүлгөндүн ордуна ачык айтылган. Үчүнчү тест NASB жана анын үй-бүлөсү жөнүндө 2-деңгээл жана акыркы сөздүн KJV котормосуна туура келбейт.)

Бул эмнени чечет жана эмнени чечпейт

Ал Даниел 9:27де эки сан бар деп чечет, бул жети жылдык келишимдин бир гана сан болушуна көз каранды болгон алкактан баш тартууга жетиштүү.

Ал жетимишинчи жуманын жарымы качан болорун өзү чечпейт. Бул кийинки бөлүмдүн иши — жана эки суроо бири-биринен ажыратылышы мүмкүн экенин айтууга арзыйт. Окурман бул бөлүмдөгү бардык нерсени кабыл алып, бүтүндөй жетимишинчи жуманы келечекке коё алат. Ал 27-аятты бир адам келишимге кол коюп, андан кийин аны бузуп жаткандай окуй берген жок, анткени аятта экинчи актёрдун аты аталып, андан кийин ага өкүм чыгарылат.

Ажырашуу — бул китепте коргоого эң кыйын нерсе

Эми бизде бүтүндөй алкактын иштешин камсыз кылган бөлүгүнөн башкасынын баары бар, андыктан аны чыгарып алалы.

Жетимиш жума 490 жылды түзөт. Алардын алтымыш тогузу биздин заманга чейинки 458-жылдан биздин замандын 26-жылына чейин үзгүлтүксүз созулган. Жетимишинчи жума жети жылды түзөт. 27-аятта келишим бир жумага бекемделип, *жуманын ортосунда* — үч жарым жылдан кийин — бир нерсе болоору айтылат.

Бул китепте ал жума Ыйсанын кызматы, б.з. 26-жылдан б.з. 30-жылга чейин деп айтылат. Ал жеке өзү аткарган, ал эми экинчи жарымы али алдыда, жана аны биз, Анын эки күбөсү, аткарышыбыз керек.

Демек, жети жылдык мезгилдин ичинде эки миң жылдык ажырым жатат.

Ачык айтыңыз, анткени сынчы айтат: үзгүлтүккө учуроо ал үзгүлтүккө учураткан бүт пайгамбарлыктан төрт эсе узун. Төрт жүз токсон жыл, бирдик катары белгиленип, алардын акыркы жетисинде эки миң жылдык боштук бар. Даниел 9-бөлүмдө мындай боштук жөнүндө эч нерсе айтылган эмес. "Андан кийин саноо токтойт" деген аят жок .

Ошентип, бул жерде иш бар, жана сиз аны таразалай аласыз.

Биринчиден: 24-аят ар бир адамга кандайдыр бир толук эместикти таңуулайт. Боштук менен эмне кылсаңыз да, алты белгиленген максаттын үчөө ишке аша элек. Аян жана пайгамбарлык мөөр басылган эмес. Эң ыйык майланган эмес. Биринчи кылымда аяктаган жетимиш жума кандайча белгиленген максаттын максатынын үчтөн бир бөлүгү менен аяктаганын кимдир бирөө түшүндүрүшү керек. Аяктабаган иш менин ойлоп тапканым эмес; ал текстте бар жана ар бир окуу аны түшүндүрүшү керек. Маселе толук эместиктин *кайда экенинде гана*.

Экинчиден: текст жумалардын өзүн бөлөт. Кудай «жетимиш жума» деп айткан эмес. Ал жети жума жана алтымыш эки жума деп айткан, андан кийин акыркысын өзүнчө бир аятта караган. Бир үзгүлтүксүз аралыкты үч бөлүккө бөлүүнүн кажети жок. Бөлүү 25-аятта кандайдыр бир котормочу ага тийгенге чейин берилген.

Үчүнчүдөн: пайгамбарлык ачык түрдө белгилүү бир эл жана белгилүү бир шаар жөнүндө. *«Сенин элиң жана ыйык шаарың үчүн жетимиш жума белгиленди».* Дүйнө үчүн эмес. Ысрайыл жана Иерусалим үчүн. Бир эл үчүн белгиленген саат, жок дегенде, Кудайдын иши башка жакка бурулганда токтоп турган саат сыяктуу түшүнүктүү — жана Жаңы Келишимде дал ушундай бурулуш сүрөттөлөт, анда бутпарастар кыйыштырылган жана Ысрайылга жарым-жартылай катууланган *«бутпарастардын толук саны келгенге чейин».* Бул алкакты кабыл алсаңыз да, кабыл албасаңыз да, бул Даниелди куткаруу үчүн түзүлгөн атайын ойлоп табуу эмес; бул биз жашап жаткан доор жөнүндөгү Пабылдын өзүнүн баяндамасы.

Төртүнчүдөн, мен мына ушуну карманмакмын: Ыйса пайгамбарлык сүйлөмдүн ичиндеги белгисиз боштукту көрсөткөн жана муну атайылап жасаган.

Назареттеги синагогада Ага Ышайа китебин беришип, ал мындай деп окуду:

«Теңирдин Руху Мага тийди, анткени Ал Мени кедейлерге Жакшы Кабар айтууга майлады. Ал Мени туткундарга боштондук жарыялоого, сокурларга көздөрү

*ачыларын жарыялоого, эзилгендерди боштондукка чыгарууга, Теңирдин ырайым жылын жарыялоого **жиберди**» — Лука 4:18–19*

Анан Лука: «*Ал китепти жаап, кызматчыга кайтарып берип, отурду*», — деп айтат да, аларга: «*Бүгүн силер уккан бул Ыйык Жазуу аткарылды*», — дейт.

Ал сүйлөмдүн ортосунда токтоп калды. Бул жерде Ышайа 61:2 толугу менен, ал түрмөктү жапкан жери белгиленген:

«Теңирдин ырайым жылын жарыялоо үчүн — Ал бул жерге токтоду, Кудайыбыздын өч алуу күнүн жарыялады; кайгыргандардын баарын сооротуу үчүн».

Бир аят. Үч сүйлөм. Ал биринчисин окуп, ошол күнү аткарылганын айтып, экинчисинин алдына отурду — бирок өч алуу күнү али келе элек.

Бул бир аяттын эки абзацынын ортосундагы кеминде эки миң жылдык ажырым, еврей тилинде эч нерсе менен белгиленбейт. Биз анын бар экенин Теңир окууну токтотуп, отургандыктан гана билебиз.

, «пайгамбарлык андай иштебейт» деген каршы пикирдин жообу бар, жана жооп мындай: Ыйса аны эл алдында ушундайча окуп, жыйналышка экинчи жарымы дагы эле аткарыла элек сүйлөмдүн биринчи жарымын жаңы эле аткарганын айткан. Эгерде бир аяттын эки абзацынын ортосунда ажырым пайда болсо, анда ал бир жуманын эки жарымынын ортосунда да болушу мүмкүн.

Бул аргумент эмнени билдирбейт. Ал пайгамбарлык адабиятта боштук болушу мүмкүн экенин көрсөтөт; ал бул боштуктун реалдуу экенин, же эки миң жыл мурун болгонун, же 2027-жылы аяктаганын көрсөтпөйт. Ышайа 61 каршы пикирди сактап калууга мүмкүндүк берет. Ал бул далилди далилдебейт.

(3-дөңгөөл. Бул боштук 24-аяттын бүтпөгөн максаттарынан келип чыгат жана прецедент менен корголгон. Бул Даниелде айтылган эмес. Эгер сиз муну канааттандыруу эмес деп тапсаңыз, анда сиз далилдерге туура жооп берип жатасыз — бул тыянак, жана мен аны башка эч нерсе катары көрсөткөн жокмун.)

Бул китептеги боштуктун версиясын бүдөмүк түрүнөн бир нерсе айырмалап турат. **Анын аягы бар.** Боштук биздин замандын 30-жылындагы Пасак майрамынан 2027-жылдын жыйырма жетинчи апрелине чейин созулат. Бул эки датасы бар доомат жана алардын бири бир жылдын ичинде коомчулук алдында жаңылышып кетүүгө жетиштүү жакын. Текшерүүгө боло турган

боштук теориясы тарых берген нерселердин баарын сиңирип алган боштук теориясынан башкача нерсе.

8-бөлүм бизге эмне берет

- Жетимиш жети саны 490 жылды, ал эми жети саны жылдарды билдирет. *(2-деңгээл — еврейче жана дээрлик универсалдуу келишим.)*
- Бул мезгилде алты максат коюлду; үчөө талашсыз аткарылды, бири талаш-тартыштуу, экөө ачык эмес. **Ырааттуулук кайсы бир окууда да бүтпөйт.** *(2-деңгээл.)*
- Бул жарлык Артаксеркстин Эзрага берген буйругу, б.з.ч. 458-жыл. *(2-деңгээл, б.з.ч. 457-жылдагы тирүү альтернатива менен — E тиркемеси.)*
- Биздин заманга чейинки 458-жыл + 483 жыл = биздин замандын 26-жылы. *(1-деңгээлдеги арифметика жогорудагы 2-деңгээлдеги жарлыктын датасына негизделген — жарлыкты өзгөртсөңүз, сумма аны менен кошо өзгөрөт.)*
- Ал биздин замандын 26-жылы Иордан дарыясында майланган жылы болгон. *(3-деңгээл, жана өзүнчө: ал 7-бөлүмдө жана бул жерде дагы айтылган Тиберийдин он бешинчи жылындагы азчылыктын биргелешип башкаруу эсебине негизделген. Арифметика жана идентификация эки доомат жана алар өз алдынча ишке ашпайт.)*
- Алтымыш эки жумадан кийин — учурда эмес — майлангандан айкаш жыгачка чейин үч жарым жылга уруксат берилет. **Сан так; байланыштыргыч эч качан өлчөө болгон эмес.** *(2-деңгээл.)*
- Даниел 9:27де бир эмес, эки сан бар — экинчи жарымында жаңы агенттик субъект аталат. *(2-деңгээл.) Экинчи сандын кыйроо жөнүндө буйрук берилген адам экени NASB жана анын үй-бүлөсүнүн 2-деңгээлине туура келет жана аяттын акыркы сөзүн Король Джеймстин котормосуна туура келбейт .*
- Келишим бекемделген , үзүлгөн эмес. Машаяк көпчүлүк менен болгон учурдагы келишимди ырастайт; Ал жети жылдык келишимге кол койбойт. *(3-деңгээл жана бул китептин азыркы көпчүлүккө каршы окулушу.)*
- Шаарды талкалаган эли биринчи кылымдагы ханзаада — Титке же анын өкүмү чыгарылган Теңирге таандык болгон. Келечектеги инсан эмес. *(3-деңгээл, жана талаш кайсынысына көз каранды эмес.)*
- Жетимишинчи жуманын үч жарым жылы өтөлбөгөн бойдон

калууда. (3-деңгээл — боштук.)

Китептин калган бөлүгү ошол үч жарым жыл башталган учур жөнүндө.

IV БӨЛҮК — КОНВЕРГЕНЦИЯ

Дагы эки саат жана төрт келишимдин баасы канча экенин аудиттен өткөрүү.

9-бөлүм — Төрт саат, бир жыл

6-бөлүмдөн бери эки саат иштеп жатат. Бул бөлүм дагы эки саатты баштайт, андан кийин ушул сыяктуу китептердин көпчүлүгү эч качан жасабаган нерсени жасайт: ал ар бир келишимдин бөлүктөрүн кайдан алганын карасаңыз, төрт келишим канча турат деп сурайт.

Кыска версиясы, андыктан биз эмне менен бүтөөрүбүздү билесиз. **Бул төрт сааттын экөөсү абдан баалуу. Бири бир нерсеге арзыйт. Бири бул китептеги эң алсыз нерсе жана мен аны сынчыга өткөрүп берүүсүн каалабайм, акыры өзүм баалайм.**

Биз буга чейин кайдабыз

6 жана 7-бөлүмдөрдөн кыскача:

Ысрайыл. Жезекиел 4 390 жыл деп белгилейт. Алар биздин заманга чейинки 701-жылдагы Ассирия курчоосунун ишке ашпай калышынан улам алдыга жылып, биздин заманга чейинки 311-жылы өкүнбөй жок болуп кетишет. Лебилер 26 сүйлөмдү жетиге көбөйтөт. $390 \times 7 = 2730$, курчоодон кийин алдыга жылдырылган. **Биздин заманга чейинки 701 + 2730 = биздин замандын 2030-жылы.**

Жүйүт. Жезекиел 4-бөлүмдө 40 жыл көрсөтүлгөн. Алар биздин замандын 30-жылындагы айкаш жыгачка кадалгандан тартып, биздин замандын 70-жылындагы курчоого чейин эч кандай өкүнүүсүз өтөт. Лебилер 26 көбөйтөт, анан кайра көбөйтөт. $40 \times 7^2 = 1960$, курчоодон кийин алдыга жылдырылган. **Биздин замандын 70-жылы + 1960 = биздин замандын 2030-жылы.**

Эми калган экөө.

Үчүнчү саат — эки күн жана кырк юбилей

Ошуя соттолгон, бирок али кайрыла элек элдин атынан сүйлөп жатат:

«Жүргүлө, Теңирге кайра баралы. Анткени Ал бизди тытып салды, бирок айыктырат; Ал бизди жарадар кылды, бирок Ал бизди таңат. Эки күндөн кийин бизди тирилтет; үчүнчү күнү бизди тирилтет, ошондо биз Анын алдында жашай алабыз» — Ошуя 6:1-2

Эки күн, анан үчүнчүсү. Кадимки күндөрдөй окугула, бул тез калыбына келүү жөнүндөгү макал, жана бул туура окуу.

Пайгамбарлык мааниде окусаңыз, бул бир аралык — жана Петир аны бир кылымга айландырган конверсия көрсөткүчүн көрсөтөт:

«Бирок, сүйүктүүлөрүм, Теңирдин алдында бир күн миң жылдай, миң жыл бир күндөй экенин эсиңерден чыгарбагыла» (2 Петир 3:8) .

Эки күн – эки миң жыл. Эл анын Машаякын четке кагып, анын үйү ээн калганда, жаракалар башталган; кайра жаралуу эки миң жылдан кийин келет, ал эми үчүнчү күн – миң жылдык – келет.

Биздин замандын 30-жылы + 2000 жыл = биздин замандын 2030-жылы.

Бирдей жерге конгон ошол эле аралыкты эсептөөнүн экинчи жолу бар жана ал бир сүйлөмгө арзыйт, анткени ал макалдан эмес, Тоораттан курулган. Лебилер 25 Юбилейди элүү жыл деп белгилейт — жети ишемби жылынын цикли, андан кийин элүүдөн бир бөлүгү, анда карыздар жоюлат, кулдар бошотулат жана жер баштапкы ээсине кайтарылат. Кырк Юбилей эки миң жылды билдирет, ал эми кырк — сыноо мезгили үчүн Ыйык Жазманын саны.

Эки миң жылдык сыноо, жоголгон нерсенин бошотулушу менен аяктайт. Юбилей дал ушул үчүн. Ошуянын эки күнү же кырк юбилей аркылуу санга жетсеңиз да, 2030-жылга жетесиз.

(3-деңгээл. Ошуянын миң жылдык окуусу типологиялык, айтылган эмес. Петирдин сөзү Кудайдын убакытка болгон мамилеси жөнүндө, декодер шакекчеси жөнүндө эмес, жана кылдат окурмандар аны мен бул жерде колдонгонго караганда этият колдонушат. Бул саат үлгүдөн алынган аргумент жана мен аны мурунку экөөнө караганда эркинирээк карманам.)

Төртүнчү саат — муун жана мен сизге каршы пикир айтам

Иса анжыр дарагы жөнүндөгү мисалдан кийин:

«Силерге чындыкты айтып коёюн, бул муун мунун баары болмоюнча жок болуп кетпейт» (Матай 24:34) .

Мусанын забурунан алынган муундун узактыгы:

«Өмүрүбүздүн күндөрү жетимиш жылга, ал эми күч-кубатыбыз болсо, сексен жылга барабар» (Забул 90:10) .

Ошентип: кандайдыр бир окуя бир муундун башталышына алып келет, ал эми сексен жылдан кийин аны көргөн муун али көз жумган эмес.

Бул китепте колдонулган окуя көпчүлүк мугалимдер колдонгон окуя эмес. **1950-жылы 23-январда** Кнессет Иерусалимди Израилдин борбору деп жарыялоо үчүн 60 добушка каршы 2 добуш берген.

1950 + 80 = биздин замандын 2030-жылы.

Эми, сиз аны көтөрө электе, бул жерде каршылык бар, ал абдан күчтүү.

Калгандардын баары 1948-жылды колдонушат. Израиль 1948-жылдын 14-майында улут катары кайрадан жаралган жана эгерде кандайдыр бир заманбап окуя пайгамбарлык муунду баштаган болсо, анда бул эң туура талапкер. Ал эми 1948-жыл 2030-жылды бербейт. Ал 2028-жылды берет.

Андан да жаманы. Мени уят кылган уячаларды кошо алганда, бүтүндөй торчону баракка жайгаштырайын:

Иш-чара башталууда	+ 70 жаш	+ 80 жаш
Израилдин кайра жаралышы — 1948-жылдын 14-майы	1948-2018 · буга чейин өтүп кеткен	2028-жыл
Кнессет Иерусалимди жарыялады борбор шаары — 1950-жылдын 23-январы	2020 · буга чейин өтүп кеткен	2030-жыл
Иерусалимдин кайрадан биригиши — 1967-жылдын июнь айы	1967-2037-жыл	2047-жыл

Алты мүмкүн болгон айкалыш. Алардын дал бири 2030-жылды жаратат, жана дал ушул китепте колдонулган айкалыш.

Бул китептеги эң аялуу нерсе ушул жана ага акылдуу жооп жок. Эки эркин тандоо тең — кайсы окуя жана забурдун эки өмүрүнүн кайсынысы — менин жолума түшөт жана түшөт. Эгер мен сизге мунун ыктымалдуулугу астрономиялык экенин айтсам, мен сизди кемсинткен болом, анткени так сүрөттөмө эки параметрлүү саат бутага тийет жана аны коюунун алты жолу

бар деп айтылат.

Мен сизге себептеримди келтире алам жана алардан эмне алып жүрүү суралып жатканын билип туруп, сиз аларды таразалап көрүшүңүздү каалайм.

Эмне үчүн эл эмес, шаар жөнүндө? Olivet Discourse мамлекеттүүлүк жөнүндө эмес, Иерусалим жөнүндө. Шакирттер ийбадаткананын имараттары жөнүндө сурашат. Ыйса Иерусалимди аскерлер курчап турганда жооп берет, ал эми Лука чындыгында ал атаган саатты жазып алат: *«Бутпарастардын заманы бүткөнгө чейин, Иерусалим бутпарастардын таман астында калат»* (Лука 21:24). Өлчөнүп жаткан нерсе - шаардын бутпарастардын бийлиги. Улут борбору чет элдик администрациянын колунда турганда кайра жаралышы мүмкүн - жана 1948-жылы Иерусалим дал ошондой бөлүнгөн, Эски шаар Иорданиянын колунда болгон жана эл аралык коомчулук шаарды эл аралык деңгээлде өнүктүрүүнү талап кылган. 1950-жылдын январындагы Кнессеттеги добуш берүү анын кимдин борбору экендиги жөнүндөгү маселени чечкен акт болгон.

Эмне үчүн сексен, жетимиш эмес. 90-забурда экөө тең берилет жана аларды шарттуу диапазон катары берет: жетимиш, *«же күчтөн улам сексен»*. Сексен – бул тышкы чек.

Матай 24:34тү *" өтпөйт" деп окуу* — бул муун дагы эле бар болгондо — ички чек эмес, тышкы чек жөнүндө сөз кылат. Жетимиш муун мурунтан эле өтүп кеткен деп эсептесек болот.

Булар чыныгы аргументтер. Албетте, алар ошондой эле мен каалаган жоопко алып келген аргументтер жана мен 1950-жылга сексен кошулган сан 2041-жылды алып келгенде, аларды тапмакмын деп ойлобойм .

(3-деңгээл Эки акысыз параметр, алты айкалыш, бир сокку.)

Көз карандысыздык аудити — ушул сыяктуу китептердин көпчүлүгүндө эске алынбаган бөлүк

Мына ушул суроону кунт коюп окуган адам бериши керек. Мен биринчи кезекте ошону берип жатам.

Бул төрт саат чындыгында бири-биринен көз карандысызбы?

Бул абдан маанилүү. Төрт көз карандысыз күбөнүн пикири күчтүү. Баары бир булактан келип чыккан төрт билдирүү таптакыр төрт күбө эмес — алар кайталанган бир күбө жана алардын ортосундагы макулдашуу сизге дээрлик

эч нерсе айтпайт.

Андыктан, ар бир сааттын бөлүктөрүн кайдан алганын түшүндүрүп берейин.

Саат	Тексттик булак	Тарыхый негиз	Ага керектүү интерпретациялык кадамдар
Израиль	Жезекиел 4 · Лебилер 26	Биздин заманга чейинки 701-жылдагы курчоо	сол/оң окуу · окуу убактысы · курчоочу якорь
Жүйүт	Жезекиел 4 · Лебилер 26	30-жылы жыгачка кадоо → Биздин замандын 70-жылындагы курчоо	сол/оң окуу · окуу убактысы · курчоочу якорь · Тиберийдин эсептөөсү
Юбилей	Ошуя 6:2 · 2 Петир 3:8	30-жылы жыгачка кадоо	айкашмиң жылдыктын бир күндүк окуусу
Муун	Забур 90:10 · Матай 24:34	1950-жылдагы Кнессеттеги добуш берүү	шаар-улут-эмес · сексен-жетимиш-эмес

Эми үчөө бар жана алар кичинекей эмес, ошондуктан кабатталып калгандарды окуп чыгыңыз.

Израил менен Жүйүт өздөрүнүн бүтүндөй алкагын бөлүшөт. Экөө тең Жезекиел 4-бөлүмдөн алынган, экөө тең Лебилер 26-бөлүмүнө көбөйтүлгөн жана экөө тең бир эле үч чечмелөө кыймылына таянат. Алар эки күбө эмес. Алар **эки жолу колдонулган бир алкак.**

Жүйүт менен Юбилей сааты бир жактуу байланышта. Экөө тең биздин замандын 30-жылындагы айкаш жыгачка кадалгандан башталат. Эгерде бул дата туура эмес болсо - жана 7-бөлүмдө ал Тиберийдин он бешинчи жылын азчылык менен эсептөөгө негизделген деп айтылган - анда төрт сааттын экөөсү чогуу жылат.

Бир гана муун сааты башкалардан толугу менен көз карандысыз. Жана ал төртөөнүн эң алсызы.

Бул ыңгайсыз фактылардын жыйындысы жана *төрт көз карандысыз саат деген сөз айкашына олуттуу зыян келтирет* . Мен бул сөз айкашын

колдонгом. Ал өтө күчтүү болчу, ошондуктан мен аны бул жерден алып салып жатам.

Ошентип, конвергенция чындыгында канча турат?

Төрт күбөдөн аз. Жоктон да көп. Мына, аман калганы ушул.

Израил жана Жүйүт эки жолу колдонулган бир алкак — бирок эки колдонмо дээрлик эч кандай киргизүүлөрдү бөлүшпөйт. Сүйлөмдөрдүн узундугу ар кандай, 390 жана 40. Жети кылым аралыкта жайгашкан, бири-бирине байланышпаган окуялардан бири-бирине байланышпаган аргументтер менен түзүлгөн ар кандай негиздөөлөр. Көбөйтүүлөрдүн ар кандай сандары, бир жана эки. Көбөйтүлгөн мүчөлөрдүн ар кандай сандары, 2730 жана 1960.

Бул бир чындыктын эки күбөсү эмес. Бул **алкак боюнча ырааттуулукту текшерүү** — жана ырааттуулукту текшерүү чыныгы нерсеге арзыйт. Эгерде Жезекиел 4түн сол/оң окуусу туура эмес болсо же Лебилер 26нын узактыгын окуу туура эмес болсо, алкактын ар башка киргизүүлөрдөн бир эле жылды эки жолу чыгарууга эч кандай себеби жок. Ал 2030 жана 1990-жылдарды көрсөтүшү мүмкүн эле. Ал 2420 жана 2030-жылдарды көрсөтүшү мүмкүн эле. 7-бөлүм сизге якорь жылдырылганда мунун канчалык оңой экенин так көрсөттү.

Юбилейлик саат бир аз кошумчалайт, бирок көп эмес , анткени ал Жүйүттүн сааты менен бир эле айкаш жыгачка кадалган күнгө таянат. Ал бир эле жылы келген башка ой жүгүртүүнүн — юридикалык эмес, типологиялык — салымын кошот . Башка тармактан алынган тастыктоо бир нерсеге арзыйт, бирок ал экинчи үлгү эмес.

Жогоруда айтылган себеп боюнча, **муун сааты эң аз ны кошот** .

Демек, аргументтин так билдирүүсү *төрт көз карандысыз сааттын баары макул эмес* . Бул мындай:

Тоорат менен пайгамбарлыктын эки бөлүмүнөн алынган, таптакыр башка маалыматтар менен эки жолу колдонулган бир алкак эки жолу тең бир жылды жаратат — жана дагы эки ой жүгүртүү жолу, бири типологиялык, бири алсыз, бир жерге келет.

Бул көпчүлүк пайгамбарлык китептеринин арткы мукабасындагыга караганда алсызыраак ырастоо. Бул дагы чындык, жана чыныгы кичинекей ырастоо таасирдүү ашыкча айтылган ырастоодон узакка созулат. Бул бөлүмдү карап

чыккан окурман мен анын эң жаманын айтып койгонумду түшүнөт.

Өзүмдүн далилдеримди баалоо

Анткени төртөө тең бирдей салмакка татыктуу эмес жана муну айтуу төрт бирдей катардан турган таблицага караганда пайдалуураак:

Саат	Күч	Неге
1 Израиль	эң күчтүү	Текстте берилген сандар биздин заманга чейинки 701-жылга таандык, Жаңы Келишимдин хронологиясына эч кандай көз карандылык жок. Жезекиел 4 жана Лебилер 26 гана негизделген же туура келет.
2 Жүйүт	күчтүү	Ошол эле алкак, таптакыр башка маалыматтар. Азчылыктын эсебине негизделген биздин замандын 30-жылындагы айкаш жыгачка кадалууга көз карандылыгы алсыратат.
3 Юбилей	орточо	Бир эле жылга жеткен башкача ой жүгүртүү — бирок типологиялык жана Жүйүттүн негизги таянычын бөлүшүү.
4 Муун	алсыз	Эки эркин параметр, алты мүмкүн болгон айкалыш, бир хит. Толуктук үчүн киргизилген, таянууга болбойт.

Эгерде 4 жана 5-бөлүмдөр түшүп калса, анда алдыңкы экөө биригип, китеп бүтөт. Эгерде Тиберийдин эсептөөсү ишке ашпай калса, экинчи жана үчүнчү сааттар жылып, 2030-жылы бир гана Израил калат. Эгерде муундун сааты туура эмес болсо, башка эч нерсе өзгөрбөйт.

Бул чыныгы көз карандылыктын түзүлүшү, эми мени ошого карманып турсаңыз болот.

9-бөлүм бизге эмне берет

- Ошуянын эки күнү жана Петирдин миң жылдык күнү айкаш жыгачка кадалгандан 2000 жыл өткөнүн көрсөтөт. **Биздин замандын 30-жылы + 2000 = 2030.** (3-деңгээл — типологиялык.)
- Элүү жылдык кырк юбилей ошол эле 2000-жыл болуп саналат, анын ордуна Лебилер 25 аркылуу жеткен. (3-деңгээл.)
- Кнессеттин Иерусалимди борбор шаар деп жарыялаганынан бери сексен жыл өткөн муун. **1950 + 80 = 2030.** (3-деңгээл — алты мүмкүн

болгон жагдай, бир тийүү жана торчо жогоруда басылган.)

- Төрт саат **төрт көз карандысыз күбө эмес**. Израил менен Жүйүт бир алкакты бөлүшөт; Жүйүт менен Юбилейлик саат бир жакырды бөлүшөт; муун сааты гана көз карандысыз. *(Чындыктан жана окурман аны баары бир таба тургандыктан айтылды.)*
- Бир алкак эки жолу колдонулган жана ар кандай киргизүүлөр бир жылда эки жолу түшкөн, типологиялык жактан тастыкталган бир алкак гана сакталып калган. **Бул аргумент өзүнүн чыныгы көлөмүндө айтылган.**

Кийинки бөлүм кайсы жыл деп суроону токтотуп, кайсы күн деп сурай баштайт.

10-бөлүм — 2030-жылдагы Пасах майрамы: Жарактуулук мөөнөтү

Бул жерге чейин китеп бир жылдай талашып келген. Бул жерден баштап күндөр жөнүндө талашып жатат жана далилдөөнүн стандарты ошого жараша жогорулашы керек. Жыл - бул чоң максат. Күн - бул эмес. Бул бөлүм бир нерсени жасайт: ал 2030-жылы бүтө турган Жүйүттүн саатын алып, 2030-жылы анын кайсы жерде бүтөөрүн сурайт.

Саат ар дайым майрамдан майрамга чейин болчу

Жүйүттүн жазасы кандайча өлчөнгөнүнө кайрылып көрөлү.

Кырк жыл айкаш жыгачка кадалгандан курчоого чейинки мезгилге созулган — жана бул мезгилдин эки аягы тең Пасах майрамы. Ыйса биздин замандын 30-жылы Пасах майрамында айкаш жыгачка кадалган. Тит биздин замандын 70-жылы Пасах майрамында Иерусалимдин дубалдарын курчоого алган, ал кезде шаар майрамга келген зыяратчыларга жык толгон, ошондуктан андан кийинки курчоо абдан оор болгон.

Кырк жыл бою тойдон тойго. Мен муну убакытка таңуулаган жокмун; бул эки окуянын маңызы.

Ошентип, Лебилер 26 жазаны көбөйтүп, көбөйтүлгөн мөөнөт курчоодон кийин берилсе, ал Пасах майрамынан баштап берилет. Ал эми 1960 жылдан кийин ал Пасах майрамында бүтөт.

Пасах майрамы биздин замандын 70-жылы + 1960-жылы = биздин замандын 2030-жылы.

бөлүм жылды белгилеген. Анда *Пасах майрамынын кайсы күнү экени* белгиленбегени – мен муну китептин биринчи барагында белгилеп койдум, бирок аны өткөрүп жиберген жокмун . Бул ушул бөлүмдүн иши жана ал арифметиканын кесепети эмес, андан аркы кадам.

Пасах майрамы - бул күн эмес, мезгил

Көпчүлүк дарылоо ыкмалары ушул жерде туура эмес колдонулат, андыктан Тооратта эмне деп жазылганын так айтып берейин.

«Биринчи айда, айдын он төртүнчү күнү кечинде Теңирдин Пасах майрамы. Андан кийин ошол эле айдын он бешинчи күнү Теңирге арналган Ачыткысыз нан майрамы. Жети күн бою ачыткысыз нан жегиле. Биринчи күнү ыйык чогулуш өткөрөсүңөр; эч кандай оор жумуш кылбагыла. Жети күн бою Теңирге өрттөлүүчү курмандык чалгыла. Жетинчи күнү ыйык чогулуш өткөрөсүңөр; эч кандай оор жумуш кылбагыла». — Лебилер 23:5–8

Ошентип, мезгилдин өз формасы бар:

Биринчи айдын күнү Бул эмне

14-нисан Пасах майрамы — күүгүмдө союлган козу

15-нисан Ачыткысыз нан башталды · ыйык чогулуш

16–20 нисан аралыктагы күндөр

21-нисан Ачыткысыз нан майрамынын жетинчи күнү · ыйык чогулуш

Козу союлгандан баштап акыркы жыйынга чейин сегиз күн. Чыгуу 12:16да ошол эле алкакка келет: биринчи күнү ыйык жыйын, *«жетинчи күнү дагы бир ыйык жыйын»*. Мезгил эки учунда тең кашаанын эки учунда тең көрсөтүлгөн.

Ошондуктан, "2030-жылкы Пасах" бир күндү эмес, сегиз күндү билдирет.

Ким сизге пайгамбарлык мезгилди "Пасах майрамында" бүтөөрүн айтып, анан сизге бир датаны берсе, бир кадамды өткөрүп жиберет. Бул кадам.

Эмне үчүн жаза мөөнөтү сезондун башында эмес, аягында бүтөт?

Сүйлөм бүткөндө бүтөт. Бул бир саптагы аргументтин толук мазмуну, бирок ал бирден ашык сапка татыктуу, анткени альтернатива акылсыздык эмес.

14-нисан — козу союлган күн, айкаш жыгачка кадалган күндүн жана курчоонун башталышынын жылдыгы — дал ушул күн айдын эки чекити дал келген күн.

Пасахтан Пасахка чейинки убакыт, 14-нисандан 14-нисанга чейинки убакыт,

майрамдан майрамга чейинки убакытты эсептөөнүн эң таза жолу. Эгер сиз таза механикалык жооп алгыңыз келсе, анда дал ошол, жана ал **2030-жылдын 17-апрелин берет.**

21-нисандын мисалы , эсептелип жаткан нерсе маараке эмес, жаза мөөнөтү болуп саналат жана мөөнөттөр алардын аягында бүтөт.

Ачыткысыз нан майрамынын жетинчи күнүндө өзгөчө бир нерсе бар, бул аны кулчулук өкүмүнүн ылайыктуу аягы кылат.

Ысрайыл он бешинчи күнү Мисирден чыгып кетти. Алар он бешинчи күнү коркунучта калууну токтотушкан жок. Фараон оюн өзгөрттү, арабалары алардын артынан келди, Ысрайыл сууга камалып калды. Майрамдын жетинчи күнү — жүйүттөрдүн узак эсептөөсү боюнча, 21-нисан — деңиз ачылып, Ысрайыл өтүп, суу алардын артындагы аскерлердин үстүнөн жабылды.

Он бешинчи күн - алар чыгып кеткен күн. Жыйырма биринчи күн - эзүүчүнүн аларга болгон бийлиги аяктаган күн. Бири - кетүү; экинчиси - куугунтуктун аягы.

Ыйык Жазма экинчисин өзүнүн ыйык чогулушу менен белгилейт, бул кадимки жуманын аягында жасала турган кызыктай нерсе.

Курчоодо башталып, 1960 жылга созулган өкүм козунун өлүмүнүн жылдыгында бүтпөйт. Ал Тоорат эски бийликтин эч кандай укугу жок экенин белгилөө үчүн бөлүп койгон күнү бүтөт.

(3-деңгээл. Бул типологиялык аргумент, ал эми типология бул китептеги эң жумшак аргумент. Майрамдан майрамга чейинки саноо акыркы чекиттерге дал келиши керек деген негизде 14-нисанды артык көргөн окурман жакшы ой жүгүртүп жатат, ал эми ортобүздөгү айырма жети күн.)

Дата

Эми календарлар, жана алар такыр дал келбейт.

	14-нисан (Пасах)	21 нисан (акыркы күнү) Ачыткысыз нан)	
Байкоо жүргүзүү — M2030 календары	2030-жылдын апрели	16-2030-жылдын апрели	23-
Түзөтүлгөн календары	раввин2030-жылдын апрели	17- 2030-жылдын апрели	24-

Бир күндүк айырма. 2-бөлүмдө эки календарь эмне үчүн жана 2025–2030-жылдар аралыгында канчага айырмаланары баяндалган; 2030-жылдын жаз мезгили - бул айырма бир күн болгон жылдардын бири.

Бул китепте бекитилген раввиндик календарь боюнча 2030-жылдын 24-апрели — 21 нисан күнү колдонулат.

Бул алдын ала айта турган тандоо ырааттуулугу эмес. Китеп башка бардык жерде байкоо календарына ылайык келет жана байкоо календары Ачыткысыз Нан майрамынын акыркы күнүн 23-апрелге белгилейт. Бул жерде раввиндик датаны колдонуу четтөө болуп саналат жана себеби принциптүү эмес, практикалык: раввиндик датаны жүйүт дүйнөсү чындыгында 2030-жылы кармана турган күн, ал эми талкууланып жаткан өкүм Жүйүттүкү. Жүйүт үйү майрамды белгилеп жаткан күнү бүтө турган дата Жүйүт үйүнө чыгарылган өкүм үчүн ылайыктуу эсеп болуп саналат.

Бул ыкмадан эмес, жарамдуулуктан келип чыккан аргумент жана сиз аны ошондой баалашыңыз керек. **Эгер сиз 23-апрелди артык көрсөңүз, Йом Теруа күнүнө чейинки аралык 157 күндүн ордуна 158 күн болуп калат жана китепте башка эч нерсе өзгөргөн жок.**

Еврей жылы боюнча эскертүү, анткени ката кетирүү оңой жана мурунку ишимде да ошондой болгон. 2030-жылдагы Пасах майрамы **5790-** жылга туш келет . 2030-жылдагы күзгү майрамдар — Йом Теруа жана Йом Киппур — 5791-жылга туш келет, анткени еврейлердин жарандык жылы алардын ортосунда Тишриде өтөт. 5791-жылдын жазы — 2031-жылдагы Пасах майрамы. Бул китепте Адам атадан 2030-жылга чейинки Тишриден башталган 6001-жыл жөнүндө сөз болгон жерде, бул жаратуу жылдарынын өзүнчө эсеби жана экөө эч качан аралашпайт.

Эмненин мөөнөтү бүтөт жана эмненин мөөнөтү бүтпөйт

Кийинки бөлүмгө чейин бир тактоо, анткени мөөнөтү бүткөн деген сөздү ал билдиргенден да көптү билдирет деп түшүнсө болот.

Жүйүттүн жаза мөөнөтү 2030-жылдын 24-апрелинде аяктаганда, **бул Машаяктын кайтып келиши эмес.** Бул жаза мөөнөтү аяктаганда болот. 1260 күндүк азап дагы эле уланууда — алар 2027-жылдын 27-апрелинде башталып, октябрь айына чейин аяктабайт. Дүйнө 2030-жылдын 24-апрелинде өзгөрбөйт, бирок бул жүйүттөрдүн чаян чагуусунан кийинки беш айлык жазасынын абдан тез башталышын белгилейт, алар Исаны Машаяк жана

Теңир катары жекече кабыл алышканга чейин.

Сүйлөм аяктайт: Жезекиел 4 жана Лебилер 26-бөлүмдөрүндөгү көбөйтүлгөн мүчө толук узундугуна чейин созулат, эч кандай карыз калбайт.

Анан Аян 9:5те беш ай жөнүндө айтылат.

10-бөлүм бизге эмне берет

- Жүйүттүн сааты майрамдан майрамга өтүп турган — б.з. 30-жылы Пасах майрамында айкаш жыгачка кадалышы, б.з. 70-жылы Пасах майрамында курчоого алынышы. *(2-деңгээл.)*
- Курчоодон кийин берилген көбөйтүлгөн мөөнөт Пасах майрамында бүтөт. **70-жылкы Пасах + 1960 = 2030-жылкы Пасах.** *(7-бөлүмдүн 3-деңгээлдеги якорундагы 1-деңгээлдеги арифметика.)*
- Пасах майрамы сегиз күндүк мезгил, 14-нисандан 21-нисанга чейин, эки ыйык жыйын менен коштолгон. *(2-деңгээл — Лебилер 23:5–8, Чыгуу 12:16.)*
- Жаза мөөнөтү сезондун аягында, 21-нисанда — куугунтуктоочу армиянын үстүнөн деңиз жабылып, эски державанын дооматы аяктаган күнү бүтөт. *(3-деңгээл — типологиялык. 14-нисан акылга сыярлык альтернатива болуп саналат жана 2030-жылдын 17-апрелин берет.)*
- **5790-жылдын 21-нисаны** = бекитилген раввиндик календарь боюнча 2030-жылдын 24-апрели; байкоо жүргүзүү боюнча 23-апрель. Китепте 24-апрель колдонулган жана себеби ыкма эмес, жарамдуулук. *(2-деңгээл динге өтүү боюнча, 3-деңгээл тандоо боюнча.)*
- Ал күнү башка эч нерсе бүтпөйт. 1260 күн октябрь айына чейин созулат. *(Тактап айтканда.)*

Беш айдан кийин Йом Терау майрамы келет. Кийинки бөлүмдө алардын саны саналып өтөт.

БӨЛҮК — ЖЫЛДАН КҮНГӨ

Микро-убакыт тилкеси: беш ай, төрт санак, жети той.

11-бөлүм — Беш ай

Жүйүттүн өкүмү 2030-жылдын 24-апрелинде аяктайт. Теңир 2030-жылдын 27-сентябрынан 28-сентябрына караган кечинде Йом Тера күнү кайтып келет. Бул эки датанын ортосунда терезе бар, ал эми Аян 9:5те ал өлчөнөт.

«Аларга эч кимди өлтүрүүгө эмес, беш ай кыйноого уруксат берилген; алардын азабы чаян адамды чаккандагы азап сыяктуу эле. Ал күндөрү адамдар өлүмдү издешет, бирок таба алышпайт; алар өлгүсү келет, бирок өлүм алардан качат» — Аян 9:5–6

Беш ай. Өкүм апрель айында бүтөт; Теңир беш айдан кийин кайтып келет.

Мен аны ушинтип үйрөттүм, жана ал дээрлик туура, жана бул бөлүмдүн пайда болушунун себеби - "дээрлик" деген сөз .

Санап көр

Башынан	Кимге	Күндөр, кошо алганда
2030-жылдын апрели · 21-нисан	24-27 сентябры 2030 · Йом Тера күнү	157

Жүз элүү жети күн.

Эми беш ай канча убакытты түзөт? Бул айга жараша болот, андыктан ар бир акылга сыярлык жоопту алыңыз:

Эсеп-кысап	Күндөр
Беш 30 күндүк ай	150
Беш ай (29,53 күн)	~148
Беш календардык ай, 24-апрелден 24-сентябрга чейин	153
Чыныгы терезе	157

"Беш айдын" ар бир эсеби төрт күндөн тогуз күнгө чейин жетпей калат.

Бул жердеги азгырык абдан чоң жана мен ага каршы туруудан мурун аны атап

өткүм келет. Ортодогу айырмачылык аз. Мен *болжол менен беш ай жаза алам* , бирок миң окурмандын ичинен бир дагы окурман сандарды айтып бере албайт.

Бирок бул китеп 1-бөлүмдө сизден ар бир саноону текшерип көрүүнү суранган, ал эми китепте тегеректөө ыңгайлуу болгондо тегеректөөгө болбой турганы суралган. Жети күн - жети күн.

Аткарылбай турган жооп

"Беш ай" деген сөз тегерек сан экенин айтуудан качуу мүмкүн эмес — Кудай болжол менен айткан жана биз Андан Ал сунуштабаган тактыкты талап кылбашыбыз керек.

бар жана мен ага кайтып келем. Бирок бул көйгөйгө жооп катары ал ишке ашпай калат жана ал кымбатка турат.

Эгерде "беш ай" жети күндүк катаны сиңире алса, анда "1260 күн" да сиңире алат. Ал эми кийинки бөлүмдүн бүтүндөй убакыт тилкеси 1260 күндүн күнгө так болушунан көз каранды. Мен бир пайгамбарлык санга ийкемдүүлүк берген учурда, мен аны баарына бердим, ал эми 2027-жылдын март айы башка нерселер менен бирге жумшак өтөт. Бул жети күн үчүн өтө жогору баа.

Ал эми Жакан тегеректеп койбойт. Бул аны чечмелеген бөлүк жана ал анын өзүнүн текстинен чечилген.

Жакан бир эле мезгилди эки жолу, эки башка бирдикте берет:

кырк эки ай тебелеп-тепсешет ». — Аян 11:2 «...алар **бир миң эки жүз алтымыш күн пайгамбарлык кылышат** ». — Аян 11:3 «...ал **бир миң эки жүз алтымыш күн бою азыктанат** ». — Аян 12:6 «... ага **кырк эки ай бою иш-аракет кылууга бийлик берилди**». — Аян 13:5

Эки тарап тең бөлүмдөрдүн аралыгын эске алганда, ошол эле үч жарым жыл .

$$42 \times 30 = 1260.$$

Так. Болжол менен эмес. **Жакандын айлары отуз күндүк айлар, ал эми анын тегерек формасы жана так формасы күнгө дал келет.** Ал өз китебинде санды айлар менен бергенде, ал калдыксыз күндөргө айланаарын көрсөткөн жазуучу.

Ошентип, Жакандын колдонуусунда беш ай **150 күндү түзөт** . "Болжол менен 157" эмес. Тактап айтканда, ал өзү берген арифметика боюнча жүз элүү.

Демек, жети күндүк ажырым тегеректөө катасы эмес. Бул эки чыныгы сандын ортосундагы чыныгы айырма жана ал бизге бир нерсени айтып турат.

Бул бизге эмнени айтып жатат

Аян 9:5ти кайра жай окуп чыгып, анда эмне деп жазылганына көңүл буруңуз.

«Аларга эч кимди өлтүрүүгө эмес, беш ай кыйноого уруксат берилген».

азап канча убакытка созулары жөнүндөгү билдирүү . Бул чегирткелерге коюлган чектөө.

— алар кыйнай алышат, өлтүрө алышпайт жана алардын лицензиясы беш айга жарактуу.

Бул Теңир беш айдын аягында кайтып келет деген сөз эмес. Анда эч качан мындай деп айтылган эмес. Мен бир окуянын узактыгын терезенин өлчөмүндөй окуп жаткам, бирок булар ар башка нерселер.

Терезе 157 күн. Азап 150 күн. Азап терезенин ичинде.

Эч нерсени тегеректөөнүн, созуунун же кечирим суроонун кажети жок. Сан башынан эле так болчу; мен жөн гана андан өлчөбөгөн нерсени өлчөөнү суранып жаткам.

Терезенин ичинде кайсы жерде?

Ыйык Жазмада мындай деп айтылган эмес жана мен анын жайгаштырылышын ойлоп таппайм.

Мен карадым. Эгерде 150 күн жаза мөөнөтү аяктаган күндөн баштап эсептелсе, алар 2030-жылдын 21-сентябрында, Йом Териакка алты күн калганда аяктайт. Эгерде алар Йом Териакта аяктай тургандай эсептелсе, алар 2030-жылдын 30-апрелинде, жаза мөөнөтү аяктагандан алты күн өткөндөн кийин башталат. Бул даталардын бири да майрам эмес. Экөө тең эч кандай белгиленбеген. Орнотуу үчүн тексттик илгич жок, эгер мен бирөөсүн тандасам, ал экзегеза эмес, кооздук болмок.

Ошентип: бизде жок маалымат боюнча жайгаштырылган 150 күндүк азапты камтыган 157 күндүк терезе.

Мен Ыйык Жазмада калтырылган убакыт тилкесинде боштук калтырганды жакшы көрөм, аны өзүм ойлоп тапкан нерсе менен толтургандан көрө. Эгер ал канааттандыруу эмес болсо, анда ал туура багытта канааттандыруу эмес.

Беш ай эмнеге арналган

Арифметика чечилди, мааниси бир көз ирмемге татыйт, анткени Аян 9-бөлүмдү таза коркунучтуу нерсе катары окуп, андагы кызыктай нерсени байкабай калуу оңой.

Чегирткелерге *«жердеги чаяндардын күчүндөй» күч берилет.* Андан кийин аларга эки чектөө коюлат: алар чөпкө же эч кандай жашыл нерсеге тийбеши керек. Жана — маанилүү чектөө — *«аларга эч кимди өлтүрүүгө уруксат берилген эмес».*

Өлтүрүүгө ачык тыюу салынган өкүм аткаруу эмес, ал чакыруу болуп саналат.

Адамдар *«өлүмдү издешет, бирок таба алышпайт».* Бирөөнөн башкасынын баары жабык. Бул коркунучтуу нерсе жана ал жок болуу эмес; бул өкүнбөгөндөр аң-сезимдүү түрдө кармалып, өлүмгө качып кутула албай, өкүнүүгө эшик дагы эле ачык турган мезгил.

Рехадам бул сүрөттүн булагын көрсөтөт. Ысрайыл жаңы падышадан атасынын моюнтуругун жеңилдетүүнү суранганда, ал мындай деп жооп берген:

«Атам силерди камчы менен жазалаган, мен болсо силерди чаян менен жазалайм» (1 Падышалар 12:11) .

Рехадам муну мактануу катары айтты жана ал падышачылыкты экиге бөлдү — бул окуя бүтүндөй китепте жазылган эки үйдүн пайда болушуна алып келди. Текебер жаш падыша коркуткан нерсени Теңир чындыгында жасайт жана Ал муну жок кылуу үчүн эмес, кууп чыгуу үчүн жасайт.

Беш ай чаяндар жана өлтүрүүгө уруксат жок. **Бул үзүндүдөгү ырайым эч ким келтирбеген бөлүк.**

11-бөлүм бизге эмне берет

- Жүйүттүн өкүмүнүн мөөнөтү аяктагандан Йом Теруа майрамына чейинки убакыт аралыгы **157 күн** . *(1-деңгээл)*
- санап бер.)
- Жакандын өзүнүн текстинде анын айын отуз күн деп белгиленген: ошол эле мезгил үчүн берилген 42 ай жана 1260 күн, жана $42 \times 30 =$ дал 1260. **Жакандын колдонуусундагы беш ай 150 күнгө барабар.** *(2-деңгээл.)*
- Ошондуктан Аян 9:5 **терезени өлчөбөйт** . Анда чегирткелердин канча убакыт кыйноого укугу бар экени айтылат. *(2-деңгээл —*

сүйлөмдө ушуну айтылат.)

- 150 күн 157 күндүк мөөнөттүн ичинде турат. **Анын ичинде Ыйык Жазмада айтылбайт жана бул китепте божомолдонбойт.** *(Көрсөтүлгөн чегин.)*
- Азап менен өлтүрүүгө тыюу салынган. Бул өлүм жазасы эмес, чакыруу — Рехабам мактанган чаяндар, аларды Кудай эшик ачык турганда адамдарды тобо кылууга түртүү үчүн колдонгон. *(3-деңгээл — окуу, арифметика эмес.)*
- **Эч нерсе тегеректелген эмес. Сан так болчу; ката меники болчу,** туура эмес нерсени өлчөөнү суранганым .

12-бөлүм — 1290 · 1260 · 1250 · 1335

Эки автордон, алты жүз жыл аралык менен жазылган төрт сан. Бул бөлүмдө төртөө тең баяндалып, алардын кайсы жерде жайгашканы көрсөтүлгөн.

Ошондой эле, ал китептеги эң күчтүү ички далилдерди камтыйт — натыйжада система чыгаруу үчүн курулган эмес — жана мен чече элек бир көйгөй бар, аны башка бирөө табышы үчүн калтырбай, сиздин алдыңызга коём.

Эсептөө эрежелери кайра каралып чыкты

1-бөлүмдөн баштап, анткени бул жерде баары аларга көз каранды:

1. **Эки акыркы чекитти камтыйт.** 1-күн - башталыш күнү.
2. **Күндүзгү дата.** Еврейлердин күнү күн баткандан башталат; майрам "27-күнүн кечинен 28-күнүн кечине чейин" созулганда, 28-күнү колдонулат.

" эсептөөдө аяктоо күнүн кошуу" деп белгиленген кутуча ар бир жолу белгиленип турат дегенди билдирет. Аны алып салсаңыз, төмөндөгү ар бир жооп бирден кыска болот.

Эки якорь

Баары 2027-жылдагы эки датанын биринен баштап эсептелет.

2027-жылдын 27-28-марты — Ээн калуунун жийиркеничтүү күнү. Байкоо календарында бул Биринчи түшүм: 27-марттын кечинен 28-марттын кечине чейинки мезгил. 2-эрежеге ылайык, эсептөө **28-мартта башталат** . Мен дагы эле AoD ушул күнү болобу же жөн гана Рим папасы Лео ушул күнү Нео-Осмон

орденин колдойбу, так айта албайм. Көрөбүз.

2027-жылдын 27-апрели — Акыркы жамгыр. Ачыткысыз нан майрамынын экинчи күнү

— экинчи айдын 21-күнү, биринчи айын кармай албагандар үчүн Сандар 9 боюнча Пасах майрамын толуктоо. Эсептөө **27-апрелде башталат**.

Отуз күн айырма менен. Ошол санды сактап кой.

Төртөө эсептелет

Саноо Ыйык Жазуу	Башынан	Кимге	Күндөр	Кайсынысы
1290 Даниел 12:11	28-март 2027-жыл	7-октябрь 2030-жыл	1290	Йом Киппур — 10 Тишри
1260 Аян 11:3, 12:6	27-апрель 2027-жыл	7-октябрь 2030-жыл	1260	Йом Киппур — 10 Тишри
1250 Матай 24:22	27-апрель 2027-жыл	27-сентябрь 2030-жыл	1250	Йом Теруа — кечээ 1 Тишри
1335-жыл Даниел 12:12	27-апрель 2027-жыл	21-декабрь 2030-жыл	1335-жыл	25 Кислев — Ханука

Алардын ар бири белгиленген убакытта конот. Аларды өзүңүз текшериңиз; тиркелген веб-баракча жана изилдөөчү баракчасы дал ушул үчүн арналган.

Отуз күн өтүп кетти

Эми мен курган жыйынтык жок.

Даниел 1290 күн, Жакан 1260 күн деп эсептейт. Алты кылым аралыкта жайгашкан эки автор ар кайсы континенттерде ар кандай тилдерде, болжол менен бир мезгилде жазышкан.

$$1290 - 1260 = 30.$$

Ал эми 2027-жылдагы эки кемеказык — Биринчи түшүм жана Экинчи Ачыткысыз Нандын акыркы күнү, ай календары боюнча эсептелген календарда өз алдынча майрам күндөрү катары аныкталган — **отуз күндүк айырма менен**.

28-марттан 26-апрелге чейин отуз күн. 1260-жыл 27-күнү башталат.

Мен муну ал жакка койгон жокмун. Бул мен тандабаган эки сандын айырмасы, мен белгилебеген эки датанын ортосундагы аралыкка дал келет. Отуз күндүк ишенимден баш тартуу — Антихрист ачылгандан кийин жана Акыркы жамгыр жааганга чейинки дүйнө тарапка өткөн терезе — бул убакыт тилкесине киргизилген эмес. Алар кемитүүдөн чыгып калат.

Бул мен 3-бөлүмдө сунуштаган тест: реалдуу нерсени сүрөттөгөн система эч ким сурабаган суроолорго жооп берүүгө жакын. Бул китептеги эң ачык мисал. Ылайыкташтырылган система өзү дал келген нерсени чыгарат. Бул отуз күндүк терезени пайда кылды, анткени алты жүз жыл аралык менен жазган эки пайгамбар отуз сандарды тандап алышкан.

Ошол он күн да өтүп кетти

Ошол эле нерсе экинчи четинде да болот.

$$1260 - 1250 = 10.$$

Ишенимдүүлөрдүн алынып кеткен күнү менен Теңирдин каары төгүлгөн күндүн ортосунда он күн. Еврей календарында он күндүк айырма менен так бир жуп белгиленген убакыт бар:

Йом Терауа 1 тишриде жана Йом Киппур 10 тишриде белгиленет. Алардын ортосундагы күндөр - Коркуу күндөрү.

Анан эсептөөлөр ошол жуптун эки учуна тең түшөт. 1250 Йом Терауда аяктайт. 1260 Йом Киппурда аяктайт.

Иса күндөрдүн кыскараарын айткан:

«Эгерде ал күндөр кыскартылбаса, эч кимдин өмүрү сакталмак эмес; бирок тандалгандар үчүн ал күндөр кыскартылат» (Матай 24:22) .

Канчага кыскартуу керек? Онго — алааматтын толук көлөмү менен ишенимдүүлөр андан алынып кеткен күндүн ортосундагы айырма. Исаия ошол он күндө эмне болорун сүрөттөйт:

«Келгиле, элим, бөлмөлөрүңөргө кирип, эшиктериңерди жаап алгыла, каар тараганга чейин бир азга жашынгыла» (Ышая 26:20) .

эки майрамдын ортосунда, каар өз нугунда жүрүп жатканда, он күн жабык эшик артында . **Бул ишке ашышы үчүн эки сан тең тандалган эмес.**

Мен чече элек көйгөй

Бул жерде кыйынчылык бар жана ал негизги текстте камтылган.

Даниел 12:11де 1290-жыл бир окуяга эмес, эки окуяга байланыштуу айтылат:

«Дайыма чалынуучу курмандык жокко чыгарылып, ээн калуунун жийиркеничтүү жери орнотулгандан тартып, 1290 күн өтөт».

Эгерде ийбадаткана жок болсо, анда кандай үзгүлтүксүз курмандык чалынышы керек?

12-бөлүмдөгү чечилбеген үзүндүнүн ордуна долбоор. — CLH

Мен бул бөлүмдүн биринчи басылышында буга эч кандай так жообум жок экенин айткам, жана андай болгон эмес. Азыр менде бир жооп бар, жана ал мен үмүттөнгөн жооп эмес, анткени ал мени бул китеп басылып чыккандан кийин жети айдын ичинде коомчулуктун алдында боло турган бир нерсеге милдеттендирет.

Даниел 12:11де бир эмес, эки белги берилген:

«Дайыма чалынуучу курмандык жокко чыгарылып, ээн калуунун жийиркеничтүүлүгү орнотулгандан тартып, 1290 күн өтөт».

Бул китепте кандай жийиркенич жөнүндө баяндалат. Ал үзгүлтүксүз курмандык чалынган эмес — анткени ийбадаткана жок, колдонулуп жаткан курмандык чалынуучу жай жок, ал эми ийбадаткана институтунун идиштери Мисгав Ладах көчөсүндөгү имаратта жок ыйык жайды күтүп турушат.

Демек, же Даниелдин биринчи белгиси бош, же мен туура эмес нерсени издеп жүргөм. Мен аны экинчиси кылуу үчүн көпкө аракет кылдым. Бул сөз мага жол берген жок.

Сөз ийилбейт

Мен *"тамид"* деген сөздүн жалпы мааниде үзгүлтүксүз сыйынуу дегенди билдиргиси келди. Андай эмес, жана мен өзүмө каршы ишарат кылуунун ордуна, туура түрдө өзүмө каршы доомат коём.

Даниел китебиндеги ар бир жолу — 8:11, 8:12, 8:13, 11:31 жана 12:11-аяттарда — бул сөздүн кыскартылган түрү תָּמִיד болуп, белгилүү артикл менен берилет. Чыгуу 29:38–42 жана Сандар 28:3–8-аяттардагы *тынымсыз өрттөлүүчү курмандык* : эртең менен козу, күүгүмдө козу, күн сайын тынымсыз. Даниел бул сөздү эч качан тиленүү, берилгендик же абстракттуу сыйынуу үчүн

колдонгон эмес. Бир жолу да колдонгон эмес. Ал эми 8:11де ыйык жай курмандык менен бир эле сүйлөмдө берилген.

Мен жеңилирээк маанидеги аргументтерди окуп чыктым. Аларды мен кубануу менен кабыл алмакмын. Алар конкорданс менен байланышта болбойт.

Ошентип, чынчыл тыянак ыңгайсыз: Даниелдин биринчи белгиси 2027-жылдын 28-мартында шилтеме бериши үчүн, тынымсыз өрттөлүүчү курмандык ошол датага чейин өткөрүлүп турушу керек. Демек, ал башталышы керек. Демек, ал жакында башталышы керек.

(3-деңгээл — бул Даниелдин сөздү кантип колдонгону жөнүндөгү баалоо, арифметикалык жыйынтык эмес. Бирок бул менин өзүмдүн ыңгайлуулугума каршы баалоо, ал көп нерсеге арзыган жалгыз түрү.)

Ал үчүн ибадаткана керек эмес. Ал үчүн курмандык чалынуучу жай керек.

Бул мүмкүнбү же жокпу деген оюмду өзгөрткөн нерсе ушул болду, мен туура эмес имаратты карап жүргөндүктөн, аны көп жылдар бою көрбөй жүргөм.

ийбадаткана курула электе эле үзгүлтүксүз курмандык чалууну калыбына келтиришкен :

«Алар курмандык чалынуучу жайды пайдубалга курушту, анткени ал жердин элдеринен коркушту; алар анын үстүндө Теңирге бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды чалышты, эртең менен да, кечинде да... бирок Теңирдин ийбадатканасынын пайдубалы коюла элек болчу» (Эзра 3:3, 6) .

Муну эки жолу окуп чыгыңыз. *Олат тамид* — эртең менен жана кечинде, Даниел айтып жаткан курмандык — ийбадаткананын орду курулуш чуңкуру болгон ачык жерде кайра курулган курмандык чалынуучу жайдын үстүндө чуркап жүргөн жана ал пайдубал салынганга чейин бир нече жыл бою ошол жол менен агып турган.

Ийбадаткана жок. Жыйын чатыры жок. Курмандык чалынуучу жай, дин кызматчылык жана козу.

Бул толугу менен талап жана бул Үчүнчү ийбадаткананы куруудан таптакыр башка тартиптин талабы. Ийбадаткана - бул адамзаттын бештен бир бөлүгү ыйык деп эсептеген курулуштарды бузууну же башка жакка көчүрүүнү талап кылган он жылдык улуттук долбоор. Курмандык чалынуучу жай - бул таш, пандус жана бир жерде турууга уруксат.

(1-деңгээл Эзра 3-бөлүмдө эмне деп айтылганына байланыштуу — өзүңүз окуп чыгыңыз. 3-деңгээл Даниелдин белгиси да ушундай жол менен канааттандырылган деген жыйынтыкка байланыштуу.)

Эмне мурунтан эле бар

Мен бөлүктөрдү чогултууга болобу же жокпу деп божомолдоп жаткан жокмун. Алар көбүнчө чогултулган.

- 2018-жылдын декабрь айында, Хануканын акыркы күнүндө, халах стилинде жылмаланбаган таштардан курулган, ийбадатканага **даяр таштан жасалган курмандык чалынуучу жай** бүткөрүлүп, арноо аземи болгон. Ал бөлүктөргө бөлүнүп, башка жакка көчүрүү үчүн курулган.
- Темпл **институту** идиштерди, дин кызматчылардын кийимдерин жана алтын менораны жасап, дин кызматчыларын кызматка көп жылдардан бери окутуп келет.
- Кызыл **кунаажын программасы** активдүү иштеп жатат жана 2026-жылдан баштап улуттук деңгээлде окутууга өттү.

Жетишпеген нерсе жабдуулар эмес, кийимдер да, даярдалган дин кызматчылар да, дизайн да эмес. **Жетишпеген нерсе - турууга орун жана ал жерде турууга уруксат.** Бул боштуктун баары, жана мен аны кичирейтким келбейт: бул жер жүзүндөгү эң олуттуу саясий жана диний тоскоолдук жана ал элүү тогуз жылдан бери сакталып келет.

Учурда жылып жаткан тосмо

Мына ошондуктан мен жети жыл эмес, жети ай деп айтууга даярмын.

Жөөттөрдүн Храм тоосунда сыйынуусуна тоскоол болгон келишим — *статус-кво*, Израил менен Иорданиянын ортосундагы Вакф жерди башкарган жана мусулман эместердин намаз окуусуна тыюу салынган түшүнүктөрдүн жыйындысы — 2026-жылы байкаларлык түрдө начарлады. Үч эскирген жагдай, алардын баары кабарланган жана текшерилиши мүмкүн:

Дата Эмне өзгөрдү

2026-жылдын 21-январы Израил полициясы Йешива тоосундагы ийбадаткананын өтүнүчүн аткарып, жөөт конокторуна биринчи жолу басылган литургияны, анын ичинде Амиданы, тоого алып чыгууга уруксат берди.

Дата Эмне өзгөрдү

Жакынкы убакка чейин сыйынып жаткан коноктор кууп чыгарылып же камакка алынып, сыйынуу буюмдары толугу менен тыюу салынган.

2026-жылдын 23-июлу Түшкө чейин үч миңден ашык жөөт коноктор көтөрүлүштү. Литургиялык материалдарга уруксат берилди. Батыш тарапта сыйынгандыгы үчүн он чактыдай адам камакка алынды. Иорданиянын тышкы иштер министрлиги муну *"тарыхый жана (Тиша Б'Ав) укуктук статус-квону одоно бузуу"* деп атап , полицияны *"бул аракеттерге көмөктөштү"* деп айыптады.

2026-жылдын 16-августу Израил полициясы бул жерде жөөттөрдүн сыйынуусуна коюлган чектөөлөрдү кайрадан жеңилдетти — мен бул абзацты жазганга бир жума калганда.

Бул статикалык тоскоолдук эмес. Бул тоскоолдук акырындык менен, коомдук жайларда алынып салынып, Вакф менен Иордания Падышачылыгынын каршы пикирлери ар бир жолу гезиттерде жазылып турат.

Эми тартип, анткени дал ушул сыяктуу китеп өтө алыска жетет. Тиленүү курмандык эмес. *Тоодогу Амиданы окуган адам менен эртең менен кечинде козу чалынгандын ортосундагы аралык* абдан чоң жана жогорудагы таблицадагы эч нерсе аны жаппайт. Дасторкон белгилеген нерсе андан тар жана мен андан ашыкча талап кылбайм: курмандык чалынуучу жайды мүмкүн эмес кылган түзүлүш туруктуу эмес, ал кыймылдап жатат жана ал быйыл ошол эле багытта үч жолу кыймылдады.

(2-деңгээл — ар бир сап даталанган жана булагы көрсөтүлгөн. Андан чыккан тыянак меники жана эң жакшы дегенде 3-деңгээл.)

Демек, бул китепте эмне алдын ала айтылган

Мен бүдөмүк жана жалганга мүмкүн болбогондон көрө, конкреттүү жана туура эмес болгонду артык көрөм, ошондуктан:

2027-жылдын 28-мартына чейин Иерусалимде үзгүлтүксүз өрттөлүүчү курмандык — курмандык чалынуучу жай, дин кызматчылык, эртең менен жана кечинде козу чалына баштайт. Анан ал токтотулат.

Эки жарым тең талап кылынат. *Тамид* 2027-жылдын 27-мартында күчүндө болбосо, аны 2027-жылдын 28-мартында жокко чыгарууга болбойт.

Даниелдин жобосунда аны алып салууну сүрөттөө үчүн бар болгон нерсе болушу керек.

Менин механизм, Тоодогу жайгашкан жер, юридикалык документ же аны ким жасаганы жөнүндө эч кандай көз карашым жок жана сүрөттү толук көрсөтүү үчүн аны ойлоп таппайм. Мен алкак муну талап кылат жана мен сизге арифметиканы көрсөтүп жаткан нерсе - бул алкак деп эсептейм.

(4-деңгээл — пайгамбарлык. Бул мага айтылган эмес, алкактын алдын ала айтканы.)

Бир каршы пикирге жооп берилди, анткени ал жакшы

"2027-жылы курулган ар кандай курмандык чалынуучу жай мыйзамсыз болот. Дин кызматчылар талаш-тартыш жаратат, кызыл кунажындын күлү жок, көпчүлүк жүйүттөр тааныган Санхедрин жок. Ал чыныгы тамид болушу мүмкүн эмес жана Кудай анын алынып салынышын эсептебейт."

Даниел бул суроого сөздүн келип чыккан бөлүмүндө жооп берет.

Антиох үзгүлтүксүз курмандык чалууну токтоткондо, **аны башкарган дин кызматчылар сатылып алынып, бузулган. Жейсон башкы дин кызматчылыкты сатып алган; Менелай ага караганда алда канча көп акча төлөгөн.** Тамид алынып салынгандагы кызматтын абалы ушундай болгон — жана Ыйык Жазмада курмандык чалууну *тамид деп дагы эле айтылат* жана аны алып салууну дагы эле кылмыш катары эсептейт, ал эми Даниел дагы эле ага пайгамбарлык санды илип коёт.

Дайыма чалынып келген курмандыктын жокко чыгарылышы үчүн анын асманда катталышы сөзсүз түрдө жакшы абалда болушу шарт эмес. Бул менин тыянагым эмес; бул үзүндүнүн тарыхый абалы.

Эгерде курмандык чалынуучу жай пайда болбосо

Анда Даниелдин биринчи белгисинде шилтеме жок, 1290-жыл мен айткандай башталган жерден башталбайт жана бул бөлүм ишке ашкан жок. Жийиркеничтүү аргумент өзүнөн өзү сакталып калмак; бирок андай болбойт.

Ага чейин мен бир альтернативаны жаздырып алгым келет, анткени мен ага таянбасам да, аны карап көрүүгө арзыйт деп ойлойм.

Жер жүзүндө өзүн бардык жерде түбөлүккө чалынуучу курмандык катары сүрөттөгөн бир гана мекеме бар. Ал - Месса — Римдин өзүнүн дооматы, Трентте аныкталган, Малахия 1:11ге негизделген жана эч кандай

ибадаткананы талап кылбаган. Ал буга чейин бир жолу алынып салынган: 2020-жылдын 8-мартында Рим епархиясы бардык коомдук Мессаларды жокко чыгарган, ал эми эки жуманын ичинде Италия, Ирландия, Филиппиндер, Испания жана Америка Кошмо Штаттарынын көпчүлүк бөлүгүндөгү епархиялар да ушундай кылышкан. Бир нече жума бою түбөлүккө чалынуучу курмандык Батыш дүйнөсүнүн эч бир жеринде ачык чалынган эмес.

Эгер бул "*тамид*" болсо, анда 2027-жылдын мартында болгон окуя - бул **Лео XIVтин тушунда Рим чиркөөсүнүн** ислам менен шайкеш келүү багытындагы өзүнө каршы жасаган иши, ал эми 2 Тесалоникалыктарга 2-бөлүмдөгү чындыктан четтөө - бул жер жүзүндөгү христиандар деп эсептегендердин эң чоң тобунун четке кагылышы. Бул менин мамлекеттик кызматтагы тирүү адам жөнүндөгү оюм, пикир катары сунушталат жана мен аны кыйытып айткандан көрө, ачык айткым келет.

Бирок мен аны экинчи орунга коюп жатам, себеби - конкорданс. Даниелдин *тамиди* - бул ал колдонгон сайын тынымсыз өрттөлүүчү курмандык, жана мен окууну жайылта албайм, анткени ал жети айдын ичинде Иерусалимде курмандык чалынуучу жай курууну талап кылганга караганда ыңгайлуураак. Массалык окуу - бул резервде турган ыктымалдуулук. Курмандык чалынуучу жай - бул позиция.

"Тарыхты алдын ала окутуу" китебинде талкууланган жана бул жерде корголгондун ордуна болжолдонгон Айбандын Ислам менен байланышына көз каранды.)

Бул бөлүм бизге эмне берет

- Даниелдин *тамиди* курмандыгы **беш жолу тең** тынымсыз өрттөлүүчү курмандык болуп саналат жана эч качан жалпысынан сыйынууну билдирбейт. (3-дөңгөөл — жана бул менин жеке ыңгайлуулугума каршы чыгарылган чечим.)
- Эзра 3:3–6-аяттарда ал курмандык чалынуучу жайда ийбадаткананын **пайдубалы түптөлө электе калыбына келтирилген**, ошондуктан белгиге ыйык жай эмес, курмандык чалынуучу жай керек. (Тексттеги 1-кабат.)
- Курмандык чалынуучу жай, идиштер, кийимдер жана үйрөтүлгөн дин кызматчылар **мурунтан эле бар**; жетишпеген элемент - жайгашкан жер жана уруксат. (2-дөңгөөл.)
- Тоодогу жөөттөрдүн сыйынуусуна тыюу салган келишим **2026-жылы** ушул эле багытта үч жолу жылдырылган, бул иорданиялыктардын катталган каршылыгынан улам болгон. Тиленүү курмандык эмес жана бул ажырымды

жаппайт — бул тоскоолдуктун чечилбегенин көрсөтүп турат. (Окуялар боюнча 2-деңгээл, жыйынтык боюнча 3-деңгээл.)

- **Ошондуктан: тынымсыз өрттөлүүчү курмандык Иерусалимде 2027-жылдын 28-мартына чейин башталып, андан кийин токтотулат.** Эгер андай болбосо, бул бөлүм туура эмес жана мен сизге алдын ала айткам. (4-деңгээл.)
- Резервде сакталат: түбөлүк курмандык катары месса, 2020-жылдын март айы мындай нерсени армиясыз дүйнө жүзү боюнча жок кылууга болорун далилдейт. (4-деңгээл.)

Бул жийиркеничтүү окуя 2027-жылдын март айында башталган. Бул китепте ушунча нерсе баяндалган. Бирок **2027-жылдын мартында кайсы үзгүлтүксүз курмандык чалынуучу жай жокко чыгарылат?**

Бул китепти окууда, кадимки курмандык чалуу биздин замандын 30-жылы Машаяк тарабынан айкаш жыгачта токтотулган — бул 8-бөлүмдүн Даниел 9:27 жөнүндөгү аргументи жана мен дагы эле аны карманам. 2026-жылдын август айында мен бул китепти жазып жаткан учурда эч кандай ийбадаткана турган жок жана жокко чыгаруу үчүн калыбына келтирилген курмандык чалынуучу система жок. Ошентип, Даниелдин эки белгисинин биринчисинде санак башталган учурда эч кандай шилтеме жок. Бул келечекте боло турган окуяга тиешелүү болгондуктан, мен аны так далилдерсиз гана божомолдой алам.

Менин так жообум жок. Мага карап көрүүгө арзырлык эки вариант бар, бирок мен экөөнө тең бекем ишенбейм.

Эврей сөзү **תמיד** (*тамид*), бул үзгүлтүксүз же үзгүлтүксүз дегенди билдирет . Даниел 8:11–13-аяттарда ал үзгүлтүксүз өрттөлүүчү курмандыкты билдирет, бирок сөздүн өзү жаныбарды эмес, үзгүлтүксүздүктү билдирет. Эгерде *тамид* курмандык чалуу жөрөлгөсү катары эмес, Кудайга үзгүлтүксүз сыйынуу катары окулса, анда 2027-жылдын мартында жокко чыгарылган нерсе - бул дүйнөдөгү үзгүлтүксүз сыйынуу - Айбан колдоого алынып, элдер кайрылганда анын ордуна келет. Бул окуу Даниел 8-аятта бул терминди кандайча колдонгонун бир аз колдойт жана бул мен үчүн ыңгайлуу, бул аны эркин кабыл алууга негиз берет.

Экинчи мүмкүнчүлүк, эки сүйлөмдө эки тараптан сүрөттөлгөн бир курама окуянын аталышы келтирилген, бул учурда кыйынчылык тарыхый эмес, грамматикалык жактан келип чыгат. Муну чечүү үчүн мен жасалма түрдө

айтпай турган иврит грамматикасы жөнүндө пикир талап кылынат.

1335 жана ал кайсы жерде токтойт

Даниел кийинки аятта төртүнчү санды берет:

«Күтө берип, 1335 күнгө жеткен адам кандай бактылуу!» — Даниел 12:12

2027-жылдын 27-апрелиндеги Акыркы жамгырлардан эсептегенде, 1335-күн **2030-жылдын 21-декабры болуп саналат** — бул 25 Кислев, Хануканын биринчи күнү, ийбадаткананын кайрадан арноо майрамы. Арноо аземин күтүп, ага жеткен адам бактылуу.

Бул окуялар жер жүзүндө кандайча өнүгөөрү тууралуу божомолумду айтып берейин. Йом Терау күнү асманга көтөрүлгөндө, Кудай он күнгө каарын төгө баштайт. Ал Израилдин, балким, Ирандын жана/же Пакистандын ядролук куралын чакырып, Иерусалимге каршы чыккан элдерди соттойт. Дүйнө күйүп жатканда, биз Жаңы Иерусалимдеги бөлмөлөрүбүздө эшиктерибиз жабык болуп, коопсуз болобуз. Адамзаттын үчтөн бир бөлүгү, көбүнчө мусулмандар, ошол он күндө өлөт. Аман калгандар *күтүп, 1335 күнгө*, Ханукага, Ыйса баарыбыз менен кайтып келип, элдерди айыктырганга жетишет.

Мен муну таң калыштуу деп эсептейм. Мында эмне ыңгайсыздык бар.

Даниел 12:11 жана 12:12 жанаша жайгашкан жана адатта бир башталыш чекитин бөлүшөт деп окулат. Эгерде 1335 саны 1290 менен бир күндөн — 2027-жылдын 28-мартынан — эсептелсе, ал 2030-жылдын 21-ноябрына туура келет, бул эч нерсе эмес.

Ханука майрамына жетүү үчүн, 1335-жыл жийиркеничтүү окуяга эмес, Акыркы жамгырларга байланышы керек. Мессия 2030 долбоорунун календары так ушундай кылат: алардын 2027-жылдын 27-апрелиндеги жазуусунда *"1260 ЖАНА 1335-ЖЫЛДЫН БАШТАЛЫШЫ"* деп жазылган. Демек, бул алардын белгиленген алкагы жана менин ойлоп тапканым эмес. Бирок бул дагы эле тандоо, жана эки жанаша турган аяттын жөнөкөй мааниси - эки сан тең бир учурдан баштап эсептелет.

(3-дөңгөөл. Натыйжа таң калыштуу. Аны алуу үчүн талап кылынган бекитүү талаш-тартыштуу, ал эми альтернативдүү бекитүү эч нерсе бербейт.)

**Бүтүндөй
микроубакыт
тилкеси**

Күн

Эмне

Дата		
2027-жылдын 28-марты	1290 башталат	Ээн калуунун жийиркеничи · Биринчи түшүм
28-март – 26-апрель 2027-жыл	1–30-күндөр	Чындыктан четтөө — дүйнө тарапты ээлейт
2027-жылдын 27-апрели	1260 жана 1335 баштоо	Акыркы жамгыр · Экинчи Ачыткысыз Нан майрамынын акыркы күнү
2030-жылдын 24-апрели	—	Жүйүттүн жаза мөөнөтү 21-нисан күнү бүтөт
2030-жылдын 27- сентябры	1250-күн	Йом Теруа – тирилүү, кубаныч, кайтып келүү
2030-жылдын 27- сентябры – 7-октябры	он күн	Коркуу күндөрү · жабык эшик артында · каар
2030-жылдын 7-октябры	1260-күн жана 1290- күндүн аягы	Йом Киппур — экөө тең жакын
2030-жылдын 12-октябры	—	Суккот башталат
2030-жылдын 21-декабры	1335-күн	Ханука · Күткөн адам бактылуу

12-бөлүм бизге эмне берет

- Төрт эсептөө тең 1-бөлүмдө жарыяланган инклюзивдик эрежеге ылайык, белгиленген убакыттарга туура келет.
(1-деңгээл — кайталануучу.)
- **1290 – 1260 = 30** , жана эки якорь отуз күндүк айырма менен. Четтөө терезеси киргизилбестен, арифметикадан чыгып кетет. **Бул китептеги эң күчтүү ички натыйжа.** (1-деңгээл.)
- **1260 – 1250 = 10** , жана он күндүк айырма менен так бир жуп белгиленген убакыт бар. Күндөр так Коркуу күндөрү менен кыскартылат. (1-деңгээл арифметика боюнча; 3-деңгээл Матай 24:22ни ушундайча окуу боюнча.)
- 1335-күн - 25 Кислев, ийбадаткананын кайрадан арналуу күнү - **бирок 1335-жыл жийиркеничтүү нерсеге эмес** , Акыркы жамгырларга байланган учурда гана жана Даниел 12:11–12 адатта башталышты бөлүшүү катары окулса гана. (3-деңгээл)
- **Чечиле элек: Даниел 12:11де 1290-жыл кадимки курмандыктын жокко чыгарылышына, ошондой эле жийиркеничтүү нерсеге байланыштуу айтылат жана бул алкакта 2027-жылдын**

мартындагы биринчисине так шилтеме жок.

13-бөлүм — Майрамдын ырааттуулугу

Азырынча баары арифметикалык түрдө болду. Бул бөлүм үлгү, ал эми үлгү жумшак далил, ошондуктан мен дооматтарды ошого жараша жөнөкөй бойдон калтырам.

Доомат мындай: Лебилер 23-бөлүмдөгү белгиленген убакыттар жети диний майрам эмес. Алар бир ырааттуулукта, жана Ыйса аны тартипте сактап келген.

Жети

«Теңир белгилеген ыйык жыйындар деп жарыялашыңар керек болгон убакыттар — Менин белгилеген убактым ушулар» (Лебилер 23:2) .

Еврейче **מִן פִּי ה' י** (мо'едим), жана бул майрамдарды билдирбейт. Мо'ед – бул жолугушуу.

— аны өткөрүүнү көздөгөн эки тараптын ортосунда алдын ала түзүлгөн белгиленген жолугушуу. Бул сөз Кудай өз эли менен жолугушуу үчүн белгилеген убакытка карата колдонулат.

Эки кластерде жети бар:

Жаз	Күн
1 Пасах — <i>Песах</i>	14-нисан
2 Ачыткысыз нан — <i>Мацот</i>	15–21 нисан
3 Биринчи түшүм — <i>Йом ХаБиккурим</i>	ошол жумадагы ишембиден кийинки күнү
4 Жумалар — <i>Шавуот</i>	Биринчи түшүмдөн 50 күн өткөндөн кийин

Күз	Күн
5 Сурнайлар — <i>Йом Терау</i>	1 Тишри
6 Күнөөдөн арылуу — <i>Йом Кунпур</i>	10 Тишри
7 Чатырлар — <i>Сукот</i>	15–21 Тишри

Төртөө жазында сегиз жуманын ичинде топтолгон. Үчөө күзүндө үч жуманын ичинде топтолгон. Ал эми төртүнчү менен бешинчинин ортосунда, болжол менен төрт айлык аралыкта эч нерсе белгиленбейт .

Алгачкы төртөө ошол күнү сакталды

			Ошол күнү?
Майрам	Эмне талап кылынган	Ал эмне кылды	
Пасах майрамы	күүгүмдө союлган козу, 14-нисан	айкаш жыгачка кадалган	ооба
Ачыткысыз нан	ачыткы — сүрөтү коррупция - жок кылуу	дене мүрзөдө, чириген жери жок	ооба
Биринчи жемиштер	түшүмдүн биринчи боосу тартууланды	көтөрүлдү, <i>“алгачкы жемиштер”</i> уктап жаткандар"	ооба
жумалар	жыйналган түшүм, элүү күндөн кийин	Шавуотко Рух төгүлдү, элүү күндөн кийин	ооба

Пабыл кат алышууларды кооздук катары карабайт. *«Пасахыбыз Машаяк да курмандыкка чалынды»* — Пасах козусу сыяктуу эмес, тескерисинче, ошол нерсенин өзү. *«Машаяк өлгөндөрдүн арасынан тирилди, уктап жаткандардын биринчи жемиши»*. Ал майрамдын аталышын окуянын сүрөттөлүшү катары колдонот.

Төрт жолугушуу. Төртөө ошол күнү тартипте сакталган. Туура эмес убакта. Ошол күнү.

Бөлүмдүн калган бөлүгү ушул байкоого негизделген жана башкача жол менен анын канчалык оңой болуп кетиши мүмкүн экенине токтолуп кетүү керек. Айкаш жыгачка кадоо пландаштырылган окуя эмес; ал топ эл жана башкаруучу анын болушун чечкенде болот. Анын 14-нисанда болушу, Биринчи түшүмдөгү тирилүү жана Шавуоттогу Рух тарыхый жазуулардагы эң дал келүүлөрдүн тизмеси же *"мойед"* деген сөздүн мааниси ушул. Жолугушуу сакталган.

Сакталбаган үчөө

Анан үлгү токтойт. Йом Теруа, Йом Киппур жана Суккот эч качан жооп берүү окуясын өткөрүшкөн эмес.

Ошондон бери жыл сайын 1 Тишри күнү сурнайлар тартылып, эч нерсе болгон жок. Жыл сайын Күнөөдөн арылуу күнү келип-кетип келет. Бул жымжырттыктан улам келип чыккан талаш эмес — бул төрт жолу катары менен так сакталып келген ырааттуулуктун төрт жолугушуусу бар экени жана эки миң жылдан бери алардын бири да аткарылбаганы тууралуу байкоо.

Же үлгү эч качан үлгү болгон эмес, же калган үчөө дагы эле алдыда.

Эмне үчүн ажырым чиркөө доорунун формасы болуп саналат

Даниел жөнүндөгү бөлүмдөр талашып-тартышкан нерсени календардын өзүндө айтып турат.

Шавуот менен Йом Теруанын ортосунда төрт айга созулат, анда белгиленген убакыт жок. Бир да ай жок. Жазгы гүлдөө аяктайт, андан кийин сурнай тартылганга чейин эч нерсе болбойт.

Тоораттын өзүнүн майрамдык календарынын ортосунда боштук бар - жана ал боштук төрт майрам аяктаган жана үч майрам башталган жерге туура келет.

8-бөлүм Даниелдин жетимишинчи жумасындагы үзгүлтүктү коргоо үчүн көп иштөөгө туура келген, жана мен сизге Даниелдин эч бир жеринде мындай үзгүлтүк жарыяланбаганын ачык айттым. Лебилер 23 да мындай үзгүлтүк жарыяланбайт. Бирок анын жылга негизделген, ошол эле жердеги бирөөсү бар.

Мен буга убакыт сызыгын түзбөйт элем. Боштуктун башка негиздер менен тастыкталганы сыяктуу эле, бул бир аз мааниге ээ.

(3-дөңгөөл. Катышуулар реалдуу; ал чечмелөөнү билдирет. Кимдир бирөө төрт айлык ажырым айыл чарбасына — дан эгиндерин жыйнап алуу менен мөмө-жемиштерди жыйнап алуунун ортосундагы аралыкка — тиешелүү деп эсептеши мүмкүн жана бул тууралуу толугу менен туура айтат, жана бул байкоону анчалык кызыктуу кылбайт.)

Кийинкиси кезек менен

Эгерде кезектүүлүк тартипте сакталып жатса, кийинки дайындоо бешинчи болуп саналат жана бир гана талапкер болот.

Yom Teruah. 1 Тишри. Сурнайлар майрамы.

Ал күнгө эмне дайындалганы Машаяктын кайтып келиши менен христиандар эмнени күтөөрүн салыштырып окууга арзыйт. Бул жаңы айга туура келген жалгыз майрам — анын башталышы алдын ала жарыяланбай турган күн, анткени ал айдын көрүнүшүнө көз каранды болгон, ошондуктан күзөтчүлөр күтүп турушкан жана эч ким саатты билген эмес. Бул үйлөмө күн, коңгуроо кагуу жана чакыруу күнү. Ал эми жүйүт салтында ал таажы кийүүнүн элесин алып жүрөт: падыша жарыяланган күн. Сурнай. Эч ким алдын ала белгилей албаган күн. Падыша жарыялаган күн. Жана акыркы сурнайдагы тирилүү.

Андан кийин он күн, Коркуу күндөрү — 12-бөлүмдө 1260 менен 1250нүн ортосундагы айырма катары эсептелген жана Исаия аны жабык эшик артындагы жабылуу, ал эми ачуулануу өз нугунда жүрүп жаткан мезгил катары сүрөттөйт.

Анан Йом Киппур — күнөөдөн арылтуу, өкүм чыгарылып, китептер чечилди. 12-бөлүмдүн эки узун пункту тең ушуну менен аяктайт.

Анан Суккот — чогултуу, Кудай Өз эли менен чатырда жашайт, Аян китебинин аягында: *«Кудайдын чатыры адамдардын арасында, Ал алардын арасында жашайт»*. Мен бул учурда эмне болорун так билбейм. Иса душмандары менен согушуу үчүн кайтып келип, биз менен жерде чатырда жашайбы? Ал биз менен Жаңы Иерусалимдеби же «Асманда» бир аз убакытка чатырда жашайбы? Аян китебиндеги цитатанын аягы Жаңы Иерусалимдин келишине жана Атанын түбөлүккө падышачылык кылуу үчүн жерге келишине тиешелүү.

Сурнай, андан кийин жабык эшиктердин артында каар, андан кийин күнөөдөн арылуу, андан кийин жашоо. Бул Лебилер 23-бөлүмдүн тартиби жана 12-бөлүмдүн күндөрдүн суралбастан келип түшүү тартиби.

Бул эмнени көрсөтөт жана эмнени көрсөтпөйт

Ал бир жылды даталабайт. Бул бөлүмдөгү эч нерсе эч кандай датаны билдирбейт; Йом Терау ар күздө келет жана үч миң жылдан бери болуп келет.

Ал сизге 6-бөлүмдөн 10-бөлүмгө чейинки бөлүмдөрдө жазылган жыл келгенде кандай болушу керектигин айтып берет. Арифметикада 2030-жыл деп айтылат. Майрамдык ырааттуулукта эгерде арифметика туура болсо, анда кайтып келүү кандайдыр бир кокустук датага эмес, Йом Терауга туура келери айтылат — ал эми 2030-жылдын күзгү майрамдары 27–28-сентябрь жана 7-октябрь.

Анын иштеши үчүн эки көз карандысыз нерсе дал келиши керек: саат боюнча бир жыл жана ырааттуулук боюнча бир күн. Алар дал келет.

13-бөлүм бизге эмне берет

- Моэдимдер – бул майрамдар эмес, жолугушуулар – алдын ала белгиленген жолугушуулар. *(2-деңгээл — еврейче.)*
- Иса жазгы төрт дайындоону **ошол күнү** тартип менен өткөргөн жана Жаңы Келишимде алар ушундай деп аталат. *(2-деңгээл.)*
- Күзгү үч дайындоонун жооптору жок жана эки миң жылда бир да жолу болгон эмес. *(2-деңгээл — байкоо.)*

- Тоораттагы майрам жылында өткөрүлгөн майрамдар аяктаган жана жасалма майрамдар башталган жерде төрт айлык ажырым бар. (3-деңгээл — 8-бөлүмдө айтылган ажырымды тастыктоо, анын далили эмес.)
- Эгерде ырааттуулук тартипте улана берсе, кийинки жолугушуу **Йом Теруа болот** : жаңы ай, сурнай, таажы кийүү жана башталышы алдын ала жарыяланбаган күн. (3-деңгээл.)
- Лебилер 23-бөлүмдө берилген тартип — сурнай, андан кийин он күн, андан кийин күнөөдөн арылуу, андан кийин жашоо — 12-

бөлүмдөгү эсептөөлөрдүн түшүү тартиби. (1-деңгээл эсептөөлөр боюнча; 3-деңгээл мааниси боюнча.)

14-бөлүм — Эки календарь дал келген жер

2-бөлүмдө бул китептеги эң алсыз звено календарь экени жана 2027-жылдын 27–28-мартындагы дата байкоо жүргүзүү менен гана эсептелгени айтылган. Бул мага бир нерсени айтууга арзды.

Бул бөлүм ошол китептин экинчи жарымы жана китептеги эң жакшы жаңылык.

Бул бөлүмдө жооп берилген каршы пикир

2-бөлүмдү кунт коюп окуп чыккан шектенүүчүнүн колунда мындай коркунучтуу сап бар:

«Сиз өзүңүздүн календарыңызды түзүп, анан даталарыңыз өзүңүздүн майрам күндөрүңүзгө туш келерин билдиңиз. Албетте, алар ошондой. Каалаган календарды каалаган жерге майрам күндөрүн коюу үчүн жасаса болот. Мага сиз тандабаган календардан сакталып калган датаны көрсөтүңүз».

Бул адилеттүү чакырык, бул туура чакырык жана ал менин календарымды коргоонун ордуна түз жоопко татыктуу.

Жооп мына ушул.

Салыштыруу

Мен 2025-жылдан 2030-жылга чейин ар бир жылда эки календарь боюнча тең майрам өткөрчүмүн: бул китепте байкоо жүргүзүү ыкмасы келтирилген жана еврей дүйнөсү болжол менен IV кылымдан бери колдонуп келген раввиндик календарь бекитилген. Бири-бирине дал келбеген эрежелерге негизделген

эки система — бири жазгы күн-түн теңелгенге эң жакын айдын кошулушу менен биринчи айды белгилесе, экинчиси төрт кийинкиге калтыруу эрежеси тиркелген он тогуз жылдык циклди иштетет.

Жыл	Эки календардын ортосундагы ажырым
2025-жыл	Одөн 1 күнгө чейин
2026-жыл	1 күн
2027-жыл	30дан 31 күнгө чейин
2028-жыл	1-2 күн
2029-жыл	1-2 күн
2030-жыл	Жазда 1 күн · ар бир күзгү майрамда нөл

Ал столдогу эки нерсе маанилүү жана алар карама-каршы багыттарга тартылат.

Биринчиден, кайрадан "жаман кабар"

2027-жыл - бул диапазондогу бир четтөөчү жыл. Ошол бир жылга белгиленген календарь өзүнүн он үчүнчү айы, Адар II киргизилет, ал эми күн менен түндүн теңелүү эрежеси киргизилбейт. 2027-жылдагы Пасах майрамы 22-мартка туш келет; 2027-жылдагы раввиндик Пасах майрамы 21-апрелге туш келет. Айдын толук айынын айырмасы менен.

Ал эми 2027-жыл - жакынкы датага жараша болот. Мен муну 2-бөлүмдө айткам жана бул жерде, жакшы жаңылык болушу керек болгон бөлүмдө дагы бир жолу айтып жатам, анткени жакшы жарымын гана эстеген окурманга жаман мамиле жасалган болот.

Эгерде белгиленген календарь туура болсо, 2027-жылдын 27–28-марты майрам күнү эмес жана бул тууралуу Биринчи түшүмдөрдүн аргументи жоголот.

Эми жакшы кабар

Акыркы катарды кайра карап көрүңүз.

2030-жылы эки календарь так дал келет. Болжол менен эмес. Бүгүнкү күнгө чейин, ар бир күзгү майрамда:

Майрам	Байкоо жүргүзүү	Оңдолгон раввиндик
Йом Теруа — 1 Тишри	2030-жылдын 28-сентябры	2030-жылдын 28-сентябры
Йом Киппур — 10 Тишри	2030-жылдын 7-октябры	2030-жылдын 7-октябры
Суккот башталат — 15 тишри	2030-жылдын 12-октябры	2030-жылдын 12-октябры
25 Кислев — 1335-күн	2030-жылдын 21-декабры	2030-жылдын 21-декабры

Төрт дата. 2027-жылы бир айга айырмаланган эки система. 2030-жылы нөл айырма.

Бул чындыгында эмнени сатып алат

Муну мүмкүн болушунча так айтыңыз, анткени бул жерде ашыкча айтуу оңой жана мен адамдардын муну кылганын көрдүм.

Көздөгөн жерим менин календарыма көз каранды эмес. Стартер менин календарыма көз каранды.

2-бөлүмдөгү бардык нерсени четке каккан — байкоо жүргүзүү эсептөөсү эксцентризм жана бекитилген раввиндик календарь жалгыз мыйзамдуу еврей календары деп эсептеген окурман — **2030-жылдын 28-сентябрында Йом Теруага жана 2030-жылдын 7-октябрында Йом Киппурга келет.** Бул даталар колго жасалган календардын артефакттары эмес. Эки календарь тең ошол жерге түшөт. Менин экинчи бөлүмүмдүн баарын ыргытып салсаңыз болот, бирок аягы өзгөрүүсүз калат.

Ошондуктан, 12-бөлүмдөгү 2030-жылдын күзүндө аяктаган бардык нерселер календардык каршы пикирге карабастан сакталып калган: 1260 жана 1290-жылдар Йом Киппурга аяктайт, 1250-жылдар Йом Теруага жетет, алардын ортосундагы он Коркунуч күнү жана Ханукага 1335-конуу күнү.

Эсептөөлөр башталган 2027-жылкы якорь сакталып калган жок. **Эсептөөлөр аягында календарга көз карандысыз, ал эми башында календарга көз каранды**, жана бул китептин позициясын ыңгайсыз, бирок так сүрөттөө.

Эми тартип

Дал ушул сыяктуу китеп "керемет" деген сөздү колдонот , жана мен андай кылбайм.

Конвергенция керемет эмес. Бул эки Ай-Күн системасы фазага киргенде эмне кылаары жана сиз алардын муну 2025, 2026, 2028 жана 2029-жылдары бир таблицадан көрө аласыз. Экөө тең бир Айга жакындашат. Көпчүлүк жылдары алар бири-бирине абдан жакын келишет; кээде интеркаляция ар кандайча төмөндөйт жана алар бир айга айырмаланышат. 2030-жыл жакын жылдардын бири экени белги эмес. Бул арифметика.

Анын баалуулугу **далил эмес, коргонуу болуп саналат.** Ал датаны далилдебейт. Ал ага каршы пикирди жокко чыгарат — жана ал жок кылган каршы пикир күзгү даталарга каршы скептиктердин эң күчтүү каршылыгы болуп саналат.

Болгону ушул. Бул бир бөлүмгө арзыйт, анткени каршы пикирге жооп берүүгө арзыган, келишим бир нерсени далилдегендиктен эмес.

Эгерде мен сизге эки календардын бири-бирине дал келүү ыктымалдыгы астрономиялык деңгээлде экенин айтсам, мен бул китепте жазылган нерсеге каршы чыкмакмын. Алар көп учурда макул болушат. Алар 2030-жылы макул болушат. Бул жетиштүү, жана бул жетиштүү эмес.

14-бөлүм бизге эмне берет

- 2025–2030-жылдар аралыгында эки календарь адатта бир же эки күндүн ичинде дал келет; алар ар башка жылдарды чыгарган атаандаш системалар эмес. *(1-деңгээл — эсептелген жана веб-баракчада кайталанышы мүмкүн.)*
- 2027 толук ай менен айырмаланган **жалгыз четтөөчү жыл - жана бул жакынкы дата турган жыл.** *(Эсептөөнүн 1-деңгээли; аялуулугу реалдуу жана эки жолу көрсөтүлгөн.)*
- 2030 Йом Терау, Йом Киппур, Суккот жана 25 Кислев боюнча **так макулдашуу жылы .** *(1-деңгээл.)*
- Ошондуктан, 2030-жылдын күзгү даталары **бул китептин календарына көз каранды эмес** жана календардык каршы пикирге толугу менен көз каранды. 2027-жылкы негизги дата андай эмес. *(2-деңгээл.)*
- Бул келишим **керемет эмес** — бул фазадагы Ай-Күн системаларынын кылган иши. Анын баалуулугу, ал датаны далилдейт дегендикте эмес, каршы пикирди жок кылат. *(Китепти эч ким көбүрөөк деп айыптай албас үчүн айтылган.)*

VI БӨЛҮК — КААРШЫ

15-бөлүм — Эң катуу каршы пикирлер

Мен каршы пикирлердин баарын акырына чейин сактап калуунун ордуна, алардын пайда болгон жеринен жооп берүүгө аракет кылдым, анткени кыйынчылыктарын кийинкиге калтырган аргумент окурманды ага ишенбөөгө үйрөтөт. Бирок кээ бир каршы пикирлер белгилүү бир бөлүм жөнүндө эмес. Алар бүтүндөй ишкана жөнүндө.

Мына алар, мен аларды эң күчтүү түрдө айта алам. Мен ар бирин саман адам эмес, эң мыкты жактоочусу айткандай айтууга аракет кылдым. Алардын экөөсүнө менин жообум - каршы болгон адам туура айтат.

1. «Ал күндү да, саатты да эч ким билбейт».

Сен Иса ачык тыюу салган нерсени жасап жатасың. Ал эч ким билбейт деп айткан — периштелер да, атүгүл Уул да. Сен кимсиң? Ар бир муун сендей адамдарды жаратат жана электрондук жадыбалың бар экени сени 1844 жана 1988-жылдардагы диаграммалары бар адамдардан айырмалабайт. Көрсөтмө эсептөө эмес, көрүү болчу.

мен адатта уккандан да күчтүүрөөк, андыктан аны олуттуу кабыл алалы.

Бир эле учурда үч нерсе чындык.

Биринчиси, Матай 24:36 күн жана саат жөнүндө, мен да айтып жаткан жокмун. Бул китепте тексттерден жана тарыхтан алынган жыйынтык менен, коомчулук алдында, көрсөтүлгөн иш-аракеттер жана ар бир санды текшерүүгө боло тургандай кылып аныкталган дата айтылат. Бул мага айтылды деп айтуудан башкача иш. Мен эч качан мага айтылды деп айткан эмесмин.

Экинчиси, аят айтылганда чындык болгон. *Эч ким бул абал жөнүндөгү билдирүүнү билбейт, ал туруктуу деген жарлык эмес. Даниелге бул сөздөр "акыр заманга чейин жашыруун жана мөөр басылган" деп айтылган* — бул кийинчерээк ачылууну күткөн, туруктуу эмес тил.

Үчүнчүсү - мен талашып-тартышуу эң кыйын деп эсептеген нерсе, ал каршы болгон тараптын тарабында. **Адамдар эки жүз жылдан бери дал ушул ой**

жүгүртүүнү дал ушул иш-аракетти актоо үчүн колдонуп келишет жана алардын баары жаңылышат. Бул эч нерсе эмес. Бул мага каршы күчтүү доо жана мен аны өзүм карманам.

Мен айтаарым, сергек болуу буйругу эч кандай тыянак чыгарбоо буйругу менен дал келбейт. Ыйса фарисейлерди асманды окуганы үчүн, мезгилди эмес, ашкерелеген. Ал чиркөөгө эгер ойгонбосо, ал ууру сыяктуу ага келип түшөрүн айткан — бул альтернатива бар экенин билдирет. Сергек болуу канааттанууну билдирет, болбосо бул сөз эч нерсени билдирбейт.

Каршылык жокко чыгарылган жок. Ага жооп — өзүнөн мурункулардын баары ушундай ойдо экенин билген адам тарабынан берилди.

2. "Сен жылды биринчи таап, тескерисинче иштедиң."

Ыйык Китеп, калькулятор жана жетиштүү мотивация менен ар бир адам каалаган жылга жете алат. Сизде 390, 40, 7, 2000, 80, 1260, 1290, 1335, үч календарь жана төрт жарлык бар. Албетте, 2030-жылы бир нерсе болот. 2028-жылга да бир нерсе тапмаксыз.

Бул мен эң сыйлаган каршы пикир, анткени мен дал ушул каршы пикирди көтөрмөкмүн, ал эми 3-бөлүм тыянактар чыга электе ага жооп берүү үчүн жазылган.

Үч тест, жана мен үчөөнү тең башка бирөөнүн системасына колдонот элем.

Параметрлер бутага көз карандысыз тандалып алынганбы? 390 жана 40 саны Жезекиел 4-бөлүмдө. Жети саны Лебилер 26-бөлүмүндө. Сексен саны Забур 90-бөлүмүндө. 1260, 1290 жана 1335 саны Аян китебинде жана Даниел китебинде. Ал сандардын бирин да мен тандаган эмесмин. Мен ар бир сааттын башталышын тандайм — ошондуктан 6 жана 7-бөлүмдөр алардын узундугунун көпчүлүк бөлүгүн арифметиканы жасоонун ордуна, башталыш даталарын коргоого жумшашат.

Канча эркин параметр жана канчалык орой? Ар бир саатка экиден: якорь жана көбөйткүч канча жолу колдонулат. Экинчиси чыныгы тандоо жана 3-бөлүмдө ошондой деп айтылат. Бирок көбөйткүч жетиге барабар, андыктан ар бир кошумча колдонуу баарын жетиге масштабдайт. Израил үчүн: көбөйтпөө биздин заманга чейинки 311-жылды, бири 2030-жылды, экинчиси 18410-жылды берет. Жүйүт үчүн: бири 350, экөө 2030, үчөө 13790-жылды

берет. **Ар бир саатка так бир жөндөө жазылган тарыхтын каалаган жеринде болот.** Бул циферблат эмес. Бул бир гана ыктымалдуу позициясы бар которгуч.

Система өзү курулбаган натыйжаларды береби? Бул эң күчтүү сыноо, жана жооп - жок. Туура келген система дал өзү курууга ылайыкташтырылган нерсени чыгарат. Бул Даниелдин 1290-жылы менен Жакандын 1260-жылынын ортосундагы айырмадан отуз күндүк ишенимден баш тартуу терезесин пайда кылган - алты кылым аралык менен жазылган эки сан - бул ай айкалышы менен белгиленген эки майрам датасынын ортосундагы айырмага дал келет. Жана ал он күндүк аралыкты пайда кылган, ал еврей календарындагы белгиленген убакыттардын жалгыз он күндүк жубу болуп чыккан. Экөө тең максат кылынган эмес.

Каршы пикир айтуучу чыныгы сокку урган жер : генерациялык саат. Алты мүмкүн болгон жөндөө, бири 2030ду берет, жана мен колдонгон нерсе ушул. 9-бөлүм торчо басып чыгарып, ал саатты акыркы орунга коёт. Ошол учурда каршы пикир келип түшөт.

3. «Жезекиел 4 саат эмес».

Жезекиел курчоодо калган муунга келе жаткан сүргүн жөнүндө жышаан көрсөтүп жаткан. Бул үзүндүдө анын өлүмүнөн эки жарым миң жыл өткөндөн кийин санап жүрүп жатканы көрсөтүлгөн эмес. Сиз биздин заманга чейинки VI кылым жөнүндөгү аткарылган пайгамбарлыктын бир бөлүгүн алып, аны секундомерге айландырып алдыңыз.

Мааниси туура, бул шарнир, ошондуктан мен аны жумшартпайм.

Бул үзүндү сүргүн жөнүндө белги. Ошондой эле, үзүндүдө **сандык көрсөткүчтөр колдонулат** — 390 жана 40, *ар бир жыл үчүн бир күнгө карата так конверсия көрсөткүчү тиркелет* . Кудай Жезекиелге ал жерде көпкө жатууну айткан эмес. Ал сандарды берип, бирдикке ат койгон. Так берилген сандар, конверсия көрсөтүлгөндөй, эсептелүү үчүн берилген; Даниел Жеремианын жетимишин да ушундай эле жол менен санап, алар түгөнгөндө тиленген.

Чыныгы алсыз жери саноодо эмес. Бул бекемдөөдө. 390 сан биздин заманга чейинки 701-жылдагы курчоодон алдыга жылып, 40 сан биздин

замандын 70-жылындагы курчоого чейин жылып баратканы Жезекиелдин сол жана оң тарабын оңдон солго карай убакыт тилкесиндеги багыт катары окуудан келип чыгат. 4-бөлүмдө сол жана оңду жөн гана *түндүк* жана *түштүк* деп эсептеген окурман эки үйдүн өздүгүнөн эч нерсе жоготпойт жана саат утпайт — жана бул окууда бул китептин башталыш даталары жок экени ачык айтылат.

Мен окууну төмөнкү агымда эмнени билдиреринен улам кабыл алам, ал эми 4-бөлүм мунун өзүн-өзү далилдөө эмес, натыйжага негизделгенин мойнуна алат. **Бул китептеги эң чоң жалгыз көз карандылык жана ал чечмелөө.**

4. «Лебилер 26 узактыгын эмес, катаалдыгын билдирет».

"Жети эсе" - бул идиома. Башталыш 4:15 арифметика эмес. Сиз еврей тилиндеги күчөткүчтү көбөйтүү белгисине айландырдыңыз, анткени көбөйтүү сизди каалаган жериңизге жеткирет жана көпчүлүк комментаторлор аны мен окугандай окушат.

Көпчүлүк муну ошентип окуйт, ал эми 5-бөлүм кармалууну күтпөстөн, ушул сөздөр менен айтылат.

5-бөлүмдө көпчүлүктөн тарыраак деп айтылган нерсе *туура* эмес . Ал **катаалдык өлчөнө турган сан эмес** — бир ачарчылык экинчисине жети эсе барабар болгон бирдик жок — ал эми узактык бир өлчөмгө ээ. Жаза убакыттын өтүшү менен берилет, ошондуктан анын эки өлчөмү бар: канчалык оор жана канча узак, ал эми *жазанын жети эселенгени* экөөнүн тең жалпы суммасы жөнүндө доомат. Бул эки өлчөмдүн бири гана жетиге барабар текшерилүүчү коэффициентке ээ болушу мүмкүн.

Бул ыңгайлуу чыгуусу жок айрылышты пайда кылат. Же *жети жолу* сандык мааниге ээ, бул учурда ал убакыт өлчөмү менен жалпы санга тиешелүү — же бул толуктуку билдирген таза идиома, бул учурда ал эч нерсени көбөйтпөйт жана төрт көтөрүлүү тепкич эмес, басым болуп саналат.

Мага катаалдыктын жалган болушу үчүн кереги жок. Мага узактыктын болушу керек. Лебилер 26 катаалдык жөнүндө экенине ишенген окурман толугу менен туура болушу мүмкүн жана бул китеп дагы эле иштейт; ал мен эсептебеген өлчөмдү сүрөттөп берет.

(5-бөлүмдө ошондой эле, акырында, мен бастырып чыгаруудан баш тарткан катаал окууга каршы бир нече аргумент келтирилген, анткени ал иштебейт.

Эгер сиз бул китептин аны жактырган аргументи менен эмне кылаарын билгиңиз келсе, анда ал жерден издесеңиз болот.)

5. "Сенин календарың ойлоп табылды."

Сиз жөөт дүйнөсү он алты кылым бою сактап келген календарды астрономиялык таблицалар боюнча эсептелген календардын ордуна четке кагып, анан өзүңүздүн даталарыңыз майрам күндөрүнө туш келерин жарыялап жатасыз. Алар сиздин майрам күндөрүңүзгө туш келет. Мага өзүңүз тандабаган календардан сакталып калган датаны көрсөтүңүз.

Туура, жана бул туура чакырык. 14-бөлүм ага жооп берүү үчүн түзүлгөн.

2030-жылдын күзгү даталары аны толугу менен сактап калган. Эки календарь тең — бул китепте баяндалган байкоо календары жана бекитилген раввин календары — Йом Терау 2030-жылдын 28-сентябрында, Йом Киппур 2030-жылдын 7-октябрында, Суккот 12-октябрында жана 25 Кислев 21-декабрда болот. 2-бөлүмдү толугу менен четке каккан окурман дагы эле алардын ар бирине токтолот. Аягы календарга көз каранды эмес.

2027-жылдагы бирдик андан аман калган жок. 2027-жылы жана мен текшерген алты жылдын ичинде 2027-жылы гана эки календарь толук ай менен айырмаланат, анткени белгиленген календарга Адар II киргизилген, ал эми күн менен түндүн теңелиши эрежеси киргизилген эмес. Раббиндердин эсептөөсү боюнча, 2027-жылдын 27–28-марты таптакыр майрам күнү эмес.

Ошентип, позиция бөлүнгөн. **Көздөгөн жер календарга көз каранды эмес; старттык курал көз каранды эмес.** Бул 2-бөлүмдө, дагы бир жолу 14-бөлүмдө жана дагы бир жолу бул жерде айтылган, анткени бул эң туура жана каалабаган нерсе.

6. «Ар бир датаны белгилеген адам жаңылып калган».

Миллер. Рассел. Уисенант. Кемпинг. Алардын ар биринин ыйык жазмасы, арифметикасы жана чынчылдыгы бар болчу. Ар биринин үйлөрүн саткан жолдоочулары болгон. Бул иш-аракеттин негизги баасы нөлгө барабар, жана сиз мага өзүңүздү өзгөчө деп ойлоого эч кандай негиз берген жоксуз.

Базалык баа реалдуу жана мен бул тууралуу сүйкүмдүү болбойм.

Адаттагыдай жооп — *тогуз кыз жок деп жооп берди, ошондуктан онунчусу «ооба» деп айтышы мүмкүн* — бул аргументтин жаман версиясына жооп. Жакшы версия логикалык доомат эмес; бул статистикалык доомат, жана статистикалык аргументтер алардын дедуктивдүү эместигин көрсөтүү менен четке кагылбайт. **Узак мөөнөттүү ийгиликсиздиктер далил болуп саналат жана бул мага каршы далил.**

Мен сунуштай ала турган нерсе - бул мен өзгөчөмүн деп ойлоого себеп эмес. Бул - ийгиликсиздиктин башкача жолу.

Ал тизмедеги ар бир атка ишенүүнү суранышкан. Бул китеп текшерилишин суранышкан. Андагы ар бир сан көрсөтүлгөн эрежелер боюнча көрсөтүлгөн киргизүүлөрдөн кайталанат; веб-баракча кайра эсептеп, каталар жөнүндө кабарлайт; изилдөөчү баракча душман окурманга ар кандай божомолду өзгөртүп, тыянактын жылышын көрүүгө мүмкүндүк берет. Мен муун саатын уят кылган торчо, өзүмдүн аргументимди бузган эскалация, Жүйүттүн саатын 1990-жылга койгон анкердик ката жана колдонуудан баш тарткан кырк эки орундуу санды басып чыгардым.

Эгерде бул китеп туура эмес болсо, анда **анын туура эмес экенин далилдөөчү механизм китепте бар.**

Бул туура деп айтуу эмес. Анын ордуна сунуштоого арзырлык жалгыз нерсе ушул.

7. «Сиздин төрт саатыңыз көз карандысыз эмес.»

Израил менен Жүйүт экөө тең Жезекиел 4 жана Лебилер 26дан келип чыккан жана бирдей чечмелөө кадамдарына муктаж. Жүйүт жана сиздин Юбилейлик саатыңыз экөө тең биздин замандын 30-жылынан башталат. Сиздин конвергенцияңыз өзүнө дал келген бир алкакта.

Туура айтасыз, мен сизден мурун айткам. 9-бөлүм ар бир саатты жалпы булактарды, жалпы алып баруучуларды жана жалпы чечмелөө кадамдарын текшерип, дал ушул жыйынтыкты чыгарат. Мен китептен төрт көз карандысыз саат деген сөз айкашын алып салдым .

Кичинекейи сакталып калат: бир алкак, эки жолу колдонулган, дээрлик эч кандай жалпы киргизүүлөрсүз — 40ка каршы 390, жети кылым аралыкта бекитилген, экиге каршы бир көбөйтүү — бир жылда эки жолу конгон. Бул фактынын эки күбөсү эмес, алкак боюнча ырааттуулукту текшерүү. 7-бөлүмдө

ал алкак бекитилгенде 1990 же 2420 санын канчалык оңой берери көрсөтүлгөн, андыктан текшерүү анчалык деле маанилүү эмес.

Көрүнгөнүнөн да азыраак. Жоктон да көп.

8. «Сиз өзүңүзгө ылайыктуу учурда азчылык хронологиясын колдоносуз».

Тиберийдин он бешинчи жылынын көпчүлүк эсептөөсү биздин замандын 28 же 29-жылдарын жана айкаш жыгачка кадалган жылын 33-жылдардын тегерегинде көрсөтөт. Сиз азчылыктын биргелешип башкаруу эсептөөсүн колдоносуз, ал биздин замандын 26 жана 30-жылдарын берет — бул сиздин саатыңызды жакындаткан жалгыз сандар. Ал эми Жакандагы төрт Пасах майрамыңыз грек тилинде "майрам" гана деп айтылганда, 5:1ди Пасах катары окууну талап кылат.

Экөө тең чындык, экөө тең 7-бөлүмдө жана 8-бөлүмдө кайра ачылган.

Эгерде айкаш жыгачка кадалган учур биздин замандын 33-жылы болсо, анда Жүйүттүн кырк жылы биздин замандын 73-жылына чейин созулат — Иерусалимдин Пасах курчоосу эмес, Масаданын кулашы — жана **Жүйүттүн сааты жабылбайт**. Юбилейлик саат аны менен кошо жылып турат, анткени ал якорьду бөлүшөт.

Израилдин сааты эч кандай кол тийбеген. Ал биздин заманга чейинки 701-жылы бекитилген жана Жаңы Келишимдин хронологиясына эч кандай негизделбейт.

Ошентип: эң күчтүү эки сааттын бири талаштуу биринчи кылымдагы датага таянат, ал эми экинчиси андай эмес, жана алар бир жылга туура келет. Бул бир нерсеге арзыйт. Талаштуу саат чечилди деп түр көрсөтүүнүн кажети жок.

Эмне калды

Сегиз каршы пикир. Алардын экөөсүндө — сааттардын көз карандысыздыгы жана муун саатынын алты клеткалуу торчосу боюнча — каршы пикир айтуучу жөн гана туура айтат, ал эми китеп ошентип айтуу үчүн өзгөртүлгөн. Калгандарына мен эң жакшы жоопту берип, анын кайсы жерде бүтөөрүн белгилеп койдум.

Эгер сиз ушул жерге чейин окуп, бирок ынандыра албасаңыз, мен альтернативадан көрө ушуну артык көрөм. Мындай китеп үчүн эң жаман натыйжа - бул автор өзүнө ишенгендей сезилгендиктен, окурмандын ага ишениши.

Мен мунун ордуна сурайт элем. Менин ишенимиме таянып тыянак чыгарбаңыз. Ыкманы колдонуңуз: санаардан мурун эрежелериңизди айтыңыз, өз текстиңиздеги эң алсыз звенолорду белгилеңиз жана сизге жаккан сандын туура эмес болушуна жол бериңиз. Эгер сиз бул бөлүмдөр менен ушундай кылсаңыз жана баары кыйрап калса, китеп баары бир жазууга арзыйт жана мен сизден кабар алгым келет.

info@purelife2030.com

purelife2030.com/the-numbers.html

Тиркемелер

А тиркемеси — Негизги убакыт тилкеси

Бул китептеги ар бир даталанган окуя биздин заманга чейинки 701-жылдан 2030-жылдын 21-декабрына чейин көз каранды. Еврей даталары раввиндик жана көчүрүлгөн эмес, эсептелген. Деңгээлдердин аталыштары 3-бөлүмдө түшүндүрүлөт. Бул жердеги ар бир саптын артында бөлүм бар.

#	Дата	Еврей датасы	Иш-чара	Саат	Ыйык Жазуу	Деңгээл
1	Биздин заманга чейинки 722-ж.		Самария кулашы; Израиль Ассирия тарабынан сүргүнгө айдалган Ысрайыл үйү	2	Падышалар 2:17:5-6	2 · ТАРИХЫЙ
2	Биздин заманга чейинки 701-жыл		Сеннахерибдин Иерусалимди курчоосу ийгиликсиз болду — Израилдин 390 жылы башталды	Израиль	Жезекиел 4:5; 2 кг 19	3 · КОТОРМО
3	Биздин заманга чейинки 458-ж.		Артаксеркс I жарлык чыгарат калыбына келтирүү Иерусалимдин (Эзра 7)	Даниел 9	Эзра 7; Даниел 9:25	2 · ТАРИХЫЙ
4	Биздин заманга чейинки 409-ж.		Алгачкы 7нин аягы жумалар (49 жыл) — Иерусалим кайра курулган	Даниел 9	Даниел 9:25	1 · АРИФМЕТИКА
5	Биздин заманга чейинки 311-жыл		Израилдин 390 жылы бүтөт. Өкүнүү жок. Сүйлөм жетиге көбөйтүлдү.	Израиль	Лебилер 26:18, 21, 24, 28	1 · АРИФМЕТИКА
6	Биздин замандын 26-жылы		Иса чөмүлдүрүлдү — 69-жуманын аягы; 70-жума башталат	Даниел 9	Лк 3:1,21-23; Даниел 9:25	3 · КОТОРМО

(Тевет 1)

7 5-апрель 30 Айкаш жыгачка Жүйүт / Даниел 9 Даниел 9:26-27; 3 · КОТОРМО
кадоо — Пасах майрамы, 1 Корунттуктар 5:7

#	Дата	Еврей датасы	Иш-чара	Саат	Ыйык Жазуу	Деңгээл
			70-жуманын ортосунда. Жүйүттүн 40 жылы башталат.			
8	24-май биздин замандын 30-жылы		Элүүнчү күн майрамыМессия — Рух төгүлдү; чиркөө доору башталат		Элчилер 2	3 · КОТОРМО
9	Пасах, биздин замандын 70-жылы (~апрелдин ортосу)		Иерусалимдин акыркы курчоосу БАШТАЛДЫ — Жүйүттүн 40 жылы бүтөт. Өкүнүү болгон жок.	Жүйүт	Лк 21:20	2 · ТАРИХЫЙ
10	9-10 ав., Биздин замандын 70-жылы (~4) Август)		Ийбадаткана өрттөнүп жатат	Жүйүт	Мт 24:2	2 · ТАРИХЫЙ
11	Биздин замандын 350-жылы		Жүйүттүн биринчи көбөйтүлгөн жаза мөөнөтү (280 жыл) бүттү. Дагы эле өкүнгөн жок.	Жүйүт	Лебилер 26:24,28	1 · АРИФМЕТИКА
12	14-май 1948-жыл		Ысрайыл кайрадан төрөлдү бир улут	Муун	Мт 24:32-34	2 · ТАРИХЫЙ
13	23-январь 1950-жыл		Кнессет Иерусалимди борбор шаар деп жарыялады — 60тан 2ге чейин	Муун	Забур 90:10; Мт. 24:34	3 · КОТОРМО

14	7-октябрь 2023-жыл		ХАМАСтын Израилге кол салуусу — Шемини Атзерет	Маркер —	2 · ТАРЫХЫЙ
15	27-март 2027 (Ишемби)	Адар 2 18, 5787	ЖИРКИНДИК АЗАП ЧЫГУУ — жийиркеничтүү нерсе жайгашуу	Кыйынчылык	Даниел 12:11;4 · ПАЙГАМБАРЛЫК 2 Бейшемби 2

#	Дата	Еврей датасы	Иш-чара	Саат	Ыйык Жазуу	Деңгээл
16	28-март 2027-жыл (Жекшемби)	Адар 2 19, 5787	1290-жылдын күнү · 30 күндүк динден четтөө башталат	1-Кыйынчылы к	Даниел 12:11	4 · ПАЙГАМБАРЛЫК
17	26-апрель 2027-жыл (Дүйшөмбү)	Ниссан 19, 5787	30-күн — динден четтөөнүн аякташы	Кыйынчылы к	2 Пс 2:3	1 · АРИФМЕТИКА
18	27-апрель 2027-жыл (Шейшемби)	Ниссан 20, 5787	АКЫРКЫ ЖАМГЫРЛАР ЖААДЫ — 1-күн 1260 жана 1335-жылдардагы	Кыйынчылы к	Аян 11:3; Дан. 12:12	4 · ПАЙГАМБАРЛЫК
19	15-апрель 2030-жыл (Дүйшөмбү)	Ниссан 12, 5790	Пасах (Песах), М2030 календарь — айдын 14-күнү	Жарактуулук мөөнөтү 1-бүтөт	Лебилер 23:5	4 · ПАЙГАМБАРЛЫК
20	24-апрель 2030-жыл (Шаршемби)	Ниссан 21, 5790	ЖАЗАЛАРДЫН МӨӨНӨТҮ АЯКТОО — 21 Нисан, Ачыткысыз нан майрамынын акыркы күнү. Беш ай башталат.	Жарактуулук мөөнөтү бүтөт	Аян 9:5	4 · ПАЙГАМБАРЛЫК
21	27-сентябрь 2030-жыл (Жума)	Элул 29, 5790	ЙОМ ТЕРУА — 1250-күн. Тирилүү, Көтөрүлүү, Кайра келүү. Күндөр кыскарат.	Кайтаруу	Лебилер 23:24; Мт. 24:22; Ышая 26:19-21	4 · ПАЙГАМБАРЛЫК
22	7-октябрь 2030-жыл (Дүйшөмбү)	Тишрей 10, 5791	ЙОМ КИППУР — 1260-күн жана 1290-күн экөө тең аяктайт. Он күн каар аяктайт.	Кайтаруу	Лебилер 23:27; Даниел 12:11	4 · ПАЙГАМБАРЛЫК
23	11-октябрь	Тишрей	Алачыктар майрамы	Кайтаруу	Лебилер 23:34;	4 · ПАЙГАМБАРЛЫК

	2030 (жума)	14, 5791	Еврей датасы	башталат —		Захария 14:16	
#	Дата	Еврей датасы	Иш-чара	Саат	Ыйык Жазуу	Деңгээл	
	Миң жылдык Падышалык						
24	21 Декабрь 2030 (Ишемби)	Кислев 25, 5791	1335-күн — «Ал бактылуу ким күтүп турат. Ханука: Храм кайрадан арналган.	Кайтаруу	Даниел 12:12	4 · ПАЙГАМБАРЛЫК	

В тиркемеси — Кайра чыгарууга боло турган ар бир эсептөө

Жылдардын аралыгы астрономиялык жыл номерлөө менен эсептелет (б.з.ч. 701 = −700), бул жок болгон нөлдүк жылды структуралык жактан туура эмес эсептөөнү мүмкүн эмес кылат. Аягында кайра конвертациялаңыз: оң натыйжа AD; 0 же андан аз натыйжа (1 − n) б.з.ч. болот.

#	Ал аныктайт	эмнени	Башт оо	Операция	Жылда р	Жыйы нтык	Төмөнк үдөй окулат	Эреже
1	Израиль: баштапкы өкүмдүн мөөнөтү бүттү		-700	Биздин заманга чейинки 701-жыл + 390	390	-310	Биздин заманга күн, бир күн бир жылга чейинк и 311- жыл	Жезекиел 4:5 — 390 барабар (Жезекиел 4:6).
2	Израиль: сүйлөмдү жетиге көбөйтүңүз		-700	Биздин заманга чейинки 701-жыл + (390 x 7)	2730	2030- жыл	2030- жыл	Лебилер 26:18, 21, 24, 28 — «жети эсе көп». Ысрайыл үчүн мөөнөтү башталган курчоодон алдыга чегинген (Жезекиелдин сол жагы). 7-бөлүмдү караңыз.

3	Жүйүт: баштапкы өкүмдүн мөөнөтү бүттү	30	биздин замандын 30-жылы + 40	40	70	70-жыл	Жезекиел 4:6 — 40 күн, бир күн бир жылга барабар. Иерусалимди курчоого алуу үчүн айкаш жыгачка кадоо.
4	Жүйүт: биринчи көбөйтүү	70	Биздин замандын 70- жылынан + (40 x 7)	280	350	350-жыл	Лебилер 26 — биринчи эскалация. 40 x 7 = 280, биздин замандын 70- жылындагы курчоодон алдыга сапталган.
5	Жүйүт: экинчи көбөйтүү	70	Биздин замандын 70- жылынан + (40 x 7 x 7)	1960- жыл	2030- жыл	2030- жыл	Лебилер 26 — экинчи эскалация. 40 x 7 ² = 1960. '280 x 7' ЭМЕС — төрт бурчтуу жети - бул чекит. Алдыга сунулган курчоодон, ал

#	Ал эмнени аныктайт	Башт оо	Операция	Жылда р	Жыйы нтык	Төмөнк үдөй окулат	Эреже
							анткени Жүйүт өзүнүн мөөнөтүн ЖАБАТ (Жезекиелдин оң жагы). 7-бөлүмдү караңыз.
6	Айкаш жыгачка кадоо + 2000 жыл (40 юбилей)	30	биздин замандын 30- жылынан жогору 2000-жыл	2000- жыл	2030- жыл	2030- жыл	Ошуя 6:2; 2 Петир 3:8. Элүү жылдык кырк юбилей.
7	Иерусалимде н чыккан муун калыбына келди	1950- жыл	1950 + 80	80	2030- жыл	2030- жыл	Забур 90:10 (80 жыл); Матай 24:34. Кнессет 1950-жылдын 23- январындагы добуш берүү, 60 2ге чейин.

8	Даниел алгачкы жети жума	9:-457	Биздин заманга чейинки 458-жыл + 49	49	-408	Биздин Даниел 9:25 — жети заманга жума, ал жылдарды чейинк билдирет. и 409-ж.
9	Даниел Мессияга чейин алтымыш тогуз жума	9:-457	Биздин заманга чейинки 458-жыл + 483	483	26	26-жыл Даниел 9:25 — (7 + 62) x 7 = 483 жыл.
10	Ысрайыл кайра жаралды муун (каршы пикир)	1948-жыл +	1948 + 80	80	2028-жыл	2028-жыл Атайылап көрсөтүлгөн. 1948-жыл 2030-жылды бербейт — ошондуктан китепте 1950-жыл колдонулган. шаарды калыбына келтирүү.

С тиркемеси — Күндөрдүн мааниси

Бардык эсептөөлөр **эки акыркы чекитти тең камтыйт** : 1-күн - башталыш күнү. Буларды timeanddate.com сайтында кайра чыгаруу үчүн, *эсептөөгө аяктоо күнүн кошуу дегенди белгилеңиз* — ар бир эсептөөдө, ар бир жолу.

Саноо	Ыйык Жазуу	Башына Баштоо н	Кимге Аягы	Еврейче (аягы)
1290	Даниел 12:11	28-март 2027-жыл	Биринчи түшүм — кыйроонун жийиркеничи	7-октябрь 2030-жыл
			Йом Киппур — Тишри	10-Тишрей 5791
30	2 Тесалоник алыктар 2:3	28-март 2027-жыл	Чындыктан четтөө башталат	26-апрель 2027-жыл
			Ишенбөөчүлүк аяктайт	Ниссан 19, 5787
1260	Аян 11:3; 12:6	27-апрель 2027-	Акыркы жамгыр — ачыткысыз нандын	2-7-октябрь
			Йом Киппур — Тишри	10-Тишрей 5791

		жыл	акыркы күнү	ь	2030-жыл	
1250	Матай 24:22	27-апрель 2027-жыл	Акыркы жамгыр — күбөлөр күч беришти	27-сентябрь 2030-жыл	Йом Теруа — он күнгө кыскарган күндөр	Элул 29, 5790
Саноо	Ыйык Жазуу	Башына	Баштоо	Кимге	Аягы	Еврейче (аягы)
1335-жыл	Даниел 12:12	27-апрель 2027-жыл	Акыркы жамгыр ал бактылуу ким күтөт'	21-декабрь 2030-жыл	Ханука — 25 Кислев, ийбадаткананын кайрадан ыйыкталышы	Кислев 25, 5791
2558	Маркер	7-октябрь 2023-жыл	Хамас чабуулу Шемини Атзерет	7-октябрь 2030-жыл	Йом Киппур жети жыл күнгө чейин	Тишрей 10, 5791
157	Аян 9:5	24-апрель 2030-жыл	21-нисан (раввин) — жаза мөөнөтү беш айга чейин бүтөт; баштоо	27-сентябрь 2030-жыл	Йом Теруа эшик жабылат	Элул 29, 5790

Чыгарылган: $1290 - 1260 = 30$, жана эки якорь 30 күндүк аралыкта. $1260 - 1250 = 10$, жана Йом Теруа менен Йом Киппур 10 күндүк аралыкта. Эки байланыш тең долбоорлонгон эмес. 12-бөлүмдү караңыз.

D тиркемеси — 2025-2030-жылдардагы майрамдык календарь, Эки эсеп тең

Байкоо даталары - Мессия 2030 долбоорунун жарыяланган календары (түн-түн теңелүүсү жана ай кошулмасы, Иерусалим убактысы). Раббиндик даталар бул жерде эсептелген. Бардык даталар **күндүзгү** дата; ар бир майрам мурунку кечинде күн баткандан кийин башталат. 2 жана 14-бөлүмдөрдү караңыз.

Жыл	Майрам	Байкоо жүргүзүү	раввиндик	Ажыратуу
2025-	Пасах майрамы (14-күнү, 1-ай)	2025-жылдын	12-2025-жылдын	12-ошол

жыл		апрели	апрели	эле күнү
2025-жыл	Ачыткысыз нандын башталышы (15-жыл күнү)	2025-жылдын апрели	13-2025-жылдын апрели	13-ошол эле күнү
2025-жыл	Биринчи жемиштер	2025-жылдын апрели	20—	жок
2025-жыл	Шавуот / Жумалар	2025-жылдын июну	9—	жок
2025-жыл	Йом Теруа / сурнайлар (1 тишри)	2025-жылдын сентябры	22-2025-жылдын сентябры	23-1 күн
2025-жыл	Йом Киппур / Күнөөдөн арылуу (10-жыл Тишри)	2025-жылдын октябры	1-2025-жылдын октябры	2-1 күн
2025-жыл	Сукот / Чатырлар башталат	2025-жылдын октябры	6-2025-жылдын октябры	7-1 күн
2026-жыл	Пасах майрамы (14-жыл күнү, 1-ай)	2026-жылдын апрели	2-2026-жылдын апрели	1-1 күн
2026-жыл	Ачыткысыз нандын башталышы (15-жыл күнү)	2026-жылдын апрели	3-2026-жылдын апрели	2-1 күн
2026-жыл	Биринчи жемиштер	2026-жылдын апрели	5—	жок
2026-жыл	Шавуот / Жумалар	2026-жылдын майы	25—	жок
2026-жыл	Йом Теруа / сурнайлар (1 тишри)	2026-жылдын сентябры	13-2026-жылдын сентябры	12-1 күн
2026-жыл	Йом Киппур / Күнөөдөн арылуу (10-жыл Тишри)	2026-жылдын сентябры	22-2026-жылдын сентябры	21-1 күн
2026-жыл	Сукот / Чатырлар башталат	2026-жылдын сентябры	27-2026-жылдын сентябры	26-1 күн
2027-жыл	Пасах майрамы (14-жыл күнү, 1-ай)	2027-жылдын марты	22-2027-жылдын апрели	21-30 күн
2027-жыл	Ачыткысыз нандын башталышы (15-жыл күнү)	2027-жылдын марты	23-2027-жылдын апрели	22-30 күн
Жыл	Майрам	Байкоо жүргүзүү	раввиндик	Ажырат уу
2027-жыл	Биринчи жемиштер	2027-жылдын марты	28—	жок
2027-жыл	Экинчи Пасах майрамы (14-жыл күнү, 2-ай)	2027-жылдын апрели	20-2027-жылдын майы	21-31 күн
2027-жыл	2-чи Ачыткысыз нан АЯКТООСУ (21-жыл чи)	2027-жылдын апрели	27-2027-жылдын майы	28-31 күн
2027-жыл	Шавуот / Жумалар	2027-жылдын майы	17—	жок

2027-жыл	Йом Теруа / сурнайлар (1 тишри)	2027-жылдын сентябры	1-2027-жылдын октябры	2-31 күн
2027-жыл	Йом Киппур / Күнөөдөн арылуу (10 Тишри)	2027-жылдын сентябры	10-2027-жылдын октябры	11-31 күн
2027-жыл	Сукот / Чатырлар башталат	2027-жылдын сентябры	15-2027-жылдын октябры	16-31 күн
2028-жыл	Пасах майрамы (14-күнү, 1-ай)	2028-жылдын апрели	9-2028-жылдын апрели	10-1 күн
2028-жыл	Ачыткысыз нандын башталышы (15-күнү)	2028-жылдын апрели	10-2028-жылдын апрели	11-1 күн
2028-жыл	Биринчи жемиштер	2028-жылдын апрели	15—	жок
2028-жыл	Шавуот / Жумалар	2028-жылдын июну	4—	жок
2028-жыл	Йом Теруа / сурнайлар (1 тишри)	2028-жылдын сентябры	19-2028-жылдын сентябры	21-2 күн
2028-жыл	Йом Киппур / Күнөөдөн арылуу (10 Тишри)	2028-жылдын сентябры	28-2028-жылдын сентябры	30-2 күн
2028-жыл	Сукот / Чатырлар башталат	2028-жылдын октябры	3-2028-жылдын октябры	5-2 күн
2029-жыл	Пасах майрамы (14-күнү, 1-ай)	2029-жылдын марты	28-2029-жылдын марты	30-2 күн
2029-жыл	Ачыткысыз нандын башталышы (15-күнү)	2029-жылдын марты	29-2029-жылдын марты	31-2 күн
2029-жыл	Биринчи жемиштер	2029-жылдын апрели	1—	жок
2029-жыл	Шавуот / Жумалар	2029-жылдын майы	21—	жок
2029-жыл	Йом Теруа / сурнайлар (1 тишри)	2029-жылдын сентябры	9-2029-жылдын сентябры	10-1 күн
2029-жыл	Йом Киппур / Күнөөдөн арылуу (10 Тишри)	2029-жылдын сентябры	18-2029-жылдын сентябры	19-1 күн
2029-жыл	Сукот / Чатырлар башталат	2029-жылдын сентябры	23-2029-жылдын сентябры	24-1 күн
2030-жыл	Пасах майрамы (14-күнү, 1-ай)	2030-жылдын апрели	16-2030-жылдын апрели	17-1 күн
2030-жыл	Ачыткысыз нандын башталышы (15-күнү)	2030-жылдын апрели	17-2030-жылдын апрели	18-1 күн
2030-жыл	Ачыткысыз нандын аягы (21-чи)	2030-жылдын апрели	23-2030-жылдын апрели	24-1 күн
2030-жыл	Биринчи жемиштер	2030-жылдын апрели	21—	жок

2030-жыл	Шавуот / Жумалар	2030-жылдын 10-июну	жок
2030-жыл	Йом Теруа / сурнайлар (1 тишри)	2030-жылдын сентябры	28-2030-жылдын сентябры 28-ошол эле күнү
2030-жыл	Йом Киппур / Күнөөдөн арылуу (10 Тишри)	2030-жылдын октябры	7-2030-жылдын октябры 7-ошол эле күнү
2030-жыл	Сукот / Чатырлар башталат	2030-жылдын октябры	12-2030-жылдын октябры 12-ошол эле күнү
2030-жыл	Ханука майрамынын 8-күнү (1335 аяктайт)	2030-жылдын декабры	21-2030-жылдын декабры 21-ошол эле күнү

Е тиркемеси — Хронологиялык эскертүүлөр

Сынчы ар бир алып баруучуга илимий диапозону жана тандоосунун себеби менен чабуул жасай алат.

Сеннахерибдин ийгиликсиз курчоосу — бул китепте биздин заманга чейинки 701-жыл колдонулган . Альтернативалар: Талашсыз.

бекитилген . Иерусалимди курчоо ишке ашкан жок: Ассирия өзүнүн жылнаамаларында Хиския «капастагы куштай камалып калган» деп айтылат, бирок шаар кулаганын эч качан айткан эмес.

БЕКЕМ. Азчылык (Шиа) болжол менен биздин заманга чейинки 688-686-жылдары экинчи өнөктүктү сунуштайт; көпчүлүк бир өнөктүктү 701-жылы өткөрөт.

Самариянын кулашы — бул китепте биздин заманга чейинки 722-жыл колдонулган (контекст гана) . Альтернативалары: биздин заманга чейинки 720-жыл (Саргон II).

2 Падышалар 17:5-6 жана Бабыл булактары үч жылдык курчоо аяктаган Шалмансер V жөнүндө айтып беришет.

болжол менен 722-жыл. Саргон II жеке мактоосун алат; окумуштуулар анын көтөрүлүштү басып алуусун же басуусун 720-жылга байланыштырышат.

Эч кандай эсептөөдө колдонулган эмес. Эч ким ага тымызын таянган деп ойлобошу үчүн тизмеленген. 6-бөлүмдү караңыз.

Артаксеркстин Эзрага берген жарлыгы — бул китепте б.з.ч. 458-жыл колдонулган . Альтернативалары: б.з.ч. 457-жыл.

Биздин заманга чейинки 458-жыл биздин заманга чейинки 465/464-жылдардагы кошулуудан алынган, нисан айына негизделген персиялык башкаруучулук эсептөөсүнөн кийин келип чыгат. Биздин заманга чейинки 457-жыл кошулуу жылына негизделген эсептөөгө, ошондой эле жүйүттөрдүн тишри жарандык календарына жана болжол менен 7 айлык Артабанус аралык календарына таянат. Экөө тең коргонууга болот.

Бул китепте биздин заманга чейинки 458-жыл колдонулган. Биздин заманга чейинки 457-жылдан баштап эсептеген адам Даниел китебинин 9-бөлүмүндөгү ар бир датаны бир жылдан кийин табат жана 8-бөлүмдүн аргументи ошол өзгөрүүнү өзгөртпөйт.

Тиберийдин 15-жылы — бул китепте биздин замандын 26-жылы колдонулган . Альтернативалары: биздин замандын 27-жылы · биздин замандын 28/29-жылы.

Көпчүлүк эсептөөлөр Августтун өлүмүнөн (б.з. 14-жылдын 19-августу) баштап, б.з. 28-жылдын аягындагы жыйынтыктарды берет.

/ 29-жылдын башында. Биргелешип башкаруу эсептөөсү Тиберийдин тең укуктуу провинциялык бийлигинен башталат.

б.з. 11-13-жылдары жана б.з. 26-27-жылдарын берет.

Чынжырдагы эң алсыз тарыхый звено. Бул китепте азчылыктын биргелешкен регенттик эсептөөсү колдонулат жана 7 жана 8-бөлүмдөрдө биздин замандын 26-жылы талашсыз деп көрсөтүлгөндүн ордуна, дал ушундай деп айтылат.

Айкаш жыгачка кадоо — бул китепте биздин замандын 30-жылынын 5-апрели колдонулган . Альтернативалары: биздин замандын 33-жылы · биздин замандын 31-жылы.

Пасах майрамы, 14-нисан. 26-жылдагы чөмүлтүлүү жана 3,5 жылдык кызмат талап кылынат (төрт Пасах майрамы: Жакан 2:13, 5:1, 6:4, 11:55).

Биздин замандын 26-жылы берилгендей, бул толук көрсөткүч, бирок ал жогорудагы Тиберийдин эсептөөсүнө көз карандысыз эмес, тескерисинче, туура келет.

Иерусалимди курчоо башталат — бул китепте биздин замандын 70-жылындагы Пасах майрамы колдонулат . Альтернативалары: —.

Иосиф Флавий: Титтин аскерлери Пасах майрамында элди колдонуп, 14-нисанда, болжол менен биздин замандын 70-жылынын апрель айынын орто ченинде дубалдарды курчоого алышкан.

Ишенимдүү, жана бул Пасах майрамынан Пасах майрамына чейинки убакытты эсептөө үчүн туура негиз. 10-бөлүмдү караңыз.

Ибадаткана талкаланган — бул китепте биздин замандын 70-жылынын 9-10-ав . колдонулган . Альтернативалары: ~ биздин замандын 70-жылынын 4-августу.

Жусуп мындай дейт: 10 Ав; Мишна Таанит 4:6да 9 Ав. Курчоо башталгандан 3,5 ай өткөндөн кийин.

Туура, жана айырмачылык маанилүү. Менин мурунку китебимде ийбадаткана Пасах майрамында талкаланган деп айтылган. Андай болгон эмес — курчоо Пасах майрамында башталып, ийбадаткана үч жарым айдан кийин өрттөлгөн. Түзөтүлгөн факт - бул Жүйүттүн саатына чындыгында керектүү саат.

Биздин заманга чейинки 311-жыл — бул китепте Израилдин 390-жылдык мөөнөтү колдонулат . Альтернативалары: —.

Биздин заманга чейинки 311-жылдын жазы – Селевкид доорунун доору (1-нисан = биздин заманга чейинки 311-жылдын 3-апрели), кийинчерээк жөөттөр тарабынан миньян штарот, 1-Маккавейлерде жана жөөттөрдүн юридикалык документтеринде миң жылдан ашык убакыт бою колдонулган "Келишимдер доору" катары кабыл алынган.

Биздин заманга чейинки 311-жылы Жүйүт жеринде эч кандай басып алуу, салгылашуу же башкаруунун өзгөрүшү болгон эмес. Мааниси календардык гана, ал эми 6-бөлүмдө ошондой деп айтылат. Жөнөкөй версиясы дагы эле таң калыштуу.

Биздин замандын 350-жылы — бул китепте Жүйүттүн биринчи х7 мөөнөтү колдонулат . Альтернативалары: Биздин замандын 351-352-жылдары.

Жүйүттөрдүн Констанций Галлга каршы көтөрүлүшү 350-жылы эмес, 351-352-жылдары менен даталанган. Галл 351-жылы март айында Цезарь болгон; Урсицин Диокезарияны (Сепфористи) талкалап, Тиберия менен Лидданы талкалаган.

Жанаша, так эмес. Биздин замандын 350-жылынын өзүндө эч кандай конкреттүү нерсе тастыкталган эмес жана арифметика ошол жылы болгон нерсеге көз каранды эмес. 7-бөлүмдү караңыз.

Кнессет Иерусалимди борбор шаар деп жарыялады — бул китепте 1950-жылдын 23-январы колдонулган . Альтернативалары: 1949-жылдын декабрындагы көчүрүү.

Текшерилди: 1950-жылдын 23-январында добуш берүү 60ка каршы 2 болгон. Бен-Гурион шаарды эл аралык деңгээлге көтөрүү боюнча БУУнун 9-декабрдагы добуш берүүсүнөн кийин, 1949-жылдын 5 жана 13-декабрында Кнессетке көчүрүү жөнүндө жарыялаган.

Ишенимдүү. 1948-жылдагы каршы пикир — $1948 + 80 = 2028$ — 9-бөлүмдө көтөрүлүп, ага жооп берилген, анда мүмкүн болгон айкалыштардын толук

тизмеси басылып чыккан.

ХАМАСтын чабуулу — бул китепте 2023-жылдын 7-октябры колдонулган .
Альтернативалар: —.

2023-жылдын 7-октябры, ишемби, Шемини Атзерет. 2030-жылдын 7-октябрынан туура жети жыл мурун.

Катуу.